

и

(Мыйзам актылары)

## НЕ Г ИЗМЕ ЛЕР

РЕГ УЛЯЦИЯ (ЕС) 2018/848 Е ВРОПА ПАРЛАМЕНТИНИН ЖАНА КЕҢ ЕШИН

2018-жылдын 30-майы

органикалык өндүрүш жана органикалык продуктыларды маркировка жөнүндө жана Кеңештин жобосун жокко чыгаруу (ЕС)  
№ 834/2007

Европалык Парламент жана Европалык Союздун Совети,

Европа Биримдигинин ишеги жөнүндө келишимди, атап айтканда анын 43(2)-беренесин эске алуу менен,

Еврокомиссиянын сунушун эске алуу менен,

Мыйзам чыгаруу актынын долбоору улуттук парламенттерге жиберилгенден кийин,

Европалык экономикалык жана социалдык комитеттин (1) пикирин эске алуу менен,

Региондор комитетинин пикирин эске алуу менен (2),

Кадимки мыйзам чыгаруу тартибине ылайык аракеттенүү (3),

Ал эми:

- (1) Органикалык өндүрүш-бул экологиялык жана климаттык ишаракеттердин мыкты тажрыйбаларын, биологиялык ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээлин, жаратылыш ресурстарын сактоону жана жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку стандарттарын жана өндүрүштүн жогорку стандарттарын колдонууну айкалыштырган чарбаны башкаруунун жана тамак-аш өндүрүшүнүн жалпы сис темасы. табигый заттарды жана процесстерди колдонуу менен өндүрүлгөн продукцияга керектөөчүлөрдүн саны өсүп жаткан суроо-талапка ылайык. Ошентип, органикалык өндүрүшкө ошомдук ролду ойнойт, мында, бир жагынан, ал органикалык продуктыларга болгон керектөөчүлөрдүн суроо-талабына жооп берген белгилүү бир рынокту камсыздайт, экинчи жагынан, айлана-чөйрөнү коргоо максатын кошкон жалпыга жеткиликтүү товарларды жеткирет. малдын жыргалчылыгына, ошондой эле айыл-кыштактарды өнүктүрүүгө.
- (2) Органикалык продуктыларды өндүрүүдөн соолуктун, айлана-чөйрөнүн жана жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку стандарттарын сактоо бул продукциянын жогорку сапатына мүнөздүү. Айыл чарба продукциясынын сапатына саясаты боюнча Комиссиянын 2009-жылдын 28-майындагы билдирүүсүндө белгиленгендей, органикалык өндүрүшгө рафиялык көрсөткүчтөр жана алтуну адистиктер менен бирге Союздун айыл чарба продукциясынын сапатына саясатынын бир бөлүгүн түзөт (ЕС) № 1151/2012 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (4) жана Европалык Парламентинин жана Кеңешинин (5) № 228/2013 Регламентине (ЕБ) ылайык Биримдиктин эң четки региондорунун продукциялары. Бул жагынан алганда, органикалык өндүрүш Биримдиктин бардык айыл чарба продукциясынын сапатына саясатына мүнөздүү болгон бирдиктүү агрардык саясаттын ("САП") алкагында бирдей максаттарды көздөйт.
- (3) Тактап айтканда, органикалык өндүрүш саясатынын максаттары САПтын максаттарында фермерлердин органикалык өндүрүш эрежелерин сактаганын чүндөйлөтүү кайтарылуусун камсыз кылуу аркылуу камтылган. Мындан тышкары, органикалык продуктыларга керектөөчүлөрдүн суроо-талагынын өсүшү бул продукциялардын рыногун андан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү жана ошону менен органикалык өндүрүш менен алектенген фермерлердин кайтарымын жогорулатуу чүндөйлөтүүдө.

(1) ОЖ С 12, 15.1.2015, с. 75.

(2) ОЖ С 19, 21.1.2015, с. 84.

(3) Европарламенттин 2018-жылдын 19-апрелиндеги позициясы (расмий журналда жарыялана элек) жана Кеңешинин чечими 22 май 2018 жыл.

(4) Айыл чарба азыктарынын жана тамак-аш азыктарынын сапатына саясатына мүнөздүү Европарламенттин жана Кеңешинин 2012-жылдын 21-ноябрындагы № 1151/2012 Регламент (ЕБ) (ОЖ L 343, 14.12.2012, 1-бет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 13-мартындагы № 228/2013 Регламент (ЕБ) Биримдиктин эң четки аймактарында айыл чарбасын чүндөйлөтүү чараларды белгилеген жана Кеңешинин (ЕС) № 247/2006 жобосун жокко чыгарган (ОЖ L) 78, 20.3.2013, 23-б.).

- (4) Андан тышкары, органикалык өндүрүш АККа айлана-чөйрөнү коргоо талаптарын интеграциялоогоosalым кошкон жана туруктуу айыл чарба өндүрүшүн камсыз кылган сис-тема болуп саналат. Мына ошондуктан органикалык өндүрүшү каржылык жактан колдоочу аралары САПтын алкагында, айрыкча Регламентке (ЕБ) ылайык киргизилген.  
№ 1307/2013 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) жана, атап айтканда, Европарламенттин № 1305/2013 Регламентинде (ЕБ) белгиленген айылды өндүрүшү саясатынын мыйзамдык базасын реформалоодо күчөтүлгөн жана Кеңеш (2).
- (5) Органикалык өндүрүш ошондой эле Биримдиктин экологиялык саясатынын максаттарына, атап айтканда, Комиссиянын 2006-жылдын 22-сентябрындагы "Тогуракты коргоонун тематикалык стратегиясы" 2011-жылдын 3-майындагы "Биздин өмүрдү камсыздандыруу, табигый капиталыбыз: 2020-жылга акарата ЕБ биологиялык ар түрдүүлүк стратегиясы жана 2013-жылдын 6-майындагы "Жашыл инфраструктура (GI) — Европанын табигый капиталын жогорулатуу" жана экологиялык мыйзамдарда, мисалы, 2000/60/EC (3), 2001-ж. /81/EC (4), 2009/128/EC (5) жана 2009/147/EC (6) Европарламенттин жана Кеңештин жана Кеңештин директиваларынын 91/676/EEC (7) жана 92/43/EEC (8).
- (6) Биримдиктин органикалык өндүрүш саясатынын максаттарын эске алуу менен, бул саясатты ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мыйзамдык база таза атаандаштыкты жана органикалык продукциянын ички рынокунун туура ишешин камсыз кылууга, керектөөчүлөрдүн ишенимин сактоого жана актоого багытталган. органикалык жана өндүрүшүн жана рыноктун өнүгүшүнө ылайык саясаттын жүрүшү мүмкүн болгон шарттарды камсыз кылуу.
- (7) Комиссиянын 2010-жылдын 3-мартындагы "Европа 2020: акылдуу, туруктуу жана инклюзивдик өсүү стратегиясы" деп аталган билдирүүсүндө белгиленген Европа 2020 стратегиясынын саясий артыкчылыктары билимге жана инновацияларга негизделген атаандаштыкка жөнөтүлгөн экономикага жетишүүнү камтыйт. , социалдык жана аймактык биримдикти камсыз кылган жогорку жумуштуулук экономикасын өндүрүшү жана ресурстарды үнөмдөөчү жана аз көмүрктүү экономикага өтүүнү колдоо.  
Демек, органикалык өндүрүш саясаты операторлорду адилеттештирүүдөн практикадан коргоп, алардын өнүмдөрүн жакшыраак аныктоо жана илгерилетүү үчүн туура куралдар менен камсыз кылышы керек.
- (8) Биримдикте органикалык айыл чарба сектору өткөн жылдарда органикалык айыл чарбасы үчүн колдонулган аянттын көлөмү бөңкөч ага эмес, ошондой эле Союзда катталган чарбалардын саны жана органикалык операторлордун жалпы саны бөңкөчтедик менен өнүккөн.
- (9) Органикалык сектордун динамикалык эволюциясын эске алуу менен, Кеңештин (EC) № 834/2007 Регламент (9) органикалык өндүрүш бөңкөчө Биримдиктин эрежелерин келечекте кайра карап чыгуу зарылдыгын аныктады, аларды колдонуудан алынган тажрыйбаны эске алуу менен. эрежелер. Комиссия тарабынан жүргүзүлгөн ошол кароонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, органикалык өндүрүшү жөнөтүлгөн салуучу Биримдиктин мыйзамдык базасы керектөөчүлөрдүн жогорку күтүлгөнү жөнөтүлгөн жана алар кайрылган адамдар үчүн жетишүү үчүн айкындуулукту кепилдеген эрежелерди камсыз кылуу үчүн өркүндөтүлүшү керек. Регламент (EC) № 834/2007 Ошондуктан жокко чыгарылып, жаңы жобомен алмаштырылышы керек.
- (10) № 834/2007 Регламентти колдонуу менен ушул убакка чейин топтолгон тажрыйба бул Регламент кайсы продукцияга акарата колдонууларын анык-айкын көрсөтүү зарылдыгын көрсөтүп турат. Биринчи кезекте, ал Европа Биримдигинин ишешин жөнөтүлгөн Келишимге (TFEU) I Тиркемеде келтирилгендей, айыл чарбасынан, анын ичинде аквакультурадан жана балчылыктан алынган продукцияны камтышы керек.  
Мындан тышкары, ал азык-түлүк жана тоок катары пайдалануу үчүн кайра ишетирилген айыл чарба продукцияларын камтууга тийиш анткени мындай продукцияны органикалык продукттар катары рынокко чыгаруу айыл чарба продукциясынын негизги чыгышын камсыздайт жана алар кайра ишетирилген айыл чарба продукциясынын органикалык табияты көрүнүп турушун камсыздайт. керектөөчүлөгө. Ошосыяктуу эле, бул
- (1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1307/2013 Регламенти (ЕБ) Бирдиктүү айыл чарба саясатынын алкагында колдоочу эмалары бөңкөч фермерлерге тикетөлөмдөрдүн эрежелерин белгилөө жана Кеңештин (EC) № 637 Регламентинин күчүн жоготту. / 2008 жана Кеңештин Регламенти (EC) № 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, 608-6).
- (2) Европалык Парламенттин жана Кеңештин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1305/2013 Регламенти (ЕБ) Айылды өндүрүшү үчүн Европалык Айыл чарба Фондунун (EAFRD) айылды өндүрүшү колдоо жана Кеңештин Регламентинин (EC) күчүн жоготту.  
№ 1698/2005 (L 347, 20.12.2013, 487-ст.).
- (3) 2000-жылдын 23-октябрындагы Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2000/60/EC Директивасы Суусаясаты чөйрөсүндө коомчулуктун ишаракеттеринин негизин түзүүчү (OJ L 327, 22.12.2000, 1-бет).
- (4) Европарламенттин жана Кеңештин 2001-жылдын 23-октябрындагы 2001/81/EC Директивасы атмосфераны булгаочу заттар (OJ L 309, 27.11.2001, 22-бет).
- (5) 2009-жылдын 21-октябрындагы Европарламенттин жана Кеңештин 2009/128/EC Директивасы Коомчулук үчүн негизди түзүү пестициддерди туруктуу пайдаланууга жетишүү бөңкөч ишаракеттер (OJ L 309, 24.11.2009, 71-бет).
- (6) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2009-жылдын 30-ноябрындагы жапайы канаттууларды сактоо бөңкөчө 2009/147/EC Директивасы (OJ L 20, 26.1.2010, 7-бет).
- (7) 1991-жылдын 12-декабрындагы 91/676/EEC Кеңешинин Директивасы: сууларды нитраттардын булгануусунан коргоо жөнөтүлгөн айыл чарба булактары (OJ L 375, 31.12.1991, 1-бет).
- (8) 92/43/EEC 1992-жылдын 21-майындагы Табигый жашоо чөйрөсүн жана жапайы фаунаны жана флораны сактоо бөңкөчө Кеңештин Директивасы (OJ L 206, 22.7.1992, стр. 7).
- (9) 2007-жылдын 28-июндагы органикалык өндүрүш жана маркировка жөнөтүлгөн Кеңештин (ЕК) № 834/2007 токтому жана күчүн жоготту деп таанылган № 2092/91 Регламент (ЕЭК) (OJ L 189, 20.7.2007, 1-бет).

Регламент тамак-ашжана токтары пайдалануу үчүн кайра иштетилген айыл чарба продуктылары сыяктуу эле жакын жол менен айыл чарба продуктылары менен байланышкан кээ бир башка өнүмдөрү камгышы керек, анткени бул башка продуктылар же айыл чарба продуктылары үчүн негизги товарды түзөт же өндүрүш процессинин ажырагыс бөлүгүн түзөт. Акырагы, тамак-ашжана токтары үчүн колдонулган деңиз тузу жана башка туздар ушул Эрежелердин чөйрөсүнө киргизилиши керек, анткени алар табигый өндүрүшкүчүлүктөн колдонуу менен өндүрүлүшү мүмкүн жана аларды өндүрүшү айыл жерлерин өндүрүшүгө салым кошот, демек, максаттардын чегине кирет. ушул Жобонун. Түшүнүктүү лүкүчүн ТФЭУнун I тиркемесинде каралбаган башка продукциялар ушул Жобонун тиркемесинде көрсөтүлүшү керек.

- (11) Ушул Регламенттин айрым маанилүү эмес элементтерин толуктоо же өзгөртүү үчүн ТФЭУнун 290-беренесине ылайык актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. Комиссиянын даярдык иштеринин жүрүшүндө, анын ичинде экспорттук деңгээлде тийиштүү консультацияларды жүргүзүүсү жана ал консультациялар 2016-жылдын 13-апрелиндеги Мыйзам чыгаруу ишин жакшыртуу жөнүндө Мекемелер аралык макулдашуунун принциптерине ылайык өткөрүлүшү өзгөчө маанилүү. Ага айтканда, ыйгарым укук берилген актыларды даярдоо бирдей кагышууну камсыз кылуу үчүн Европарламент жана Кеңеш бардык документтерди мүнөз мамлекеттердин экспорттери менен бир убакта алат жана алардын экспорттери Комиссиянын экспорттук топторунун жыйындарына иштемалуу түрдө кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ берилген актылар.
- (12) Өндүрүшүн жаңы ыкмаларын, жаңы материалдарды же аралык милдеттенмелерди эске алуу үчүн, ушул Мыйзамдын чөйрөсүнө кирген айыл чарбасы менен тыгыз байланышта болгон башка продукциялардын тизмесин кеңейтүү боюнча айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. Регламент.
- (13) Бул Регламентте камтылган, бирок аңчылыктан же жапайы жаныбарларга балык уулоодон алынган продуктылар болбошу керек органикалык деп эсептелет, анткени алардын өндүрүш процессин толук көзөмөлдөө мүмкүн эмес.
- (14) Максалык тамактануу операцияларынын локалдык мүнөзүнө байланыштуу мүнөз мамлекеттер тарабынан көрүлгөн чаралар жана бул чөйрөдөгү жеке схемалар бирдиктүү рыноктун ишешин камсыз кылуу үчүн адекваттуу деп эсептелет. Ошондуктан, максалык тамактануу ишканалары тарабынан өз жайларында даярдалган тамак-ашбул Регламентке башый беши керек жана ошондуктан Европа Бирлигинин органикалык өндүрүшлөгү отиби менен этикеткаланбашы же жарнамаланбашы керек.
- (15) Изилдөө долбоорлору керектөөчүлөрдүн ишеними органикалык тамак-ашыногунда чечүүчү мааниге ээ экенин көрсөттү. Узак мөөнөттүү келечекте, ишенимге жараксыз эрежелердин ишенимине шек келтирип, рыноктун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Демек, Биримдикте органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн Союздун деңгээлинде шайкеш келтирилген жана органикалык продукциянын сапатына караганда операторлордун жана керектөөчүлөрдүн күчтүү лөрүнө жана ушул Мыйзамда белгиленген принциптерге жана эрежелерге шайкеш келген негиздүү өндүрүш эрежелерине негизделиши керек. Регламент.
- (16) Бул Регламент тиешелүү мыйзамдарга азын келтирбестен, ага айтканда, азык-түлүк чыныгынын коопсуздугу, жаныбарлардын саламаттыгы жана жыргалчылыгы, өсүмдүктөрдүн ден соолугу, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы, маркировка жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында колдонулууга тийиш.
- (17) Бул Регламент органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн жана анын айлана-чөйрөгө оң таасирине негиз болушу керек, ошол эле учурда органикалык продукция даярчы рыноктун натыйжалуу ишешин жана таза агаандаштыкты камсыз кылуу, ошону менен фермерлерге адилет киреше алууга, керектөөчүлөрдүн ишенимин жогорулатуу, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо жана кыска бөлүштүрүү каналдарын жана жергиликтүү өндүрүштү кубаттоо. Бул максаттарга органикалык өндүрүшү үчүн колдонулуучу жалпы жана спецификалык принциптерди жана жалпы жана деталдуу өндүрүш эрежелерин сактоо аркылуу жетишүү керек.
- (18) Органикалык өндүрүш системаларынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, өсүмдүктөрдүн сортторун тандоодо рогеникалык көрсөткүчтөргө, генетикалык ар түрдүүлүккө, илдеттерге туруктуулугуна, узак мөөнөттүүлүгүнө жана ар түрдүү жергиликтүү топурак жана климаттык шарттарга ыңгайлашууга өңүл бурушу керек, ошондой эле табигый өтүүчү тоскоолдуктарды урматташы керек.
- (19) Органикалык өндүрүш эрежелерин сактаоо коржуну ушул эрежелер боюнча башкарылбаган бирдиктерди камтыган айыл чарба чарбаларында жогору болуп эсептелет. Ошондуктан, тиешелүү өзгөртүү мезгил өткөндөнкийин, бардык

Сөзүдөгү органикалык болууну көздөгөн айыл чарба чарбалары толугу менен органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарга ылайык башкарылууга тийиш. Бирок, органикалык өндүрүш шарттары боюнча башкарылуучу эки бирдикти жана органикалык эмес өндүрүш шарттары боюнча башкарылган бирдиктерди камтыган ошолдинде белгилүү бир шарттарда анын ичинде органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшкө бирдиктерди жана ошол эле учурда аргандык продукциянын ортосунда.

(20) Органикалык өндүрүшкө тышкы ресурстарды колдонуу чектелиши керек болгондуктан, айыл чарба продукциясын жайгаштырылган айыл чарба продукциясын өндүрүүдө кайсы продуктулар жана заттар көп колдонулатургандыгы белгилүү бир максаттарды аныктоо керек. Демейде ушул максаттар чүпкүндө колдонулган продукттарды же заттарды колдонууга ушул Нускага ылайык уруксат берилгенде гана уруксат берилиши керек. Бирок, мындай уруксат органикалык эмес өндүрүшкө мындай тышкы ресурстарды пайдалануу Сөзүдөгү мыйзамдар же Сөздүн мыйзамдарына негизделген улуттук мыйзамдар тарабынан тынуу салынбаган учурда гана жарактуу болушу керек. Өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары активдүү заттардан башка, камтыган же камтыган продуктуларды же заттарды колдонууга, аларды колдонууга Европа Парламентинин № 1107/2009 Регламентине (ЕУ) ылайык уруксат берилген шартта уруксат берилиши керек. Кеңеш(1) жана ушул Нускага ылайык, бул өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын рынокто жайгаштырууга жана өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын колдонууга мүчө мамлекеттер тарабынан тынуу салынбаган шартта.

(21) Холдингдин бүтүндөй бөлүгү же анын бөлүктөрү органикалык продукцияны өндүрүүгө багытталганда, алар органикалык өндүрүш шарттарына ылайык башкарылган, бирок органикалык продукцияны өндүрүү албаган конверсиялык мезгилге дуушар болушу керек. Өнүмдүү рынокко органикалык продуктулар катары чыгарууга конверсия мөөнөтү аяктагандан кийин гана уруксат берилиши керек. Бул мезгил балырларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермер же оператор органикалык өндүрүшкө өтүү жөнүндө холдинг жайгашкан мүчө мамлекеттин компетенттүү органдарына кабарлаган чейин башталышы керек, демек түзөлүштүктөн контролдук тутумга абашиет. Европа Парламентинин жана Кеңештин (2) 2017/625 Регламентине (ЕБ) жана ушул Регламентке ылайык мүчө мамлекеттер тарабынан. Компетенттүү органдар кабарлоо датасына чейинки мезгилдерди, холдингге же анын тиешелүү бөлүктөрүнө Сөзүдөгү фонддор тарабынан колдоого алынган айыл-чөйрөнү коргоочу араларына дуушар болгон же табигый же айыл чарба аймактары болуп саналган конверсиялык мезгилдерди гана таанып алат. Кеминде үч жыл органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксаты жок продуктулар же заттар менен иштетилген эмес.

(22) Органикалык өндүрүшкө карата саясатты, байкоочу жүзү үчүн, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техниканы иштеп чыгууларга адаптациялоону камсыз кылуу максатында, чарбаларды органикалык өндүрүшкө бөлүү боюнча кийинки эрежелерге карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. Конверсиядагы жана органикалык эмес өндүрүш бирдиктер.

(23) Иондошуруучу нурланууну, жаныбарларды клондошурууну жана жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарларды же генетикалык жактан модификацияланган организмдерди ("ГМО"), ошондой эле ГМОдон же алар тарабынан өндүрүлгөн продукцияны пайдалануу органикалык өндүрүштү шүбөчүлөнүшү жана керектөөчүлөрдүн органикалык заттарды кабылдоосунатуура келбейт. Буюмдар. Ошондуктан органикалык өндүрүшкө мындай колдонууга тынуу салынышы керек.

(24) Бул Регламенттин сакталышын колдоо жана жеңилдетүү максатында операторлор өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүштүрүүнүн ар бир этабында зарыл болгон учурда биологиялык ар түрдүүлүктүн жана кыртыштын саясатынын сакталышын камсыз кылуу, зыянкечтердин жана зыянкечтердин алдын алуу жана контролдоочу профилактикалык чараларды көрүү керек. Оорулардан жана айланачөйрөгө, жаныбарлардын ден соолугуна жана өсүмдүктөрдүн ден соолугуна терс таасирин тийгизбөө үчүн. Алар ошондой эле зарыл болгон учурда пропорционалдуу алдын алуу чараларын көрүү керек.

(1) Европалык Парламенттин жана Кеңештин 2009-жылдын 21-октябрындагы № 1107/2009 Регламент (ЕУ) заводду жайгаштырууга карата рынокто коргоочу каражаттары жана 79/117/ЕЕС жана 91/414/ЕЕС Кеңешинин Директивалары күчүн жоготту (ОJ L 309, 24.11.2009, 1-бет).

(2) 2017-жылдын 15-мартындагы Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2017/625 Регламенти (ЕБ) тамак-аш жана тоок мыйзамдарынын колдонулушун камсыз кылуу үчүн аткарылган расмий көзөмөл жана башка расмий иш-аралар, жаныбарлардын саламаттыгы жана жыргалчылыгы, өсүмдүктөрдүн ден соолугу жана өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттары, өзгөртүүлөр Регламент (ЕУ) No 999/2001, (ЕУ) No 396/2005, (ЕУ) No 1069/2009, (ЕУ) No 1107/2009, (ЕУ) No 1151/2012, (ЕБ) No 652/2014, (ЕБ) 2016/429 жана (ЕБ) 2016/2031 Европа Парламентинин жана Кеңешинин, Кеңештин Регламенти (ЕУ) No 1/2005 жана (ЕУ) No 1099/2009 жана Кеңештин директивалары 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС жана 2008/120/ЕС, жана жокко чыгаруучу Регламент (ЕУ) No 854/2004 жана (ЕУ) No Европа Парламентинин жана Кеңешинин 882/2004, Кеңештин Директивалары 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС жана 97/78/ЕС жана Кеңештин 92/438/ЕЕС чечими (Расмий көзөмөл регламенти) (ОJ L 95, 7.4.2017, 1-бет).

ушул Эрежеге ылайык органикалык өндүрүшгө колдонууга ауруксаты жок продуктулар же заттар менен булгаанууну болтурбоо жана органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктуларды аралаштырып жибербөө үчүн алардын көзөмөлүндө.

- (25) Конверсия мезгилинде өндүрүлгөн продукциялар органикалык продуктулар катары рынокко чыгарылбашы керек. Керектөөчүлөрдү чаташтыруу жана адаштыруу коржунун болтурбоо үчүн, бул продуктулар биргана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн ингрессиент бар өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы, өсүмдүктөктүү тамак-ашазыктары жана өсүмдүктөктүү токт продуктуларынан башка учурларда, конверсиялык продуктулар катары сатылбашы керек. , бардык учурларда тушумду жыйноочу чейин кеминде 12 ай конверсиялык мезгил сакталган шартта.
- (26) Сапатты, байкоочу жүзү үчүн, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык ишпечыг ууларга ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында жаныбарлардын кийинки түрлөрүнө конверсиялоо эрежелерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек.
- (27) Өсүмдүктөрдү, мал чарбачылыкты жана аквакультураны өндүрүшүгө карата, анын ичинде жапайы өсүмдүктөрдү жана балырларды чогултуу эрежелерин, ошондой эле кайра иштелип өн тамак-ашгы жана токт, ошондой эле колдонулган шартты жана ачыткыларды өндүрүшүгө карата өндүрүштүн деталдуу эрежелери белгиленүүгө тийиш тамак-аш же токт катары органикалык өндүрүштүн максаттарын жана принциптерин шайкеш келтирүүнү жана сактоону камсыз кылуу.
- (28) Органикалык өсүмдүктөрдү өндүрүшү, биринчи кезекте, топурактын экосистемасы аркылуу өсүмдүктөрдү азыктандырууга негизделгендиктен, өсүмдүктөрдүн жергасаты жана түпкү тектери менен байланыштыруу кыртышга жана кыртышга өндүрүлүшү керек. Демек, гидропоникалык өндүрүшкө жол берилбеш керек, ошондой эле тамыры тирүү топурак менен байланышпаган контейнерлерде, башыктарда же керебеттерде өсүрүшүгө болбойт.
- (29) Бирок, топурак менен байланышы жок кээ бир өсүмдүктүн ыкмалары, мисалы, өнүп чыккан үрөндөрдү же цикорий баштарын өндүрүшү жана идиштерде декоративдик жана чөптөрдү өндүрүшү керектөөчүлөргө идиштерде сатылып аларуу үчүн топурак-тиешелүү айыл чарба өсүмдүктөрүнө өсүрүшүгө ылайыкташкан эмес же керектөөчү өндүрүшүк масына карата адаштырып алуу коржуну жок болсо, жол берилиши керек. Өсүмдүктөрдүн нэрте өсүү стадиясында органикалык өндүрүштү жеңилдетүү үчүн, андан ары көчүрүшү үчүн контейнерлерде көчөттөрдү же трансплантацияларды өсүрүшүгө дауруксат берилиши керек.
- (30) Жерге байланыштуу айыл чарба өсүмдүктөрүнө өсүрүшү принциби жана өсүмдүктөрдү биринчи кезекте топурак экосистемасы аркылуу азыктандыруу жобосун (ЕС) № 834/2007 менен белгиленген. Кээ бир операторлор, бирок, "чектелген керебеттерде" өсүмдүктөрдү өсүрүшү менен экономикалык ишмердүүлүктү өнүктүрүшү жана алардын улуттук органдары тарабынан (ЕС) № 834/2007 регламентине ылайык органикалык катары тастыкталган. 2017-жылдын 28-июнунда кадимки мыйзамчыг аруу тартибинде органикалык өндүрүш биринчи кезекте өсүмдүктөрдү топурак экосистемасы аркылуу азыктандырууга негизделип, топурак менен байланышта болушу керек жана мындан ары чек ара тилкелеринде өсүмдүктөрдү өсүрүшүгө тынсу салынсын деген макулдашууга жетишилди. дата. Ушул күнгө чейин ушундай экономикалык ишмердүүлүктү өнүктүргөн операторлорго оңгайлашуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн, эгерде алар Регламентке (ЕС) ылайык органикалык катары тастыкталган болсо, өндүрүш беттерин сактоо оуруксат берилиши керек.
- № 834/2007 ушул күнгө чейин алардын улуттук органдары тарабынан, ушул Жобо колдонулган күндөн кийин дагы 10 жыл үчүн. Комиссияга мөөмлекеттер тарабынан берилген маалыматтын негизинде, мындай ишмердүүлүк Биримдикте 2017-жылдын 28-июнунан чейин Финляндия, да, Швеция да жана Дания дагы анауруксат берилген. Органикалык айыл чарбасында бөлүнгөн керебеттерди пайдалануу Комиссиянын отчету менен жүргүзүлүшү керек, ал ушул Жобо колдонулган күндөн кийин жарыяланат.
- (31) Органикалык өсүмдүктөрдү өндүрүшү кандайдыр бир жол бербөөчү же азайтуучу өндүрүшүк маларын колдонууну камтышы керек айланачөйрөнүн булгаанышына салым кошуу.
- (32) Органикалык эмес айыл чарба өсүмдүктөрдү оптималдуу өсүшүнө жетишүү үчүн айланачөйрөгө ыңгайлашуу үчүн көбүрөөк тышкы каражаттар аз болсо да, органикалык өсүмдүктөрдү өндүрүшү системалары ооруларга, өртүрдү жер иликтүү топурак жана климаттык шарттарга жана өзгөчөлүктөргө ыңгайлаштырылган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалына муктаж органикалык сектордун өнүгүшүнө салым кошкон органикалык айыл чарбаны өсүрүшү практикасы. Ошондуктан, органикалык айыл чарбага ылайыктуу органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын ишпечыгуу маанилүү.
- (33) Жер кыртышын башкарууга жана жер семирткичтерге карата органикалык өсүмдүктөрдү өндүрүшү дөуруксат берилген өсүмдүктүн ыкмалары такталып, жер семирткичтерди жана кондиционерлерди колдонуу үчүн шарттар түзүлүшү керек.

(34) Өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын колдонуу олуттуу чектелиши керек. Которуштурулган өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын колдонууну камтыбаган техникалар аркылуу зыян кечтердин жана оттооч өтөрдүн болушуна кандайдыр бир кийлигишүүнүн экономикалык жана экологиялык жактан негиздүү экендигин аныктоо үчүн мониторинг жүргүзүлүшү керек. Бирок, кээ бир өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын колдонууда, эгерде мындай ыкмалар талаптагыдай коргоону камсыз кылбаса жана эгерде ал өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары (ЕС) № 1107/2009 Регламентке ылайык уруксат берилгенде гана уруксат берилиши керек. Органикалык өндүрүшүн максаттарына жана принциптерине шайкеш келет, анын ичинде бул продукцияга колдонуунун чектөө шарттарында уруксат берилген жана натыйжада ушул Регламентке ылайык уруксат берилген.

(35) Сапатты, байкоочу жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өндүргүчтөр өңдөгү айлаштырууну камсыз кылуу максатында, айрым четтөөлөргө, конверсиялык же органикалык эмес өсүмдүктөрдү колдонууга карата айрым актыларды кабыл алуунун азыркы учурун Комиссияга берилиши керек. репродуктивдүү материал, айыл чарба чарбаларынын операторунун ортосундагы макулдашуулар, зыян кечтер менен оттооч өтөр менен күрөшүүнүн андан аркы чаралары жана конкреттүү өсүмдүктөргө жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча кеңири эрежелер жана тажрыйбалар.

(36) Бирдиктүүлүк боюнча ортун аныктамасына жооп бербеген өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы боюнча Соксизилдөө өрсөткөндөй, мындай ар түрдүү материалды, атап айтканда, органикалык өндүрүшкө карата, мисалы, оорулардын жайылышын азайтуу үчүн, колдонуунун артыкчылыктары болушуму н. туруктуулугун жогорулатуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү жогорулатуу.

(37) Демек, орток кирбеген, тескерисинче, айрым репродуктивдүү бирдиктер арасындагы генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээли бар бир органикалык таксондун ичиндеги өсүмдүктөрдүн тобуна кирген өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы пайдалануу үчүн жеткиликтүү болушу керек. органикалык өндүрүш.

Ушул себептен улам, операторлор органикалык гендердендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын сатууга уруксат берилиши керек, каттоо талаптарын сактабастан жана негизги, негизги жана сертификатцияланган материалдардын сертификатциялык категорияларына же башка талаптарга жооп бербестен. 66/401/ЕЕС (1), 66/402/ЕЕС (2), 68/193/ЕЕС (3), 98/56/ЕЕС (4), 2002/53/ЕЕС (5) Кеңештин директиваларында белгиленген категориялар, 2002/54/ЕЕС (6), 2002/55/ЕЕС (7), 2002/56/ЕЕС (8), 2002/57/ЕЕС (9), 2008/72/ЕЕС (10) жана 2008/90/ЕЕС (11), же ошол Директиваларга ылайык кабыл алынган актыларда.

Бул маркетинг ошол Директиваларда айтылган жооптуу органдарга кабарлоодон кийин жана Комиссия мындай материалдарга шайкештирилген талаптарды кабыл алгандан кийин, ал талаптарга жооп берген шартта жүргүзүлүшү керек.

(38) Сапатты, байкоочу жүргүзүүнү, ушул Регламенттин талаптарын сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын өндүрүүнүн жана сатуунун айрым эрежелерин белгилөө жагынан Комиссияга айрым актыларды кабыл алуунун азыркы учурун берилиши керек. белгилүү бир тукумдун же түрдүн органикалык гендердендүү материалы.

(39) Органикалык өндүрүш үчүн өрдүн керектөөлөрүн канааттандыруу, изилдөөлөрдүн өркүндөтүү жана органикалык айыл чарбасынын өсүшүнө мүмкүнчүлүктөрүн жана максаттарын, мисалы, генетикалык ар түрдүүлүктү, оорулар атуруктуулукту же толерантуулукту жана ыңгайлашууну эске алуу менен органикалык өндүрүшкө ылайыктуу органикалык ортторду иштеп чыгуу үчүн. ар түрдүүлүк жергиликтүү топурак жана климаттык шарттар,

(1) Токс өсүмдүктөрдүн үрөнүнүн сатуу боюнча 1966-жылдын 14-июнундагы 66/401/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 125, 11.7.1966, 2298-бет).

(2) Дөн өсүмдүктөрдүн үрөнүнүн сатуу боюнча 1966-жылдын 14-июнундагы 66/402/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 125, 11.7.1966, 2309-б.).

(3) 1968-жылдын 9-апрелиндеги 68/193/ЕЕС Кеңештин Директивасы жүзүм сабагынын вегетативдик көбөйтүү үчүн материалдарды сатуу боюнча (ОJ L 93, 17.4.1968, стр. 15).

(4) 1998-жылдын 20-июнундагы 98/56/ЕЕС Декоративдүү өсүмдүктөрдүн көбөйтүү үчүн материалдардын маркетинг боюнча Кеңештин Директивасы (ОJ L 226, 13.8.1998, б. 16).

(5) Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрүнүн ортосунун жалпы каталогу жөнүндө 2002-жылдын 13-июнундагы 2002/53/ЕЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, стр. 1).

(6) Кызылчанын үрөнүнүн маркетинг боюнча Кеңештин 2002/54/ЕЕС 2002-жылдын 13-июнундагы Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 12-б.).

(7) 2002-жылдын 13-июнундагы 2002/55/ЕЕС Кеңештин жашылчаруунун сатуу боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 33-б.).

(8) 2002-жылдын 13-июнундагы 2002/56/ЕЕС № 2002/56/ЕЕС үрөндүк картошканын маркетинг боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 60-б.).

(9) 2002-жылдын 13-июнундагы 2002/57/ЕЕС Кеңештин май жана була өсүмдүктөрүнүн үрөнүнүн сатуу боюнча Директивасы (ОJ L 193, 20.7.2002, 74-б.).

(10) 2008-жылдын 15-июнундагы 2008/72/ЕЕС Кеңештин директивасы, үрөндөн башка жашылчаларды көбөйтүү жана отургузуу материалдарын сатуу боюнча (ОJ L 205, 1.8.2008, 28-б.).

(11) 2008-жылдын 29-сентябрындагы 2008/90/ЕЕС Кеңештин Директивасы, мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн өстүрүү үчүн материалдарды жана жемиш өсүмдүктөрүн сатууга багытталган жемиш өндүрүү үчүн (ОJ L 267, 8.10.2008, 8-б.).

убактылуу экспорттун 66/401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС, 68/193/ЕЕС, 2002/53/ЕС, 2002/54/ЕС, 2002/55/ЕС, 2002/56/ЕС Директиваларына ылайык уюштурулушу керек. , 2002/57/ЕС, 2008/72/ЕС жана 2008/90/ЕС. Бул убактылуу экспорттун жети жылдык мөөнөткө болушу керек, жетиштүү сандагы өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын камгышы керек жана жыл сайын отчет берилиши керек. Ал ошол материалдын мөөнөздө мөлөрүн сыпаттоо критерийлерин белгилөөгө жана ал материалдын өндүрүшү жана сатуу шарттарын аныктоого жардам бериши керек.

(40) Мал чарбачылыгы табиигый түрдө айыл чарба жерлерин башкарууну камтыгандыктан, ал жерде кык айыл чарба өсүмдүктөрүн азыктандыруу үчүн пайдаланылгандыктан, балчылыкты кошпогондо, жерсиз мал чарбачылыгынын жүргүзүлгөнүнү салынышы керек. Породаларды тандоодо генетикалык ар түрдүүлүктүн жогорку даражасы, жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгү жана илдеттерге туруктуулугу сыяктуу органикалык айыл чарбасы үчүн маанилүү болгон мөөнөздө мөлөрдү тандоодо көмөктөшүү керек.

(41) Органикалык жаныбарлар биринчи жолу үйүр же оторду түзүүнү же малын көбөйтүүнү же жаңыртууну каалаган фермерлердин керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн дайыма эле жетиштүү санда жана сапатта боло бербейт. Белгилүү шарттарда, ошондуктан органикалык эмес өсүмдүктөгү жаныбарларды органикалык өндүрүш бирдигине алып келүү мүмкүн болушу керек.

(42) Малды токтандыруу органикалык өндүрүштүн эрежелерине ылайык өндүрүлгөн жана малдын физиологиялык керектөөлөрүн эске алуу менен фермердин жеке чарбасынан алынышы керек. Бирок, фермерлерге белгилүү бир шарттарда өздөрүнүн чарбаларынан келген конверсиялык токтарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн берүү керек. Мындан тышкары, малдын азык-түлүккө болгон негизги талаптарын камсыз кылуу үчүн фермерлерге микробдук же минералдык же белгилүү бир токтун кошумчаларын жана кайра иштетүүчү каражаттарды так аныкталган шарттарда колдонууга укук сат берүү керек.

(43) Жаныбарлардын саламаттыгын башкаруу негизинен оорунун алдын алууга негизделиши керек. Мындан тышкары, атайын тазалоо жана дезинфекциялоочу араларды колдонулушу керек. Органикалык өндүрүштө химиялык синтезделген аллопатикалык дары-дармек каражаттарын, анын ичинде антибиотиктерди профилактикалык колдонууга жол берилбеш керек. Дароо дарылоону талапкылган жаныбар ооругже жаракат алган учурда, мындай продуктуларды колдонуу жаныбардын жыргалчылыгын калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон минималдуу чек менен чектелиши керек. Мындай учурларда керектөөчүлөр үчүн органикалык өндүрүштүн бүтүндүгүн кепилдөө максатында, сөздүн тиешелүү мыйзамдарында белгиленгендей, мындай дары-дармек каражаттарын колдонгондон кийин расмий алып алуу мөөнөтү кадимки алып алуу мөөнөтүнөн эки эс көп болушу керек жана эң аз 48 саатка осулушу керек.

(44) Органикалык малды багуу шарттары жана багуу ыкмалары жаныбарлардын жүрүм-турум муктаждыктарын канааттандырууга жана жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку деңгээлин камсыз кылууга атийиш анын айрым аспектилери жалпысынан мал чарбачылыгына карата колдонулуучу жаныбарлардын жыргалчылыгынын сөздүк стандарттарынын чегинен чыгууга атийишкө гүлүк учурларда, мал машыгуу үчүн ачык аянттарга атуруктуу кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Ар кандай азап оору же кыйынчылыктан качуу керек, же жаныбарлардын жашоосунун бардык этаптарында минималдуу болушу керек. Койлордун куйругу, тумшуктун алгачкы үч күндө кыркып алуу жана кыркуу сыяктуу байлоо жана кесүү компетенттүү органдар тарабынан укук сат берилгенде жана белгилүү бир шарттарда ана мүмкүн болушу керек.

(45) Органикалык өндүрүшү мүйүздүү жаныбарлар, койлор, каприндер, жылкылар, мөңгөч алар жана чочко жаныбарлары үчүн, ошондой эле үй канаттуулары, коёдор жана аарылар үчүн эң өнүккөн өндүктөн, ал түрлөргө карата кошумча деталдуу өндүрүш эрежелери колдонулушу керек. Бул түрлөр үчүн Комиссия ошол жаныбарлардын өндүрүшү үчүн маанилүү болгон айрым талаптарды, мисалы, малдын жыштыгына, минималдуу беттерине жана мөөнөздө мөлөрүнө, ошондой эле турак жайгата техникалык талаптарды коюусу зарыл. Башка түрлөр үчүн мындай талаптар ошол түрлөргө кошумча деталдуу өндүрүш эрежелери колдонулгандан кийин коюлушу керек.

(46) Сапатты, байкоочулугу үчүн, ушул Регламенттин талаптарын сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында жаныбарлардын келип чыгышына, органикалык өсүмдүктөрдүн лимиттерине карата чектөөлөрдү кыскартууга карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилсин. азот малдын жалпы тыгыздыгына, аары колонияларын азыктандырууга, аарыларды дезинфекциялоонун алгылыктуу ыкмаларына, Varroa кыйратуучусуна каршы күрөшүүнүн ыкмаларына жана дарылоосуна, ошондой эле кийинки түрлөр үчүн мал чарбачылыгынын өндүрүшүнүн деталдуу эрежелерине байланыштуу.

(47) Бул жобонун контекстте жапайы балык запасына басымды атайтуу менен бирге туруктуу, узак мөөнөттүү азык-түлүк коопсуздугун, ошондой эле өсүү жана жумуштуулукту камсыз кылууда негизги ролду ойногон аквакультурага карата жаңы жалпы балык чарбасын атынын максаттарын чагылдырат. дүйнөлүк суу азыктарына суроо-талаптын өсүшү. Комиссиянын 2013-жылдын 29-апрелиндеги ЕБнин аквакультурасын туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиялык көрсөтмөлөрү боюнча билдирүүсүндө Биримдикте аквакультура туш болгон негизги көйгөйлөр жана анын өсүү потенциалы чагылдырылган. Бул байланышорган органикалык аквакультураны өзгөчө келечектүү сектор катары аныктайт жана органикалык сертификаттоодон келип чыккан атаандаштык артыкчылыктарды басалбайт.



- (48) Органикалык аквакультура чарбадеңгээлинде көп жылдык тажрыйбабар органикалык айыл чарбага ас алыштырмалуу органикалык өндүрүшүн с алыштырмалуу жаңы тармагы болуп саналат. Керектөө чүлөрдүн органикалык аквакультура продуктыларына болгон кызыгуусун эске алуу менен, аквакультура бирдиктерин органикалык өндүрүшкө которуу темпинин аңдан ары өсүшү мүмкүн. Бул өндүрүш шэрежелеринде чагылдырылышы керек органикалык аквакультураны жакшыртуу менен тажрыйбаны, техникалык билимди жана өнүгүүнү жогорулатууга алып келет.
- (49) Органикалык аквакультура органикалык өндүрүшкө лүмдөрүнөн чыккан жашмалды өстүрүүгө негизделиши керек. Асылдандыруу же өстүрүү максатындагы органикалык аквакультура жаныбарлары аквакультура жаныбарларын өндүргөн операторлордун керектөөлөрүн канааттандыруу чүндөй маээле жетишүүсүндө жана сапатта боло бербейт. Белгилүү шарттарда жапайы кармалган же органикалык эмес аквакультура жаныбарларын органикалык өндүрүшкө лүмгө алып келүүгө мүмкүн болушу керек.
- (50) Сапатты, байкоочүргүзүүнү, ушул Регламенттин талаптарын сактоону жана техникалык иштеп чыгууларга аыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, аквакультура жаныбарларын токтандырууга жана ал жаныбарларды ветеринардык жактан дарылоого карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилсин. малды багуу, асылтуу жана көөнөлдүк өндүрүү үчүн деталдуу шарттарды сактоо.
- (51) Органикалык тамак-ашты жеткизүү өндүрүшү операторлор кайра иштелип өнүктүрүлгөн продуктулардын органикалык өндүрүш шэрежелерине шайкеш келишин камсыз кылуу чүндөй кайра иштетүүнүн маанилүү кадамдарын сис темалуу түрдө аныктоонун негизинде тийиштүү процедураларды аткарышы керек. Кайра иштелип өнүктүрүлгөн органикалык продуктулар органикалык өндүрүшүн бардык этаптарында продукциянын органикалык мүнөздөмөлөрү жана сапаттары сакталышы кепилдеген кайра иштетүү ыкмаларын колдонуу менен өндүрүшү керек.
- (52) Кайра иштелип өнүктүрүлгөн органикалык тамак-аштын жана токтотуу курамына тиешелүү жоболор белгилениши керек. Тактап айтканда, мындай тамак-аш негизинен органикалык айыл чарбага инг редиенттеринен же ушул Регламентте көрсөтүлгөн кээ бир органикалык эмес айыл чарбага инг редиенттерин колдонуунун чектелген мүмкүнчүлүгү менен органикалык болуп саналган ушул Эреженин чөйрөсүнө кирген башка инг редиенттерден өндүрүшү керек. Мындан тышкары, кайра иштелип өнүктүрүлгөн органикалык тамак-аш азыктарын жана токтотуу өндүрүшүндө колдонууга ушул Жобого ылайык уруксат берилген айрым продуктулар жана заттарга ана уруксат берилиши керек.
- (53) Сапатты, байкоочүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өнүгүүлөргө аыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, кайра иштелип өнүктүрүлгөн тамак-ашты жеткизүү өндүрүшү операторлор көрүүгө тийиш болгон сактык жана алдын алуу чараларына карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. , кайра иштелип өнүктүрүлгөн тамак-ашта колдонууга уруксат берилген азыктардын жана заттардын түрүнө жана курамына, ошондой эле аларды колдонуунун шарттарына карата, ошондой эле айыл чарбага инг редиенттеринин пайызын эсептөөгө карата, анын ичинде органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген кошумчалар, алар сатуунун сыйпатталышында продуктуну органикалык деп сыйпаттоо чүндөй жетишүү керек болгон пайызды эсептөө максатында айыл чарбага инг редиенттери катары каралат.
- (54) Органикалык шарап кайра иштелип өнүктүрүлгөн органикалык тамак-аш боюнча тиешелүү шэрежелерге башийүүгө тийиш Бирок, шарап органикалык продуктулардын өзгөчө жана маанилүү категориясы болгондуктан, кошумча деталдуу өндүрүш шэрежелери органикалык шарап чүндөй атайын белгилениши керек. Органикалык шарап толугу менен органикалык чийки заттан өндүрүлүшү керек жана ушул Жобого ылайык уруксат берилген айрым азыктарды жана заттарды гана кошуп уруксат берилиши керек. Органикалык шарапты өндүрүшүндө кээ бир энологиялык тажрыйбаларды, процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга атынуу санын эске алуу керек. Башка практикаларга, процесстерге жана дарылоого так аныкталган шарттарда уруксат берилиши керек.
- (55) Сапатты, байкоочүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык иштеп чыгууларга аыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, кээ бир актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары кошумчатынуу с алынган энологиялык практикаларды, процесстерди жана дарылоо ыкмаларын көрсөтүү жана өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча Комиссияга берилиши керек. уруксат берилген энологиялык практикалардын, процесстердин жана дарылоонун тизмесин.
- (56) Башында ачыткы № 834/2007 жобосунан ылайык айыл чарбага инг редиенттери катары эсептелген эмес, ошондуктан ал органикалык азыктардын айыл чарба курамына кирген эмес. Бирок, Комиссиянын жобосу (ЕС) № 889/2008 (1) ачыткы жана ачыткы азыктарын айыл чарбага инг редиенттери катары кароо милдетин киргизилген.

(1) Комиссиянын (ЕС) 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 889/2008 токтому, органикалык өндүрүшү марка ировокало жана контролдоо боюнча органикалык өндүрүшү жана органикалык продуктуларды марка ировокало боюнча Кеңештин № 834/2007 Регламентинин аткарылышынын деталдуу шэрежелерин белгилеген. (OJ L 250, 18.9.2008, 1-бет).



2013-жылдын 31-декабрынан тартып органикалык өндүрүшүн максаттары. Буга ылайык, 2021-жылдын 1-январынан тартып тамак-аш жана тоют катары колдонуу үчүн органикалык ачыткылардын өндүрүшүндө органикалык түрдө өндүрүлгөн субстраттар гана колдонулушу керек. Мындан тышкары, аны өндүрүшүндө, кандидтерлөөдө жана калыптандырууда белгилүү бир азыктарды жана заттарды колдонууга ачуу берилиши керек.

- (57) Сапатты, байкоочу жүргүзүүнү, ушул Регламентке ылайык келүүнү жана техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштырууну камсыз кылуу максатында, ачыткы өндүрүшүнүн кошумча деталдуу эрежелерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек.
- (58) Бул Регламент анын чөйрөсүнө кирген бардык продукциялар үчүн Союзда органикалык өндүрүшүн эрежелерин шайкеш келтириши жана продукциянын ар кандай категориялары үчүн деталдуу өндүрүш эрежелерин камгышы керек болсо да, белгилүү бир өндүрүш эрежелерин кабыл алуу кийинки этапта гана мүмкүн болот. Мисалы, жаныбарлардын андан аркы түрлөрү үчүн же ушул Регламентте деталдуу өндүрүш эрежелери белгиленген категориялар акирбеген продукциялар үчүн кошумча деталдуу өндүрүш эрежелери. Бириктиргенде ээлинде мындай өндүрүш эрежелери жок болгон учурда, мүчө-мамлекеттер, эгерде бул эрежелер ушул Регламентке карама-каршы келбесе, өздөрүнүн улуттук өндүрүшү үчүн улуттук эрежелерди белгилөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Бирок, мүчө-мамлекеттер ошол улуттук эрежелерди башка мүчө-мамлекеттерде өндүрүлгөн же сатылган продукцияга колдонбоосу керек, эгерде ал продукция ушул Регламентке ылайык келет. Мындай улуттук деталдаштырылган өндүрүш эрежелери жок болгон учурда, операторлор, жок эле дегенде, жалпы өндүрүшкү эрежелерди жана органикалык өндүрүшүн принциптерин сактоо отийиш бул эрежелер жана принциптер тиешелүү продукцияга карата колдонулушу мүмкүн болгон шарттарда, мындай продукцияны рынокко шарттуу түрдө жайгаштырууда органикалык өндүрүшү билдирет.
- (59) Өндүрүшү ушул Регламентте белгиленген конкреттүү өндүрүшкү эрежелердин категорияларынын бирине да кирбеген продукцияны өндүрүшүнүн конкреттүү эрежелерине ээ болуунун келечектегиз зарылдыгына эске алуу үчүн, ошондой эле сапатты, байкоочу жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн, ушул Регламенттин талаптарын сактоо жана андан кийин техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштыруу, мындай продукцияны өндүрүшүнүн деталдуу эрежелерин, ошондой эле конвертация лоонун милдеттүүлүгүнө жөнүндө эрежелерди белгилөө жагынан айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек.
- (60) Органикалык өндүрүш эрежелеринен тышкары жагдалар катас трофалык жагдалдарга анакаралышы керек. Мындай учурларда органикалык өндүрүшү улантууга же кайра баштоого мүмкүндүк берүү үчүн, кырдаалдын катас трофалык жагдал катары квалификациясын аныктоо үчүн критерийлерди, ошондой эле конкреттүү эрежелерди, анын ичинде мүмкүн болгон шарттарды аныктоо үчүн айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек. Мүчө-мамлекеттер мындай катас трофалык жагдал менен антипкүрөшү керектиги жана мындай учурларда мониторинг жана отчеттуулуктун зарыл талаптары жөнүндө ушул Жободон баштартуу.
- (61) Белгилүү шарттарда органикалык продуктулар, конверсия дагы продуктулар жана органикалык эмес продуктулар бир эле учурда чогултулуп жана ташылышы мүмкүн. Органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктуларды иштетүү учурунда аларды тийиштүү түрдө бөлүп алуу жана ар кандай аралашууну болтурбоо үчүн атайын жоболор белгиленеши керек.
- (62) Органикалык өндүрүшүн бүтүндүгүн камсыз кылуу жана техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлаштыруу үчүн органикалык продукцияны таңгактоо жана ташуу эрежелерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек.
- (63) № 1107/2009 Регламентинин (ЕК) чөйрөсүнө кирген өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында колдонулуучу активдүү заттар катары белгилүү бир продуктуларды жана заттарды органикалык өндүрүштө пайдалануу, жер семирткичтер, топурак кондиционерлери, азыктандыруучу заттар, жаныбарлардын органикалык эмес компоненттери, ар кандай келип чыккан тамактануу, тоют кошумчалары, кайра иштетүүчү каражаттар жана тазалоо жана дезинфекциялоочу үчүн буюмдар минималдуу чектелиши керек жана ушул Регламентте белгиленген конкреттүү шарттарды эске алуу менен жүргүзүлүшү керек. Тамак-аш кошулмалары жана кайра иштетүүчү каражаттар катары азыктарды жана заттарды колдонууга жана кайра иштетилген органикалык тамак-аштын өндүрүшүндө органикалык эмес айыл чарба ингредиенттерин колдонууга карата шундай эле мамиле болушу керек. Демек, жалпысынан органикалык өндүрүштө, атап айтканда, кайра иштетилген органикалык тамак-аштын өндүрүшүндө мындай продуктуларды жана заттардын ар кандай мүмкүн болгон колдонулушу ушул Нускамада баяндалган принциптерди жана белгилүү критерийлерди эске алуу менен аныкталышы керек.
- (64) Жалпысынан органикалык өндүрүшкө жана өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-аш азыктарын өндүрүшүгө карата сапатты, байкоочу жүргүзүүнү жана ушул Регламентке ылайык келүүнү камсыз кылуу үчүн, ошондой эле техникалык өнүгүүлөргө ыңгайлашууну камсыз кылуу үчүн айрым актыларды кабыл алууга ыйгарымукуктар берилиши керек. жалпысынан органикалык өндүрүштө, атап айтканда кайра иштетилген органикалык тамак-аш азыктарын өндүрүшүндө колдонуу үчүн продуктуларды жана заттар ачуу берүүнүн кошумча критерийлерине, ошондой эле мындай ачуу берүү критерийлерине карата Комиссияга берилген.

- (65) Айыл чарба ингреденттерине жетүүнү камсыз кылуу үчүн, эгерде мындай ингреденттер кайра иштетилген органикалык тамак-аштын өндүрүшү үчүн жетиштүү санда органикалык түрдө жок болсо, мүчө мамлекеттерде органикалык эмес айыл чарба ингреденттерин колдонууга ауруксат берүү мукунчулугу болушу керек. Белгилүү бир шарттарда жана чектелген мөөнөткө.
- (66) Органикалык өндүрүшүнүн өнүктүрүү жана рынокто органикалык жана конверсиялык өсүмдүктөн репродуктивдүү материалдарынын, органикалык жаныбарлардын жана органикалык аквакультуранын жашы жете элек балдарынын бар экендиги жөнүндө ишенимдүү маалыматтардын, маалыматтардын жана маалыматтардын муктаждыгын чечүү үчүн чогултуу жана жайылтуу керек. Дыйкандарга жана операторлорго. Бул үчүн мүчө мамлекеттер алардын аймактарында такай жаңылануучу маалымат базалары жана системалары түзүлүштүрүшүн камсыз кылышы керек жана Комиссия мындай маалыматты ачыкка чыгарышы керек.
- (67) Органикалык өндүрүштө караталалардын сакталышын камсыз кылуу жана бул өндүрүшкө шыкты камсыз кылуу керектөөчүлөрүн ишеним камсыз кылуу үчүн операторлор компетенттүү органдарга, же зарыл болгон учурда, контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга, органикалык эмес өндүрүштө шектенүү учурлары жөнүндө маалымдоосу зарыл. - алар чыгарган, даярдаган, ташып келүүчү же башка операторлордон алган продукцияга акаратанегизделген жок кылууга мукун болгон ушул Регламенттин сакталышы. Мындай шектенүү, атап айтканда, органикалык же конверсиялык продукт катары колдонууга же сатууга арналган продуктуну өндүрүүдө колдонууга ауруксаты жок продуктунун же субстанциянын болушуна байланыштуу келип чыгышы мукун. Операторлор компетенттүү органдарга аялбай келбегендиктен шектенүүнү далилдөөгө мукунчулугу бар же алар мындай шектенүүнү жок кыла албаса, маалымдашы керек. Мындай учурларда, шектүү продуктылар рынокко органикалык же конверсиялык продукттар катары жайгаштырылбашы керек. Операторлор компетенттүү органдар менен, ал эми зарыл болгон учурда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар менен мындай талаптарды бузунун септеп аныктоодо жана текшерүүдө кызматташууга тийиш.
- (68) Органикалык өндүрүшүн белгилүү бир максаттарда органикалык өндүрүштө колдонууга Комиссия тарабынан ауруксат берилбеген продуктылар же заттар менен булгаанышын болтурбоо үчүн операторлор алардын көзөмөлүндө турган пропорционалдуу жана тийиштүү чараларды көрүүсү керек. Мындай булгануу коржунун болтурбоо. Мындай чараларды дайыма карап чыгуу жана зарыл болгон учурда оңдоо керек.
- (69) Соңуу буюмдардын кешкелбегендикке шектенген учурда көрүлгөн чараларга акаратан макулдашылган мамилени камсыз кылуу максатында, өзгөчө мындай шектенүү органикалык же курамында ауруксат берилбеген продукциянын жана заттардын болушунан улам келип чыккан учурда - конверсиялык продукттар жана операторлор, компетенттүү органдар, же зарыл болгон учурда, контролдоочу органдар же контролдоочу органдар үчүн белгисиздикти болтурбоо үчүн, талаптардын сакталышын текшерүү үчүн (EU) 2017/625 Регламентке ылайык кызматтык иликтөө жүргүзүү керек. Органикалык өндүрүш Уруксат берилбеген продукциянын же заттардын болушуна байланыштуу шайкешкелбегендиктен шектенүү болгон конкреттүү учурда тергөө операторлор талаптарды сакташын камсыз кылуу үчүн мындай продукциянын же заттардын болушунун булагын жана себепин аныктоо тийиш органикалык өндүрүшүнүн жана, атап айтканда, органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продукттарды же заттарды колдонбогон жана ошол операторлор органикалык өндүрүшүн мындай продукттар жана заттар менен булгаанышын болтурбоо үчүн пропорционалдуу жана тийиштүү алдын алуу чараларды көргөнү камсыз кылуу. Мындай териштирүүлөр шектүү ылайык келбегендикке пропорционалдуу болушу керек, ошондуктан буюмдун туруктуулугун жана иштин татаалдыгын эске алуу менен акылгас сыялык мөөнөттө мукун болушунча тезирээк бүткөрүлүшү керек. Алар ушул Регламенттин сакталбагандыгы буюмга кандайдыр бир шектенүүлөрдү, анын ичинде бул эрежелерди жок кылууга же тастыктоого мукундуу к берүүчү тиешелүү маалыматтарды колдонууну кошпогондо, эч кандай ашыкча кечиктирбестен, натыйжалуу жок кылуу же ырастоо үчүн ылайыктуу деп эсептелген расмий контролдоо үчүн ар кандай ыкмаларды жана ыкмаларды камтышы мукун. Жеринде текшерилбестен эч кандай шектенүү.
- (70) Органикалык же конверсиялык продукттар катары сатылуучу продукцияда органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продукттардын же заттардын болушунун пайда болушу, ошондой эле бул жагынан көрүлгөн чаралар кийинки байкоого олоонууга тийиш мүчө мамлекеттер жана Комиссия тарабынан. Демек, Комиссия Европарламентке жана Кеңешке ушул Регламент колдонулган күндөн тартып төрт жыл өткөндөн кийин органикалык өндүрүштөгү ауруксаты жок продуктылар жана заттар иликтенген учурлар жөнүндө мүчө мамлекеттер тарабынан чогултулган маалыматка негизделген отчетту бериши керек. Мындай отчет, эгерде зарыл болсо, андан ары шайкешкелтирүү үчүн ныйзамдык сунуш менен коштолушу мукун.

(71) Мындай кошумчашай кешкелтирүү жок болгон учурда, белгилүү бир деңгээлдеги продукцияны камтыган же органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок заттардын белгилүү бир максаттарда органикалык же конверсиялык продуктулар катары сатылышынан качуу үчүн ыкмаларды иштеп чыккан мүчө мамлекеттер бул ыкмаларды колдонууну улантуу мүмкүнчүлүгү. Бирок, Биримдиктин ички рыногунда органикалык жана конверсиялык продукциянын эркин кыймылын камсыз кылуу үчүн мындай ыкмалар ушул Жобого оылайык башка мүчө мамлекеттерде өндүрүлгөн продукцияны рынокто жайгаштырууга атыгуу салбоого, чектөөгө же тоскоолдук кылбашы керек. Демек, мындай ыкмалар ошол ыкманы колдонууну улантууну тандап алган мүчө мамлекеттин аймагында өндүрүлгөн продукцияга гана колдонулушу керек. Бул мүмкүнчүлүктү колдонууну чечкен мүчө мамлекеттер Комиссияга кечиктирилбестен маалымат бериши керек.

(72) Органикалык жана конверсиялык продуктуларды өндүрүүчү, даярдоочу, импорттоочу же пайдалануучу операторлор жана компетенттүү органдар, же зарыл болгон учурда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан көрүлө турган чараларды көрүү буюнча милдеттенмелерден тышкары, ушул Нускамада белгиленген органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукттар же заттар менен органикалык же конверсиялык продуктулардын булгаанышын болтурбоо үчүн мүчө мамлекеттер ошондой эле уруксаты жок продукциянын күтүсүз болушун болтурбоо үчүн өз аймагында башка тиешелүү чараларды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. жана органикалык айыл чарбасындагы заттар. Бул мүмкүнчүлүктү колдонууну чечкен мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге кечиктирилбестен маалымат бериши керек.

(73) Айыл чарба азыктарын жана тамак-аш азыктарын маркировкалоо Европарламенттин жана Кеңештин (1) № 1169/2011 Регламентинде (ЕБ) белгиленген жалпы эрежелерге жана өзгөчө маркировкалоого ошол бербөөгө багытталган жоболорго абашый үчүн тийиш керектөөчүлөрдү адаштырышы мүмкүн. Мындан тышкары, ушул Регламентте органикалык жана конверсиялык продуктуларды маркировкалоого тиешелүү конкреттүү жоболор белгиленеши керек. Алар рынокто өзүнүздөрүн туура идентификациялоодо жана адилет таандыктыктын шарттарында операторлордун кызыкчылыктарын да, ошондой эле керектөөчүлөрдүн негиздүү тандоо жасоого болгон кызыкчылыктарын да коргошу керек.

(74) Демек, органикалык продуктуларды белгилөө үчүн колдонулган терминдер, колдонулган тилге көз карандысыз, органикалык эмес продукцияны маркировкалоодо аларды колдонуудан бүткүл Саяда корголушу керек. Бул коргоо, ошондой эле бул терминдердин кадимки туундуларына же кичирейтүүчүлөрүнө, алар жалпы же айкалыштырып колдонулса да колдонулушу керек.

(75) Кайра иштетилген тамак-аш айыл чарба өндүрүшүнөн алынган бардык ингредиенттердин бардыгы же дээрлик бардыгы органикалык болгондо гана органикалык деп белгиленеши керек. Органикалык ингредиенттерди колдонууну шиктандыруу үчүн, ошондой эле белгилүү бир шарттар аткарылган, атап айтканда, каралып жаткан тамак-аш органикалык өндүрүштүн белгилүү эрежелерине туура келген кайра иштетилген тамак-аштын ингредиенттеринин тизмесинде гана органикалык өндүрүшкө кайрылууга мүмкүн болушу керек. Операторлорго негизинен ачылыктан же балык уулоодон келип чыккан ингредиенттен турган продуктуларда колдонулган органикалык ингредиенттерди аныктоого мүмкүнүндүк берүү үчүн атайын маркировкалоо жоболору белгиленеши керек.

(76) Кайра иштетилген тоюттар бардык же дээрлик бардык айыл чарба ингредиенттери камтылган жерде гана органикалык деп белгиленеши керек.  
органикалык.

(77) Бүткүл Биримдиктин рыногунда керектөөчүлөрдүн ачык-айкындуулукту түзүү үчүн, Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнүн логотипин колдонуу Биримдиктин алкагында өндүрүлгөн бардык органикалык таңгакталган тамак-аш үчүн милдеттүү болушу керек. Мындан тышкары, ал логотипи Биримдиктин алкагында өндүрүлгөн алдын ала таңгакталган органикалык продукция да жана үчүнчү өлкөлөрдө алынып келинген ар кандай органикалык продуктуларда, ошондой эле маалыматтык жана билим берүү үчүн ыктыярдун түрдө колдонууга мүмкүн болушу керек. максаттары. Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипинин модели көрсөтүлүшү керек.

(78) Бирок, бүт продуктунун органикалык табияты буюнча керектөөчүлөрдү адаштырбоо үчүн, бул логотипи бир гана же дээрлик бир гана органикалык ингредиенттерди камтыган азыктарга колдонууну чектөө туура болот. Ошондуктан аны конверсиялык продукттарды же алардын ингредиенттеринин салмагынын 95% дан азы органикалык болгон кайра иштетүү продуктуларын маркировкалоодо колдонууга жол берилбеш керек.

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2011-жылдын 25-октябрындагы № 1169/2011 Регламенти (ЕС) керектөөчүлөргө ачык-түлүк маалыматын берүү жөнүндө, Регламентке (ЕС) № 1924/2006 жана (ЕС) № 1925/2006 өзгөртүүлөрдү киргизүү Европа Парламентинин жана Кеңешинин жана жокко чыгаруучу Комиссиянын 87/250/ЕЭК Директивасы, 90/496/ЕЭК Кеңешинин Директивасы, 1999/10/ЕС Комиссиянын Директивасы, 2000/13/ЕС Европа Парламентинин жана Кеңешинин Директивасы, Комиссия 2002/67/ЕС жана 2008/5/ЕС Директивалары жана Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 608/2004 (ОJ L 304, 22.11.2011, 18-бет).

- (79) Керектөө чүлөрдүн Биримдиктин же Биримдиктен тышкары продукциянын келип чыгышы жөнүндө мүмкүн болгон чаташууларды болтурбоо үчүн, Европа Бирлигинин органикалык өндүрүш логотипи колдонулган сайын керектөө чүлөргө продуктусу чыгарылган айыл чарбачылык ишканалары турган жер жөнүндө маалымат берилиши керек. Чарбалыктан түзүлгөн. Бул контекстте, органикалык аквакультурадан алынган продукциянын этикеткасында айыл чарба ашиктеме жасоонун ордуна аквакультурага кайрылууга жол берилиши керек.
- (80) Керектөө чүлөрдүн чүнөчү-айкындуулукту камсыз кылуу жана аларга тийиштүү маалыматты жеткирүүнү камсыз кылуу максатында органикалык продукцияны маркировкалоо боюнча кошумча эрежелерди белгилөө жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. Ушул Нускамада баяндалган органикалык өндүрүшкө тиешелүү терминдердин тизмеси, Европа Бирлигинин органикалык өндүрүшүнүн логотипи жана агат тиешелүү эрежелер.
- (81) Өсүмдүктөрдүн коргоочу каражаттарында же жер семирткичтер катары колдонулуучу айрым продуктулар же заттар ушул Эрежелердин чөйрөсүнө кирбеш керек жана ошондуктан, негизинен, ушул Эрежелердин эрежелерине, анын ичинде маркировкалоо эрежелерине баш ийбеш керек. Бирок, бул продуктулар жана заттар органикалык айыл чарбасында маанилүү ролду ойногондуктан жана аларды органикалык өндүрүштө колдонуу ушул Регламентке ылайык уруксат берилүүгө тийиш болгондуктан жана аларды маркировкалоо байланыштуу кээ бир белгисиздиктер практикада пайдаланган болгон, атап айтканда органикалык өндүрүшү эгерде мындай продуктулар же заттар ушул Эрежеге ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген болсо, алар тиешелүү түрдө маркировкаланышы мүмкүн экени ачык көрсөтүлүшү керек.
- (82) Органикалык өндүрүш бардык этаптарында натыйжалуу текшерүү жана контролдоо менен коштолгон аныктамалык болот. өндүрүшү, кайра иштетүү жана бөлүштүрүшү.
- (83) Ушул Регламенттин сакталышын камсыз кылуу үчүн операторлорго конкреттүү талаптар коюлушу керек. Атап айтканда, компетенттүү органдарга оператордун ишаракеттери жөнүндө кабарлоо жана органикалык өндүрүшү жана органикалык продукцияны маркировкалоону жөнгө салуучу эрежелерге жооп берген операторлорду аныктоо үчүн сертификатциялоо системасы үчүн жоболор каралышы керек. Эгерде субподрядчы ишубудрдагы оператордун негизги ишинин алкагында толугу менен интеграцияланбаган жана ошол контекстте көзөмөлдөнбөсө, бул жоболор, негизинен, тиешелүү операторлордун бардык субподрядчыларына карата колдонулушу керек. Сертификатташуу тутумунун ачык-айкындуулугу мүнөзү мамлекеттерден өтүшүндө үчүн кабарлаган операторлордун тизмелерин жана органикалык өндүрүшү жөнгө салуучу эрежелердин сакталышын текшерүү үчүн жүргүзүлүүчү контролдукка байланыштуу алынышы мүмкүн болгон ар кандай жыйымдарды коомчулукка жарыялоону талап кылуу менен камсыз кылууну тийиш.
- (84) Алдын ала таңгакталган органикалык азыктардан башка органикалык продуктуларды саткан чакан чекене дүкөндөр органикалык өндүрүшүнүн эрежелерин сактоо тобокелдигине ээ жана алар органикалык продукцияны сатууда пропорционалдуу эмес жүктөргө дуушар болбошу керек. Демек, алар кабарлоо жана сертификатция боюнча милдеттенмелерге дуушар болбошу керек, бирок органикалык өндүрүшү жана органикалык продукцияны маркировкалоону жөнгө салуучу эрежелердин сакталышын текшерүү үчүн расмий көзөмөлдөө алынышы керек. Ошондой эле, таңгаксыз органикалык азыктарды саткан чакан чекене дүкөндөр расмий көзөмөлдөө алынышы керек, бирок органикалык продукциянын маркетинг иш жүзүндө үчүн мүнөзү мамлекеттерде мындай дүкөндөрдүн алардын ишинин сертификатциялоо милдетинен боштошу мүмкүнчүлүгү болушу керек.
- (85) Биримдикте балыктарды же аквакультура жаныбарларын өстүргөн майда фермерлер жана операторлор органикалык сертификатцияга байланыштуу салыштырмалуу жогорку текшерүү чыгымдарына жана административдик тийиштүү ктөргө туш болушат. Инспекцияга жана сертификатцияга алектенген чыгымдарды жана агабайланыштуу административдик жүктөрдү азайтуу, локалдык тармактарды чыңдоо, рыноктун жакшырышына салым кошуу жана үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору менен бирдей атаандаштык шартын камсыз кылуу максатында топтук сертификатция системасына жол берилиши керек. Ушул себептен улам «операторлор тобу» түзүнүгү киргизилип, аныкталып, майда фермерлердин жана операторлордун муктаждыктарын жанаресурстук мүмкүнчүлүктөрүнүн чагылдырган эрежелер белгилениши керек.
- (86) Органикалык өндүрүшүн жана органикалык продукцияны маркировкалоонун натыйжалуулугун, натыйжалуулугун жана ачык-айкындыгын камсыз кылуу максатында, операторлор же топтордун эсепке алуусун жүргүзүүгө карата талаптарга карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. операторлор жана шайкештик сертификатынын үлгүсү.
- (87) Операторлордун топторуну сертификатциялоону эффективдүү жана эффективдүү жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн операторлор топторунун айрым мүнөзүндөгү милдеттерине карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. алардын мүнөзүндөгү негизги рафиялык жакындыгы, ошондой эле алардын ички контролдоо системаларынын түзүлүшү жана иштеши.

- (88) Органикалык өндүрүш органикалык өндүрүш жана органикалык продукцияны маркировкалоо боюнча эрежелердин сакталышын текшерүү чүчү (EU) 2017/625 Регламентине ылайык расмий көзөмөлгө жана башка расмий ишчараларга дуушар болот. Бирок, ушул Регламентте башка каралбаган, органикалык өндүрүшкө компетенттүү органдардын, ал эми зарыл болгон учурда контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын расмий көзөмөлүнө жана ишаракеттерине карата ушул Жободо белгиленген эрежелерден тышкары эрежелер колдонулушу керек. операторлор жана операторлор топтору тарабынан көрүлүгөттий ишболгон аракеттерге карата, айрым расмий контролдук милдеттерди же башка расмий ишаракеттерге жана аларды көзөмөлдөгө байланыштуу айрым милдеттерди тапшырууга карата, ошондой эле шектенүү же белгиленген бузуулар боюнча, анын ичинде өндүрүш органикалык же конверсиялык продуктулар катары атууга атынуу салуу, эгерде белгиленген шайкешкелбөө ошол продукциянын бүтүндүгүнө таасир этет.
- (89) Алардын аймактарында бирдиктүү мамилени камсыз кылуу чүчү компетенттүү органдарга ана көз каранды болушу керек. шек туудурган же аныкталган сакталбаган учурда көрүлүгөчү чаралардын каталогун камсыз кылуу.
- (90) (EU) 2017/625 Регламенттин жоболоруна кошумча компетенттүү органдардын, контролдоочу органдардын, контролдоочу органдардын жана айрым башка органдардын ортосунда айрым тиешелүү маалыматтарды алмашуу жана мындай органдардын жана органдардын аракеттери жөнүндө жоболор белгиленеши керек. ушул Жободо көрсөтүлгөн.
- (91) Ушул Регламенттин сакталышын текшерүү боюнча кызматтык контроль жана башка расмий ишчаралардын аткарылышын камсыз кылуу максатында айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга расмий контролду жүзөгө ашыруунун конкреттүү критерийлерине жана шарттарына карата берилиши керек. өндүрүшүн, даярдоонун жана бөлүшүрүлүшүн бардык этаптарында байкоочу жүзүлүшү, ошондой эле ушул Регламенттин сакталышын камсыз кылуу, ошондой эле практикалык тажрыйбанын негизинде аткарылбай калуу ыктымалдыгын аныктоодо эске алынуучу кошумча элементтерге карата.
- (92) Ушул Регламенттин талаптарын сактоону текшерүү боюнча кызматтык контроль жана башка расмий ишчаралардын аткарылышын камсыз кылуу максатында, кызматтык контролдоо боюнча милдеттерди жана тиешелүү тапшырмаларды берүү шарттарына карата айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. контролдоо органдарына ушул Жободо каралган шарттардан тышкары башка кызматтык иштерге.
- (93) Регламентке ылайык Союзга органикалык азыктарды импорттоо боюнча ишчаралар боюнча тажрыйба (EC) № 834/2007 импорттук органикалык продуктулар Биримдиктин стандарттары сыйктуу жогорку стандарттарга жооп берет деген керектөөчүлөрдү күчүлөрүнө жооп берүү чүчү, ошондой эле Биримдиктин органикалык продуктуларынын жеткиликтүүлүгүн жакшыраак камсыз кылуу чүчү бул макулдашууларды кайра карап чыгуу зарылдыгын көрсөттү. эларалык рынокко. Мындан тышкары, органикалык продукцияны экспорттоо колдонулуучу эрежелерди тактоо зарыл, атап айтканда, органикалык экспорттук сертификаттарды түзүү жолу менен.
- (94) Бирликтин өндүрүшү жана маркировкалоо эрежелерине ылайык келген продукциянын импортун жөнөсөлүүчү жоболор, аларга карата операторлор контролдоочу органдардын жана Комиссия тарабынан чүчүчү өлкөлөрдө контролдоо жана сертификация жүргүзүлүчүчү таанылган контролдоочу органдардын көзөмөлүндө болгон. органикалык өндүрүшү мындан ары да күчөтүү керек. Атап айтканда, талаптарга жооп берген органикалык продукцияны Бирликке импорттоо максатында контролдоочу органдарды аккредитациялоочу органдарга карата талаптар Комиссия тарабынан контролдоочу органдарга көзөмөл жүргүзүлүчүчү бирдей шарттарды камсыз кылуу максатында белгиленеши керек. Мындан тышкары, тиешелүүлүгүнө жараша контролдоочу органдарга жана контролдоочу органдарга көзөмөлдү натыйжалуураак кылуу чүчү Комиссиянын чүчү өлкөлөрдү аккредитациялоо органдары жана компетенттүү органдары менен түздөн-түз байланышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу зарыл. Чүчү өлкөлөрдө нже өзгөчө климаттык жана жергиликтүү шарты бар Биримдиктин эң четки регионунан импорттолгон продукцияга карата Комиссияга органикалык өндүрүштө продукцияларды жана заттарды колдонууга конкреттүү уруксаттарды берүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу максатка ылайыктуу.
- (95) Органикалык продукциялардын Бирликтин рыногуна жеткиликтүүлүгү, эгерде мындай продукция органикалык өндүрүш боюнча Биримдиктин эрежелерине ылайык келбесе, бирок органикалык өндүрүш жана контролдоо системалары Биримдиктин рыногуна эквиваленттүү деп таанылган чүчүчү өлкөлөрдө негизиндеги чүчүчү нсактап калууга тийиш Бирок, чүчүчү өлкөлөрдү эквиваленттүүлүгүн таануу (EC) № 834/2007 Регламентте белгиленгендей, Биримдик менен ошол чүчүчү өлкөлөрдүн ортосундагы эларалык келишимдер аркылуу гана берилиши керек, мында эквиваленттүүлүктү өз ара таануу чүчүчү да жүзөгө ашырылат. Союз.
- (96) № 834/2007 (EC) Регламентине ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган чүчүчү өлкөлөрдүн аралык келишим аркылуу таануусуна эмес, өзүлүкчү камсыз кылуу чүчү зарыл болгон чектелген мөөнөткө ушул Нускамага ылайык ушундай деп таанылышын улантууга тийиш, алардын органикалык болушун камсыз кылууну улантуу шартында

өндүрүш жана контролдоо эрежелери Союздун тиешелүү эрежелерине барабар жана алар Комиссия тарабынан алардын таанылышын көзөмөлдөөгө тиешелүү бардык талаптарды аткарат. Бул көзөмөл, атап айтканда, таанылган үчүнчү өлкөлөр Комиссияга жөнөтүлүшү үчүн жылдык отчеттор онегизделиши керек.

(97) Комиссия тарабынан таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын схемасы боюнча эквиваленттүү кепилдиктерди берүүчү продукцияны импорттоо максатында үчүнчү өлкөлөрдө контролдукту жүргүзүү жана сертификаттарды берүү тажрыйбасы көрсөткөндөй, ошол органдар тарабынан колдонулган эрежелер жана органдар айрымаланат жана мындай эрежелерди Союздун тиешелүү эрежелерине эквиваленттүү деп кароо кыйын болушу мүмкүн. Мындан тышкары, контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын стандарттарынын көбөйүшү Комиссия тарабынан тийиштүү көзөмөл жүргүзүлгөн тоскоол болууда. Демек, эквиваленттүүлүктү таануунун ал схемасы жоктушу керек. Бирок ошол контролдоо органдарына жана контролдоо органдарына Союздун эрежелерине ылайык келген продукцияны импорттоо максаттары үчүн таанууга аярдана алышы үчүн жетиштүү убакыт берилиши керек. Мындан тышкары, талаптар жооп берген продукцияны импорттоо максатында контролдоо органдарын жана контролдоочу органдарды таануунун жаңы эрежелери Комиссияга мындай контролдук органдарды таанууга аярддоо мүмкүндүк берүү үчүн ушул Жобокүчүнө кирген күндөнтартып колдонулушу керек. жана контролдоо органдары ушул Жобоколдонулган күндөнтартып.

(98) Органикалык продукттарга рынокко кандайдыр бир продуктуну жайгаштыруу, эгерде ал продукт ушул Нускамада караган импорттук макулдашуулардын кайсынысына болбосун Союзга импорттолгон болсо, анда бул продукцияны органикалык продуктуларга рынокко чыгаруу, эгерде ал продукт ушул Нускамада караган импорттук макулдашуулардын бирине ылайык келсе, бул органикалык продуктуларды сатууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон маалыматтардын болушу шартта болушу керек. азыктүлүк чыныгында продуктуну көзөмөлдөө.

(99) Операторлордун ортосунда адилет таандыктык камсыз кылуу максатында, үчүнчү өлкөлөрдүн бажы органдары үчүн арналган документтерге, атап айтканда, органикалык экспорттук сертификаттарга карата айрым актыларды кабыл алууга ыйгарымукуктары Комиссияга берилиши керек.

(100) Органикалык талаптар жооп берген продукцияны импорттоо контекстинде контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын таануу жана көзөмөлдөө жол-жобосунун ачык-айкындыгын жана импорттолуучу продукцияны контролдоонун натыйжалуулугун, натыйжалуулугун жана ачык-айкындыгын камсыз кылуу максатында айрым актыларды кабыл алууга ыйгарымукук берилген. ушул Регламентке ылайык келген органикалык продукциянын импортунун контекстинде контролдоочу органдарды жана контролдоочу органдарды таануунун мындан аркы критерийлерине, ошондой эле ишке ашырууга карата мындай таанууну жокко чыгаруунун андан аркы критерийлерине карата Комиссияга өткөрүлүп берилиши керек. контролдоо жана контролдоо органдары тарабынан Комиссия тарабынан таанылган контролдоо жана контролдоо органдары жана контролдоо органдары тарабынан ушул максатта ишке ашырылуучу контроль жана башка ишаракеттерге карата контроль.

(101) Эгерде сертификацияга же контролдоого жана ушул Регламентке ылайык ишаракеттерге карата олуттуу же кайталануучу бузуулар аныкталганда, ошондой эле контролдоочу органдар же контролдоочу органдар Комиссиянын суроо-талабы боюнча тийиштүү жана өзубагында оңдоочу араларын көрсөтө, ошол контролдоо органдарын же контролдук органдардын таануусун кечиктирбестен алып алуу керек.

(102) № 834/2007 (EC) Регламентине ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесин башкарууну камсыз кылуу үчүн айрым актыларды кабыл алууга ыйгарымукуктары Комиссияга берилүүгө тийиш болгон маалыматтарга берилиши керек. таанылган үчүнчү өлкөлөртарабынан жөнөтүлгөн, бул алардын таанылышын көзөмөлдөө жана Комиссия тарабынан бул көзөмөлдүү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл.

(103) Ушул Регламентке ылайык келген жана бирмүчө мамлекетте контролдоо алынган органикалык продуктулардын кыймылын башка мүчө мамлекетте чектөө мүмкүн эмес тигин камсыз кылуу үчүн жобокаралууга тийиш.

(104) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн анык маалыматты алуу максатында мүчө мамлекеттер Комиссияга керектүү маалыматты үзгүлтүксүз берип турушу керек. Аныктык жана ачыктык үчүн мүчө мамлекеттер компетенттүү органдардын, контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын жаңыланган тизмелерин сактоого тийиш. Контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарынын тизмелери мүчө мамлекеттер тарабынан коомчулукка жарыяланышы жана Комиссия тарабынан жарыяланышы керек.

(105) Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалын, органикалык эмес өстүрүлгөн үй канаттууларын жана органикалык эмес малды асыл тукумдук максаттарда колдонууга карата четтетүү лөрдү этап-этап менен алып алууга байланыштуу Комиссия органикалык формада мындай материалдын болушун карашы керек. Союздагы рынокто. Ушул максатта жана мүчө мамлекеттер тарабынан түзүлгөн маалыматтар базасы жана системалары аркылуу чогултулган органикалык материалдардын бар экендиги жөнүндө маалыматтардын негизинде, ушул Регламент колдонулган күндөн беш жыл өткөндөн кийин Комиссия Европарламентке отчет бериши керек. жана органикалык операторлордун мындай материалга мүмкүн болгон чектелген жеткиликтүүлүгүнүн болушу жана себептери боюнча Кеңеш.

- (106) Канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык эмес протеиндик токтарды колдонууга акарата чектөөлөрү этап менен алып салууну эске алуу менен жана жыл сайын мүчө мамлекеттер тарабынан органикалык формадагы белоктуу токтун бар экендиги жөнүндө маалыматтардын негизинде Бириктирилген рынок ундаушул Регламент колдонулган күндөн беш жыл өткөндөн кийин Комиссия Европа парламентага жана Кеңешке органикалык операторлордун мындай органикалык протеинге мүчөнүн болгон чектелүү жеткиликтүүлүгүнүн болушу жана себептери жөнүндө отчет бериши керек токт.
- (107) Өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материалынын, органикалык жаныбарлардын жана канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык протеиндик токтун рынок унда болушунун эволюциясынын эске алуу максатында айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилсин. же органикалык эмес өсүмдүктөрдү көбөйтүү үчүн материалдарды, органикалык эмес жаныбарларды жана канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык эмес протеиндик токтарды колдонууга акарата чектөөлөрү жана уруксаттарды кеңейтүү.
- (108) Ушул Регламент менен өзгөртүлгөн органикалык жана конверсиялык продукцияны Бириктирилген импорттоону жөнөсүзү алуучу мыйзамдык баага аүзүлүктү ксүзөтүүнү камсыз кылуу боюнча чараларды белгилөө зарыл.
- (109) Мындан тышкары, (ЕС) № 834/2007 Регламентке ылайык берилген эквиваленттүүлүк максатында контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын таануусунун мөөнөтү бүтүшү үчүн мөөнөт белгилениши керек жана кырдаалды жөнөсүзү алуу үчүн жоболордун мөөнөтү аяктаганга чейин белгилениши керек. алардын таанылышы белгилениши керек. (ЕС) № 834/2007 Регламентке ылайык берилген жана ушул Нускаманын күчүнө кирген күнү күтүлүп жаткан эквиваленттүүлүк максатында таануу үчүн үчүнчү өлкөлөрдүн арыздарына акарата жоболор да белгилениши керек.
- (110) № 834/2007 Регламентке ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган контролдоо органдарынын жана контролдоо органдарынын тизмесин башкарууну камсыз кылуу үчүн айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссия ошол контролдоо органдары жана контролдоо органдары алардын таанылышын көзөмөлдөө максатында жөнөтүүгө тийиш болгон маалыматтарга акарата жана бул көзөмөлдү Комиссия.
- (111) Ушул Регламент күчүнө кирген күнгө акарата эквиваленттүүлүк максатында таанууга үчүнчү өлкөлөрдөн келген өтүмдөрүндү экспорттасын аяктоого өкмөттөшү үчүн айрым актыларды кабыл алуу ыйгарым укуктары Комиссияга берилиши керек. үчүнчү өлкөлөрдөн келип түшкөн арыздарды кароо үчүн зарыл болгон процедуралык эрежелерге акарата.
- (112) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында өткөн мезгилди конверсиялык мезгилдин бөлүгү катары таануу максатында бериле турган документтер боюнча Комиссияга аткаруу ыйгарым укуктары берилиши керек. эмизүү үчүн жаныбарларды энесүтү менен азыктандыруунун минималдуу мөөнөтүн жана малды кармоонун жана багуу ишинин айрым техникалык эрежелерин, балырлардын жана аквакультура жаныбарларынын бир түрүнө же бир топбуна малдын жыштыгы жана өндүрүштүн спецификалык мөөнөздөмөлөрү боюнча деталдуу эрежелерди карайт. тамак-ашазыктарын жана токтотууларын кайра иштетүүдө уруксат берилген техникаларга акарата, жалпысынан органикалык өндүрүштө, өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-ашты өндүрүүдө колдонулушу мүчөнүн болгон продуктуларга жана заттарга уруксат берүүгө акарата системалар жана тутумдар, ошондой эле мындай уруксаттарды алып салуу катары, ошондой эле уруксат берүүнүн жол-жоболоруна жана мындай продуктулардын жана заттардын тизмелерине жана зарыл болгон учурда, мындай буюмдардын сыпаттамасы, курамына акарата талаптар жана аларды пайдалануу шарттары жөнүндө.
- (113) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында Комиссияга ыйгарым укуктуу органдарынын алынган, колдо болгон органикалык же конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын тизмеси болгон маалыматтар базасын түзүү жана жүргүзүү үчүн техникалык деталдарга акарата Комиссияга ыйгарым укуктар берилиши керек. органикалык өндүрүштүн никмасы, органикалык же конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы же органикалык жаныбарлар же органикалык аквакультуранын жашы жете электери жөнүндө жеткиликтүүлүк маалыматтарды берүү тутумдарын түзүү жана колдоо үчүн техникалык деталдарга жана ушул максатта маалыматтарды чогултуу үчүн спецификацияларга акарата, операторлордун бул системаларга катышуусу боюнча араларга, ошондой эле органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын, органикалык жаныбарларды жана органикалык токтарды колдонуудан четтөөлөргө акарата мүчө мамлекет тарабынан бериле турган маалыматтарга тиешелүү деталдарды карайт жана рынокто жеткиликтүүлүгүнө акарата кээ бир органикалык продуктулар.
- (114) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында органикалык өндүрүштүн жана продукциянын зыяндуу заттар менен булгунуу коркунучун аныктоо жана болтурбоо үчүн операторлор тарабынан кабыл алынуучу жана акарата турган чаралар боюнча Комиссияга аткаруучу ыйгарым укуктар берилиши керек. уруксат берилген буюмдарды жана заттарды, ылайык келбегендигине шектенүү болгон учурда көрүлүүчү жол-жоболук чараларга жана тиешелүү документтерге, уруксат берилбеген продукциянын жана заттардын бар экендигин аныктоо жана баалоо методологиясына акарата, ошондой эле уруксат берилбеген продукциянын же заттардын болушу боюнча иликтөөлөрдүн натыйжалары жөнүндө Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге мүчө мамлекеттер тарабынан бериле турган маалыматтардын реквизиттери жана форматы.



- (115) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында, айрым конверсиялык продукцияны маркировкалоого жана жарнамалоого, колдонуунун, көрсөтүүнүн практикалык чараларына карата деталдуу талаптар боюнча Комиссияга аткаруучу ыйгарым укуктар берилиши керек. , контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарынын кодук номерлерине тиешелүү көрсөткүчтөрдүн курамы жана өлчөмү жана айыл чарбасына ушуга тиешелүү жерди көрсөтүүнүн колдонулушу, көрсөтүлүшү, курамы жана өлчөмү, кодук номерлерди ыйгаруу жагынан контролдоо органдарына жана контролдоо органдарына жана айыл чарбасына ушуга тиешелүү жерди керектөөгө карата.
- (116) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында оператор жана оператор топтору өз ишаракеттери жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга билдирүүгө тийиш болгон форматка жана техникалык каражаттардын реквизиттерине жана спецификацияларына карата Комиссияга аткаруучу ыйгарым укуктар берилсин. компетенттүү органдар, мындай операторлордун жана операторлордун топторунун тизмелерин жарыялоо боюнча ишчараларга карата, контролдукка байланыштуу алынышы мүмкүн болгон жыйымдарды жарыялоонун жол-жоболоруна жана чараларына карата, деталдар жана спецификацияларга карата, оператор жана оператор топтору үчүн күбөлүктүн формасы жана ал берилген техникалык каражаттар, операторлордун топторунун курамына жана өлчөмдөрүнө карата, тиешелүү документтерге жана эсепке алуу тутумдарына карата, ички байкоочу жүргүзүү тутумуна карата жана операторлордун тизмесин, ошондой эле операторлордун топтору менен компетенттүү органдардын, контролдоочу органдардын же контролдук органдардын ортосунда маалымат алмашууга жана мүмкүнчүлүк мамлекеттер менен мамлекеттердин ортосундагы маалымат алмашууга карата Комиссия.
- (117) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында Комиссияга алдын ала эскертүү сүз жүргүзүлө турган бардык расмий контролдун минималдуу пайызына жана кошумча контролдун минималдуу пайызына карата ыйгарым укуктар берилсин. операторлор топунун ичинде алынуучу үлгүлөрдүн жана контролдоочу операторлордун минималдуу саны катары, шайкештик көрсөтүү үчүн жазууларга карата, расмий контролдоо үчүн зарыл болгон декларацияларга жана башка билдирүүлөргө карата, тиешелүү практикалык чараларга карата компетенттүү органдар шектенүү же аныкталган бузуулар боюнча чараларды көрүүгө тийиш болгон учурлар боюнча бирдиктүү ишчаралардын аткарылышын камсыз кылуу; мындай маалыматты, ошондой эле колдонулган компьютердик системанын функцияларын кошумчаганда, мындай маалыматты берүүнүн жол-жоболоруна карата.
- (118) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында, үчүнчү өлкөлөртарабынан берилген инспекциялык күбөлүктөрдүн мазмуну боюнча Комиссияга аткаруучу ыйгарым укуктары берилиши керек. контролдоо органдарын жана контролдоочу органдарды үчүнчү өлкөлөрдө контролдоо жүзөгө ашырууга жана органикалык сертификатты берүүгө компетенттүү деп таанууга, ошондой эле мындай таанууну жокко чыгарууга карата мындай сертификаттар, мындай сертификаттар берилүүчү техникалык каражаттарга карата, шектүү дурган же аныкталган шайкешкелбеген учурларга, атап айтканда импорттук органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү жагдаларга карата чараларды колдонууну камсыз кылуу эрежелерине карата контролдоо органдарынын жана контролдоо органдарынын тизмесин белгилөө, (EC) № 834/2007 Регламентинин 33(2) беренесине ылайык таанылган үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесин түзүүгө жана ал тизмеге түзөтүлөрдү киргизүүгө, ошондой эле шектелген адамдарга карата чараларды колдонууну камсыз кылуу эрежелерине карата же белгиленген шайкешкелбөөчүлүк, атап айтканда, ошол өлкөлөрдө импорттолгон органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир эткен учурлар.
- (119) Ушул Регламентти ишке ашыруу үчүн бирдиктүү шарттарды камсыз кылуу максатында Комиссияга ушул Регламентти ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды берүү тутумуна карата, анын деталдарына карата аткаруучу ыйгарым укуктары берилсин. бериле турган маалымат жана ал маалымат бериле турган дата жана (EC) № 834/2007 Регламенттин 33(3) беренесине ылайык таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарынын тизмесин түзүүгө карата ошол тизмеден.
- (120) Комиссияга берилген ыйгарым укуктар Регламентке (EC) ылайык ишке ашырылууга тийиш  
Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 182/2011 (1).
- (121) Комиссияга органикалык өндүрүш боюнча принциптерге жана эрежелерге туура келбеген адилетсиз практикага же практикага тиешелүү негиздүү учурларда керектөөчүлөрдүн ишенимин коргоого же адилеттүүлүктү коргоого боюнча дароо колдонулуучу аткаруу актыларын кабыл алууга ыйгарым укук берилиши керек. операторлор ортосундагы атаандаштык, шайылыштыктын императивдик негиздери менен таанылган контролдоочу органдардын же контролдоочу органдардын контролуусуна тынчтыкты же аныкталган шайкешкелбеген учурларга карата чараларды колдонууну камсыз кылууну талап кылат.

(1) 2011-жылдын 16-февралындагы Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 182/2011 Регламенти (ЕБ) Комиссиянын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк мамлекеттердин контролдоо механизмдерине тиешелүү эрежелерди жана жалпы принциптерди аныктаган (OJ L 55, 28.2.2011, 13-6).

(122) Ушул Регламент колдонулган күндөн кийин ушул күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 Регламентке ылайык өндүрүлгөн продукциянын запастарынын түгөнүп калышына жол берилиши керек.

(123) Ушул Жобонун максаттарына, атап айтканда, таза атаандаштыкка жана органикалык продукциянын ички рынокунун талаптарыдай иштешине, ошондой эле керектөөчүлөрдүн бул азыктарга жана Европа Бирлигинин органикалык өндүрүш логотипине ишенимин камсыз кылууга жетишээрлик деңгээлде жетишүү мукун болгондуктан. Мүчө мамлекеттердин өзүлөрү тарабынан, бирок, тескерисинче, органикалык өндүрүш боюнча эрежелерди талап кылынган шайкеш келтирүүнүн негизинде Биримдиктин деңгээлинде жакшыраак жетишилет, Бирлик 5-с татъя да белгиленген субсидиялык принципке ылайык чараларды көрө алат. Европа Биримдиги жөнүндө келишим. Ушул с татъя да белгиленгендей пропорционалдуулук принцибине ылайык, бул Регламент ал максаттарга жетүү үчүн зарыл болгондун чегинен чыкпайт.

(124) Операторлорго ошул Регламентти колдонуунун датасын көрсөтүү максатка ылайыктуу жаңы талаптарга көнүгү.

УШУЛ ЖОБОНУ КАБЫЛ АЛГАН

## І Г Л А В А

### ГРЕДМЕТ, КӨЛӨМҮ ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

1-с татъя

Тема

Бул Регламент органикалык өндүрүшүнүн принциптерин белгилейт жана органикалык өндүрүшүнүн эрежелерин, тиешелүү сертификацияны жана органикалык өндүрүшкө тиешелүү көрсөткүчтөрдү маркировкалоодо жана жарнамалоодо колдонууну, ошондой эле эрежелерди аныктайт.

(ЕБ) 2017/625 Регламентте каралган даргактоо мекендери боюнча.

2-с татъя

Колдонуучулар

1. Бул Регламент ТФЭУнун 1-тиркемесинде келтирилген айыл чарбасынан, анын ичинде аквакультурадан жана балчылыктан келип чыккан төмөнкү продукцияга жана мындай продукция өндүрүлгөн, даярдалган же даярдалган ошол продукциядан алынган продукцияга карата колдонулат, маркировкаланган, тартылган, рынокко коюлган, импорттолгон же андан экспорттолгон Биримдик:

(а) үрөндөрдү жана башка өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын кошкондо, тирүү же кайра иштетилбеген айыл чарба продукциялары;

(б) тамак-ашкагары пайдалануучу кайра иштетилген айыл чарба продукциялары;

(в) тоют.

Бул Регламент ошондой эле ушул Регламенттин I тиркемесинде саналган айыл чарбасы менен тыгыз байланышта болгон, алар өндүрүлгөн, даярдалган, маркировкаланган, бөлүштүрүлгөн, рынокко жайгаштырылган, Бирликке импорттолгон же андан экспорттолгон айрым башка продукцияларга да жайылтылат.

2. Бул Регламент өндүрүшүнүн, даярдонун жана бөлүштүрүүнүн ар кандай стадиясында 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияга тиешелүү иш аракетке катышкан бардык операторлорго карата колдонулат.

3. Регламенттин (ЕБ) 2(2)-беренесинин (d) пунктунда аныкталгандай, максалык тамактандыруучу тарабынан ишке ашырылуучу максалык тамактануу операциялары № 1169/2011 ушул пунктта белгиленген учурларды кошгондо, бул Регламенттин предмети болуп саналбайт.

Мүчө мамлекеттер максалык тамактануу ишканаларынан келип чыккан продукцияны өндүрүү, маркировкалоо жана контролдоо боюнча улуттук эрежелерди, ал эми алар жок болгон учурда жеке стандарттарды колдоно алышат. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн логотипи мындай продукцияны этикеткалоодо, презентациялоодо же жарнамалоодо колдонулбашы керек жана аларды жарнамалоочу колдонулбашы керек. максалык тамактануучу.

4. Эгерде башкасы каралбаса, ушул Жобонун тиешелүү мыйзамдарына, атап айтканда, азык-түлүк чынжырынын коопсуздук, жаныбарлардын саламаттыгы жана жыргалчылыгы, өсүмдүктөрдүн ден соолугу жана өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары чөйрөсүндөгү мыйзамдарга зыян келтирбестен колдонулат.

5. Бул Регламент продукцияны рынокко чыгарууга тиешелүү Бирликтин башка спецификалык мыйзамдарына, атап айтканда, Европарламенттин жана Кеңештин (1) Регламентине (ЕБ) № 1308/2013 (1) жана Регламентке зыян келтирбестен колдонулат. ЕС) № 1169/2011.

(1) 2013-жылдын 17-декабрындагы Европарламенттин жана Кеңешинин № 1308/2013 Регламенти (ЕБ) Айыл чарба продукцияларынын рынокторунун бирдиктүү уюмун түзүү жана Кеңештин (ЕК) № 922/72, (ЕК) № 234 Регламентинин күчүн жоготту. /79, (ЕС) № 1037/2001 жана (ЕС) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, 671-с т.).

6. Комиссияга 54-статьяга аялайык I тиркемеде көрсөтүлгөн продукциянын тизмесине өзгөртүү лөрдү киргизүү жөнүндө, тизмеге кошумча продукцияларды кошуу же ошол кошулган жазууларга өзгөртүү лөрдү киргизүү жолу менен ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. Бул тизмеге айыл чарба продукциялары менен тыгыз байланышта болгон продукцияларга ана киргизилет.

## 3-статья

## Аныктамалар

Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөнкү аныктамалар колдонулат:

- (1) "органикалык өндүрүш" өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрү үчүн бардык этаптарында ушул Нускамага аялайык келген өндүрүшкүчтүн шымаларын колдонууну, анын ичинде 10-статьяда көрсөтүлгөн конверсия лөөмезг илиндеги иди билдирет;
- (2) "органикалык продукт" - 10-статьяда көрсөтүлгөн конверсия мезгилинде өндүрүлгөн продукциядан башка органикалык өндүрүшүн натыйжасында алынган продукт. Аңчылык же жапайы жаныбарларга балык уулоо продукциясы органикалык продуктылар катары каралбайт;
- (3) "айыл чарбачылык иш" - консервация эч кандай операцияга дуушар болгон айыл чарба продуктусу. берүү же кайра иштетүү;
- (4) "алдын алуу чаралары" - биологиялык өсүмдүктүн жана кыртыштын сапатын сактоону камсыз кылуу максатында өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрү үчүн ар бир этапта операторлор көрүүгө тийиш болгон ишчаралар, зыянкөчтөрдүн жана илдеттердин алдын алуу жана аларга акаршыкүрөшүчү буюм чаралар жана айланачөйрөгө, жаныбарлардын ден соолугуна жана өсүмдүктөрдүн ден соолугуна терс таасирин тийгизбөө үчүн кабыл алынат;
- (5) "сактык чаралары" өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрү үчүн ар бир этапта ушул Нускамага аялайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксаты жок продуктулар же заттар менен булганууну болтурбоо үчүн операторлор көрүүгө тийиш болгон чараларды билдирет. органикалык азыктарды органикалык эмес азыктар менен аралаштырбоо;
- (6) "конверсия" белгилүү бир мезгил ичинде органикалык эмес өндүрүшкө органикалык өндүрүшкө өтүүнү билдирет, анын жүрүшүндө органикалык өндүрүшкө карата ушул Эрежелердин жоболору колдонулат;
- (7) "конверсиялык продукт" - 10-статьяда эскертилген конвертация лөөмезг илинде өндүрүлгөн продукция;
- (8) "х олдинг" 2(1)-статьянын (а) пунктунда эскертилген тирүү же кайра иштетилбеген айыл чарба продукциясын, анын ичинде 2(1)-статьянын (а) пунктунда көрсөтүлгөн аквакультурадан жана балчылыктан алынган продукцияны өндүрүү максатында бирдиктүү башкаруунун астында иштетилген бардык өндүрүшкүч бирдиктерди билдирет. Эфир майларынан жана аныткылардан башка I тиркемеде;
- (9) "өндүрүш бирдиги" - баштапкы өндүрүшкүч жайлар, жер участкактору, жайыттар, анык аянтчалар, мал чарба имараттары же алардын бөлүктөрү, уюктар, балык көлмөлөрү, балыктарды же аквакультура жаныбарларын кармоочу системалар жана участкактор сыяктуу х олдингдин бардык активдерин, өстүрүү бөлүмдөрү, жээк же деңиз түбүндөгү концессиялар жана өсүмдүктөрдү, өсүмдүк өстүрүүчү продукцияларды, балырдан алынган продуктуларды, жаныбарлардан алынган продуктуларды, чийки заттарды жана (10) пункттун (11) пунктунда сүрөттөлгөндөй башкарылуучу башка тиешелүү материалдарды сактоочу жайлар. же пункт (12);
- (10) "органикалык өндүрүш бирдиги" 10-статьяда эскертилген кайра иштетүү мезгилин кошпогондо, өндүрүшкүч бирдикти билдирет, органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарга аялайык башкарылуучу;
- (11) "конверсиялык өндүрүш бирдиги" - 10-статьяда көрсөтүлгөн кайра иштетүү мезгилиндеги, органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарды сактоо менен башкарылуучу өндүрүшкүч бирдик; ал жер участкакторунан же башка мүлктөн түзүлүшү мүмкүн, алар үчүн 10-статьяда көрсөтүлгөн конверсия мезгили убакыттын ар кандай учурларында башталат;
- (12) "органикалык эмес өндүрүш бирдиги" органикалык өндүрүшкө тиешелүү талаптарга аялайык башкарылбаган өндүрүшкүч бирдикти билдирет;
- (13) "оператор" - бул жактын көзөмөлүндө турган өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрү үчүн ар бир этапта ушул Регламенттин сакталышын камсыз кылуу үчүн жооптуу жеке же юридикалык жак;
- (14) "фермер" - юридикалык статусуна карабастан, жеке же юридикалык жак, же жеке же юридикалык жактардын тобу. айыл чарба ишин жүргүзгөн улуттук мыйзамдарга аялайык топ жана анын мүчөлөрү;
- (15) «айыл чарба аймагы» № 1307/2013 Регламенттин (ЕБ) 4(1)-беренесинин (е) пунктунда аныкталгандай айыл чарба аймагын билдирет;
- (16) "өсүмдүктөр" - (ЕС) № 1107/2009 Регламенттин 3-беренесинин (5) пунктунда аныкталгандай өсүмдүктөр;

- (17) "өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы" өсүмдүктөрдүн жана өсүмдүктөрдүн бардык бөлүктөрүн, анын ичинде уруктарды, бүтүндөй өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жөндөмдүү жана алар үчүн арналган өсүштүн ар кандай стадиясында билдирет;
- (18) "органикалык генетикалык материал" - белгилүү эң төмөнкү ранг дагы бир ботаникалык таксондун ичинде топтошкон өсүмдүктөрдү билдирет кайсы:
- (a) жалпы фенотиптик мүнөздөмөлөрдү берет;
- (b) өсүмдүктөрдүн топтору арасындагы бирдиктер менен эмес, бүтүндөй материал менен көрсөтүлүшү үчүн, айрым репродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт;
- (c) № 2100/94 (1) Кеңештин Регламентинин (EC) 5(2) беренесинин маанисинде сөз эмес;
- (г) с орттун аралашмасы эмес; жана
- (e) ушул Нускамага ылайык даярдалган;
- (19) "органикалык өндүрүшү үчүн жарактуу органикалык сөрт" (EC) Регламенттин 5(2)-беренесинде аныкталгандай сөрттү билдирет. № 2100/94, бул:
- a) жеке репродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт; жана
- (b) ушул Эрежелердин II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.4-пунктунда көрсөтүлгөн органикалык асыл тукум иштеринин натыйжалары;
- (20) "энелик өсүмдүк" - өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы алынуучу идентификацияланган өсүмдүктү билдирет.  
жаны өсүмдүктөрдү
- (21) "муун" - өсүмдүктөрдүн тегин буюмдарды баскычты түзгөн өсүмдүктөрдүн тобу;
- (22) "өсүмдүк өндүрүшү" айыл чарба өсүмдүктөрүнө өндүрүшү, анын ичинде жапайы өсүмдүктөрдүн продуктуларын өндүрүшү билдирет. коммерциялык максаттарда;
- (23) "өсүмдүк продукциясы" - (EC) № 1107/2009 Регламенттин 3-беренесинин (b) пунктунда аныкталгандай өсүмдүк продуктулары;
- (24) "зыянкеч" Европа Парламентинин 2016/2031 Регламентинин (ЕБ) 1(1) беренесинде аныкталгандай зыянкечти билдирет. Кеңеш(2);
- (25) "биодинамикалык препараттар" - биодинамикалык чарбада салттуу түрдө колдонулуучу аралашмалар;
- (26) "өсүмдүктөрдүн коргоочу каражаттары" (EC) № 1107/2009 Регламенттин 2-беренесинде эскертилген продукцияны билдирет;
- (27) "мал чарба өндүрүшү" - курт-кумурскаларды кошкондо, үй жөнү жаныбарларын өндүрүшү;
- (28) "веранда" - үй канаттуулары үчүн арналган имараттын кошумча, чатыры жабылган, жылууланбаган, сырткы бөлүгү, эң узун тарабы адатта зымтос молор же торлор менен жабылган, сырткы климаты, табигый жана зарыл учурда жасалма жарыктандыруусу бар, жана таштанды пол;
- (29) "пуллет" - жашы 18 жумадан ашпаган Gallus gallus түрүндөгү жашжаныбарлар;
- (30) жумурткалоочу тооктор - керектөө үчүн жумуртка өндүрүшү үчүн арналган Gallus gallus түрүндөгү жаныбарлар жана кеминде 18 жумалык курактагылар;
- (31) "пайдаланууга жарактуу аянт" - 1999/74/EC (3) Кеңешинин Директивасынын 2(2)-беренесинин (d) пунктунда аныкталгандай пайдалуу аймак;
- (32) "аквакультура" № 1380/2013 Регламенттин (ЕБ) 4(1)-беренесинин (25) пунктунда аныкталгандай аквакультураны билдирет. Европарламент жана Кеңеш(4);
- (33) "аквакультура продукциясы" Регламенттин (ЕС) 4(1)-беренесинин (34) пунктунда аныкталгандай аквакультура продукциясын билдирет. № 1380/2013;
- 
- (1) 1994-жылдын 27-июлундагы (EC) № 2100/94 Өсүмдүктөрдүн сөрттук укуктары жөнүндө (OJ L 227, 1.9.1994, 1-бет).
- (2) Регламент (ЕБ) 2016/2031 Европа Парламентинин Кеңешинин 2016-жылдын 26-октябрындагы өсүмдүктөрдүн зыянкечтеринен коргоочу аралары жөнүндө, Регламентке (ЕБ) № 228/2013, (ЕБ) № 652/2014 жана (ЕБ) өзгөртүлөрдү киргизүү № 1143/2014 Европарламенттин жана Кеңештин жана жокко чыгаруучу Кеңештин Директивалары 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC жана 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, 4-бет).
- (3) 1999-жылдын 19-июлундагы 1999/74/EC Кеңешинин Директивасы жумурткалоочу тоокторду коргоонун минималдуу стандарттарын белгилеген (OJ L 203, 3.8.1999, с. тр. 53).
- (4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 11-декабрындагы Регламент (ЕБ) № 1380/2013, Кеңештин Регламентине (EC) № 1954/2003 жана (EC) № 1224/2009 өзгөртүлөр жана жокко чыгаруучу Кеңеш Регламент (EC) № 2371/2002 жана (EC) № 639/2004 жана Кеңештин 2004/585/EC чечими (OJ L 354, 28.12.2013, 22-б.).

- (34) «жабык рециркуляциялык аквакультура объекти» - кургактагы же идиштеги аквакультура сууну рециркуляциялоо камтыган жабык чөйрөдө жүргүзүлүчү жана аквакультура жаныбарлары үчүн чөйрөнү турукташтыруу үчүн туруктуу тышкы энергияга көз каранды болгон объект;
- (35) "калыбына келүүчү булактардан алынган энергия" шмал, күн, геотермалдык энергия, толкун, толкун, гидроэнергетика, полигонгазы, канализациянын газы жана биогаздары;
- (36) "инкубация" - аквакультура жаныбарларын, атап айтканда фишкарды жана моллюскаларды өстүрүү, инкубациялоо жана багуу үчүн жер;
- (37) "питомник" - инкубация жана өсүү стадияларынын ортосунда аквакультураны өндүрүүнүн аралык сис темасы колдонулган жер. Питомник стадиясы өндүрүшү шциклинин биринчи үчтөн бир бөлүгүндө аяктайт, мында с молтификация процес с инен өткөн түрлөр кошколгондо;
- (38) "суунун булгаанышы" 2000/60/ЕС Директивасынын 2-беренесинин (33) пунктунда жана (8) пунктунда аныкталгандай булгаанууну билдирет. Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008/56/ЕС Директивасынын 3-беренесинин (1), ошол Директивалардын ар бири колдонулуучу сууларда;
- (39) "поликультура" аквакультурада эки же андан көптүрлөрдү, адатта, ар кандай трофикалык деңгээлдердеги өстүрүүнү билдирет. ошол эле мааниге бөлүмү;
- (40) "өндүрүшү шцикли" аквакультура жаныбарынын же балыктын жашоонун эң алгачкы стадиясынан (аквакультура жаныбарларында уруктанган жумуртка) тартып түшүм алган ачыйкин өмүрүнүн узактыгын билдирет;
- (41) "жергиликтүү түрдө өстүрүлгөн түрлөр" (ЕС) № 708/2007 (2) Кеңештин Регламентинин 3-беренесинин (6) жана (7) пункттарынын маанисинде бөтөн даэмес, жергиликтүү да жок түрлөр болуп саналган аквакультура түрлөрүн билдирет. , ошондой эле ушул Жобонун IV тиркемесинде саналган түрлөр;
- (42) "ветеринардык дарылоо" белгилүү бир оорунун пайдаланууна каршы дарылоочу же профилактикалык дарылоонун бардык курс тарын билдирет. оору;
- (43) "ветеринардык дары-дармек каражаты" Директиванын 1-беренесинин (2) пунктунда аныкталгандай ветеринардык дары-дармек каражатын билдирет 2001/82/ЕС Европа Парламентинин жана Кеңешинин (3);
- (44) "даярдоо" органикалык же консервациялык продуктуларды консервациялоо же кайра иштетүү буюмча операцияларды же баштапкы продуктуна өзгөртүү сөтөн кайра иштетилбеген продуктта жүргүзүлүчү ар кандай башка операцияларды, мисалы, суюу, кесүү, тазалоо же майдалоо сыяктуу операцияларды билдирет. ошондой эле органикалык өндүрүшкө тиешелүү таңгактоо, маркировкалоо же маркировкага өзгөртүлөрдү киргизүү;
- (45) "тамак-аш" Европа Парламентинин № 178/2002 Регламентинин (ЕС) 2-беренесинде аныкталган тамак-ашты билдирет. Кеңеш(4);
- (46) "жем" № 178/2002 (ЕС) Регламентинин 3-беренесинин (4) пунктунда аныкталган токтуну билдирет;
- (47) "Токт материалдары" - № 767/2009 Регламенттин (ЕС) 3(2)-беренесинин (g) пунктунда аныкталгандай токт материалдары Европарламент жана Кеңеш(5);
- (48) "рынокко чыгаруу" (ЕС) Регламенттин 3-беренесинин (8) пунктунда аныкталгандай рынокко чыгарууну билдирет. № 178/2002;
- (49) "көзөмөлдөө" 2(1)-статья да эскертилген тамак-ашка, токтка же ар кандай продуктта, ошондой эле тамак-ашка, токтка же 2(1)-статья да эскертилген ар кандай продуктта киргизүү үчүн арналган же болжолдонгон ар кандай субстанцияга байкоочу жүргүзүлүшү жана байкоочу жүргүзүлүшү мукунчүлүгүн билдирет. 1) өндүрүшүн, даярдоонун жана бөлүштүрүүнүн бардык этаптары аркылуу;
- (50) "өндүрүүнүн, даярдоонун жана бөлүштүрүүнүн стадиясы" органикалык продуктту баштапкы өндүрүүдө тартып аны сактоо, кайра иштетүү, ташуу жана сатуу же акыркы керектөөчүгө жеткирүү аркылуу, анын ичинде зарыл болгон учурда, маркировкалоону, жарнамалоону, импорттоону билдирет. , экспорттук жана субподряддык иш

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 17-июнундагы 2008/56/ЕС Директивасын деңгээлдеги экологиялык саясат чөйрөсүндө коомчулуктун аракетин чүңгөндүзүчү (Деңгээл стратегиясынын алкактык директивасы) (OJ L 164, 25.6.2008, б. 19).

(2) 2007-жылдын 11-июнундагы № 708/2007 Кеңештин Регламентинин (ЕС) аквакультурада бөтөн жана жергиликтүү жок түрлөрүн пайдалануу жөнүндө (OJ L 168, 28.6.2007, стр. 1).

(3) 2001/82/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин 2001-жылдын 6-ноябрындагы Ветеринардык дары-дармек каражаттарына тиешелүү Коомдоштуктун кодексин буюмча Директивасы (OJ L 311, 28.11.2001, 1-бет).

(4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2002-жылдын 28-январындагы № 178/2002 Регламенти (ЕС) тамак-ашмундун жалпы принциптерин жана талаптарын белгилеген, Азык-түлүк коопсуздугу буюмча Европа органын түзүлүшү жана тамак-аш коопсуздугу маселелери буюмча жол-жоболорду белгилөө (OJ L 31, 1.2.2002, 1-бет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2009-жылдын 13-июнундагы № 767/2009 Регламенти, Европа Парламентине жана Кеңешине Регламентине (ЕС) № 1831/2003 түзөтүлөрдү киргизүү жана Кеңештин күчүн жоготту. 79/373/ЕЭС Директивасы, Комиссиянын 80/511/ЕЭК Директивасы, Кеңештин 82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 93/113/ЕЭС жана 96/25/ЕЭС Директивалары жана Комиссиянын чечими 2004/217/ЕС (OJ L 229, 1.9.2009, 1-б.).

- (51) "ингредиент" № 1169/2011 Регламенттин (ЕБ) 2(2)-беренесинин (f) пунктунда аныкталган ингредиентти же тамак-аштан башка продуктулар үчүн, өндүрүлүшүндө же даярдоодо колдонулган кандайдыр бир затты же продуктууну билдирет. даяр продуктуунун курамында дагы эле бар, ал турганда өзгөртүлгөн түрдө болгон буюмдар;
- (52) "маркировка" кайсы болбосун таңгалагында, документте, эскертмеде, этикеткада, шажкече же жакаменен коштолгон же аны кошгон жакага жайгаштырылган продуктунун атишешүү аркандай сөздөрдү, реквизиттерди, соода белгилерин, фирмалык аталышын, сүрөттүү материалды же символду билдирет;
- (53) "жарнак" продукцияны сатууну тике же кыйыртырдуу илгерилетүү максатында көз караштарга, ишенимдерге жана жүрүм-турумдарга таасир этүү үчүн жана калыптандыруу үчүн арналган же болжолдонгон, этикеткадан башка ар кандай каражаттар менен коомчулукка ар кандай презентацияны билдирет;
- (54) "компетенттүү органдар" Нускаманын 3-беренесинин (3) пунктунда аныкталгандай компетенттүү органдарды билдирет (ЕБ) 2017/625;
- (55) "контролдоо органы" (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 3-беренесинин (4) пунктунда аныкталгандай органикалык контролдоо органы же Комиссия тарабынан таанылган же Комиссия тарабынан үчүнчү өлкө тарабынан таанылган ыйгарым укуктарды билдирет. Соңгара органикалык жана конверсиялык продукциянын импорту үчүн үчүнчү өлкөлөрдө контролдукту жүргүзүү;
- (56) "контролдоо органы" (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 3-беренесинин (5) пунктунда аныкталгандай ыйгарым укук берилген органикалык жана конверсиялык продукциянын импорту үчүн үчүнчү өлкөлөрдө контролдукту жүргүзүү;
- (57) "ылайыксыздык" - бул Регламенттин талаптарын аткаруу же ыйгарым укук берилген же аткаруу ушул Жобогон ылайык кабыл алынган актыларды эске алуу;
- (58) "генетикалык жактан модификацияланган организм" же "ГМО" Европарламенттин жана Кеңештин (1) 2001/18/ЕС Директивасынын 2-беренесинин (2) пунктунда аныкталгандай генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмди билдирет. ошол Директиванын 1В тиркемесинде келтирилген генетикалык модификациянын ыкмалары;
- (59) "ГМОдон өндүрүлгөн" ГМОдон толугу менен же жарым-жартылай алынган, бирок ГМОну камтыбаган же андан турбаган каражаттар;
- (60) "ГМО тарабынан өндүрүлгөн" - өндүрүш процессинде акыркы тиричиликте ГМОну колдонуу менен алынган, бирок эмес камтыган же ГМОдон турган же ГМОдон өндүрүлгөн;
- (61) "тамак-аш кошумчалары" - № 1333/2008 Регламенттин (ЕС) 3(2)-беренесинин (a) пунктунда аныкталган тамак-аш кошумчалары Европарламент жана Кеңеш(2);
- (62) "Тоюк кошумчалары" - № 1831/2003 Регламенттин (ЕС) 2(2)-беренесинин (a) пунктунда аныкталгандай тоюк кошумчалары Европарламент жана Кеңеш(3);
- (63) "инженердик наноматериал" Регламенттин (ЕБ) 3(2)-беренесинин (f) пунктунда аныкталгандай инженердик наноматериалды билдирет. 2015/2283 Европарламенттин жана Кеңештин (4);
- (64) «эквиваленттүүлүк» бирдей деңгээлде шайкешти камсыздоо камсыз кылуучу эрежелерди колдонуу аркылуу бирдей максаттарга жана принциптерге жооп берүүнү билдирет;
- (65) "кайра иштетүү чүжардам" (ЕС) № 1333/2008 Регламенттин 3(2)-беренесинин (b) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүү чүжардамды билдирет. тамак-аш жана тоюк үчүн (ЕС) № 1831/2003 Регламенттин 2(2)-беренесинин (h) пунктунда;
- (66) "Тамак-аш ферменти" - № 1332/2008 Регламенттин (ЕС) 3(2) беренесинин (a) пунктунда аныкталган тамак-аш ферменти Европарламент жана Кеңеш(5);
- (67) "иондоштуруучу нурлануу" - Кеңештин 2013/59/ Директивасынын 4-беренесинин (46) пунктунда аныкталган иондоштуруучу нурлануу Европатом(6);

(1) 2001/18/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин 2001-жылдын 12-мартындагы гендик жактан модификацияланган организмдерди чөйрөгө атайылап чыгаруу жана Кеңештин 90/220/ЕЕС Директивасын жокко чыгаруу боюнча Директивасы (ОJ L 106, 17.4.2001, 1-бет).

(2) 2008-жылдын 16-декабрындагы Европарламенттин жана Кеңештин № 1333/2008 Регламент (ЕС) тамак-аш кошумчалары боюнча (ОJ L 354, 31.12.2008, с. 16).

(3) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы № 1831/2003 Регламент (ЕС) жаныбарлардын азыктандыруусунда колдонулуучу кошумчалар жөнүндө (ОJ L 268, 18.10.2003, 29-бет).

(4) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2015-жылдын 25-ноябрындагы 2015/2283 Регламенти, Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 1169/2011 Регламентине (ЕБ) түзөтүлгөн киргизүү жана Регламенттин (ЕС) № 2015-ж. 258/97 Европа Парламентинин жана Кеңешинин Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 1852/2001 (ОJ L 327, 11.12.2015, 1-бет).

(5) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы Регламент (ЕС) № 1332/2008 тамак-аш ферменттери жана Кеңештин 83/417/ЕЕС Директивасына өзгөртүлгөн киргизүү, Кеңештин Регламенти (ЕС) № 1493/1999, Директива 2000/13/ЕС, Кеңештин 2001/112/ЕС Директивасы жана Регламент (ЕС) № 258/97 (ОJ L 354, 31.12.2008, 7-бет).

(6) 2013-жылдын 5-декабрындагы 2013/59/Евратом Кеңешинин Директивасы иондоштуруучу нурлануунун таасиринен келип чыгуучу коркунучтардан коргоонун негизги коопсуздук стандарттарын белгилеген жана 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/ Директиваларды жокко чыгарган. Euratom, 97/43/Euratom жана 2003/122/Euratom (ОJ L 13, 17.1.2014, 1-бет).

- (68) "алдын ала таңгакталган тамак-аш" № 1169/2011 Регламенттин (ЕБ) 2(2)-беренесинин (е) пунктунда аныкталгандай, алдын ала таңгакталган тамак-ашты билдирет;
- (69) канаттуулар үйү - үй канаттууларын жайгаштыруу үчүн туруктуу же көчмө имарат, анын ичине веранда менен кошо чатырлары менен жабылган бардык беттер кирет; үй өзүнчө өтсектерге бөлүнүшү мүмкүн, алардын ар бири бир үйүргө ылайыкташкан;
- (70) "топурак менен байланышкан айыл чарба өсүмдүктөрүнөн өстүрүлүш" - жер казынасына жана түптөктөрүнө байланыштуу органикалык өндүрүштө уруксат берилген материалдар жана продуктылар менен аралашкан же жер семирткичтү тирүү кыртышта же кыртышта өндүрүш
- (71) "кайра ишгетилбеген продуктулар" (ЕС) Регламенттин 2(1)-беренесинин (п) пунктунда аныкталгандай ишгетилбеген продукцияны билдирет. № 852/2004 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1), таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан;
- (72) "кайра ишгетилген продуктулар" (ЕС) Регламенттин 2(1)-беренесинин (о) пунктунда аныкталгандай кайра ишгетилген продукцияны билдирет. № 852/2004, таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан;
- (73) "кайра иштетүү" (ЕС) № 852/2004 Регламенттин 2(1)-беренесинин (т) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүүнү билдирет; буга шул Эрежелердин 24-жана 25-статьяларында айтылган заттарды колдонуу кирет, бирок таңгактоо же маркировкалоо операциялары кирбейт;
- (74) "органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгү" продукт шайкештикке өрсөтпөгөндүгүн билдирет кайсы:
- (а) өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүштүрүүнүн ар кандай стадиясында органикалык же конверсиялык мүнөздө мөлөргө таасир этет продукт; же
- (б) кайталануучу жетпейт;
- (75) "калам" - жаныбарларды аба ырайынын терс таасиринен коргоо менен камсыз болгон бөлүгүн камтыган коргоо шарттар.

## II ГЛАВА

## ОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮНҮН МАКСАТТАРЫ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ

4-статья

Максаттар

Органикалык өндүрүштө мүнөзү жалпы максаттарды көздөйт:

- (а) айлана-чөйрөнү жана климатты коргоо с алым кошуу;
- (б) топурактын узак мөөнөттү асылдуулугун сактоо;
- (в) биологиялык ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээлине с алым кошуу;
- (г) уулуу эмес чөйрөгө олуттуу с алым кошуу;
- (е) жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку стандарттарына жана ага айтканда жаныбарлардын түрүнө мүнөздүү жүрүм-турум муктаждыктарын канааттандыруу с алым кошуу; жаныбарлар;
- (ф) Бирликтин ар кайсы аймактарында кыска бөлүштүрүү каналдарын жана жергиликтүү өндүрүштү стимулдаштыруу;
- (ж) жок болуп кетүү коркунучунда турган сейрек кездешүүчү жана жергиликтүү популяцияларды сактап калуу актом көрсөтүү;
- (h) конкреттүү муктаждыктарга жана максаттарга ылайыкташтырылган өсүмдүктөрдүн генетикалык материалын камсыздоону өнүктүрүүгө с алым кошуу органикалык айыл чарбасы;
- (i) биологиялык ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээлине с алым кошуу, ага айтканда органикалык гетерогендик материал жана органикалык өндүрүшү чүн жарактуу органикалык сорттосыяктуу ар түрдүү өсүмдүктөрдүн генетикалык материалын пайдалануу менен;
- (j) органикалык сектордун жагымдуу экономикалык перспективаларына көмөктөшүү максатында органикалык өсүмдүктөрдүн селекциясын өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

5-статья

Жалпы принциптер

Органикалык өндүрүштө мүнөзү жалпы принциптерге негизделген туруктуу башкаруу системасы болуп саналат:

- (а) жаратылыштын системаларын жана циклдерин урматтоо жана кыртыштын, суунун жана суунун абалын колдоо жана жакшыртуу; аба өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ден соолугу жана алардын ортосундагы тең салмактуулук;
- (б) табигый ландшафттын элементтерин, мисалы, табигый мурас объекттерин сактоо;

(1) Тамак-аш азыктарынын гигиенасы боюнча Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги № 852/2004 Регламенти (ЕС) (ОJ L 139, 30.4.2004, 1-бет).



(с) суу, топурак, органикалык заттар жана абасын ктуу энергияны жана жаратылыш ресурстарын жоопкерчиликтуу пайдалануу;

(г) айлана-чөйрөгө, адамдын денс оолугуна, өсүмдүктөрдүн денс оолугуна же жаныбарларга азын келтирбеген процесстерди колдонуу менен өндүрүлгөн товарларга керектөөчүлөрдүн суроо-талабына жооп берген жогорку сапаттагы тамак-аштын жана башка айыл чарба жана аквакультура продукциясынын ар кандай түрлөрүнө өндүрүлгөн денс оолук жана жыргалчылык;

(е) тамак-ашаыктарын өндүрүлүүнү, кайра иштетүүнү жана бөлүштүрүлүүнү бардык этаптарында органикалык өндүрүштүн бүтүндүгүн камсыз кылуу жана тоо;

(ф) экологиялык системалардын негизинде жана башкаруу системасынын ички ресурстарын пайдалануу менен биологиялык процесстерди тиешелүү долбоорлоо жана башкаруу, төмөнкү ыкмаларды колдонуу менен:

(i) тирүү организмдерди жана механикалык өндүрүш ыкмаларын колдонуу;

(ii) топурак менен байланышкан өсүмдүк өстүрүү жана жер менен байланышкан мал чарбачылык, же суу ресурстарын туруктуу пайдалануу принцибинен ылайык келген аквакультура менен машыгуу;

(iii) ГМОну, ГМОдон өндүрүлгөн продукцияны жана ГМО тарабынан өндүрүлгөн продукцияны колдонууну жокко чыгаруу, ветеринардык дары-дармек каражаттары;

(iv) тобокелдиктерди баалоо жана зарыл болгон учурда алдын алуу жана алдын алуу чараларын колдонууга негизделген;

(ж) тышкы ресурстарды пайдаланууну чектөө; тышкы салымдар талап кылынса же (f) пунктунда эскертилген башкаруунун тиешелүү ыкмалары жана ыкмалары жок болсо, тышкы салымдар төмөнкүлөр менен чектелет:

(i) органикалык өндүрүштөн алынган материалдар, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы болгон учурда ортторго артыкчылык берилет органикалык айыл чарбанын конкреттүү муктаждыктарын жана максаттарын канааттандыруу жөндөмдүүлүгүнүн чүңгүндөйлөнгөн;

(ii) табигый же табигый түрдө алынган заттар;

(iii) эригичтиги жана минералдык жер семирткичтер;

(з) санитардык абалды, экологиялык тең салмактуулуктагы региондук айырмачылыктарды, климаттык жана жергиликтүү шарттарды, өнүгүү этаптарын жана чарбачылыктын спецификалык практикасын эске алуу менен зарыл болгон учурда жана шул Эрежелердин чегинде өндүрүш процессин адаптациялоо;

(и) жаныбарларды клондошуруунун, жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарларды багуунун жана иондошуруучу нурлануунун бүткүл органикалык азык-түлүк чынжырынан чыгаруу;

(к) түрлөрдүн өзгөчө муктаждыктарын эске алуу менен жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку деңгээлин сактоо.

6-с таягы

Айыл чарба ишгерине жана аквакультурага колдонулуучу конкреттүү принциптер

Айыл чарба ишгерине жана аквакультурага карата органикалык өндүрүш ага айтканда төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет:

(а) кыргыздын жашоо тиричилигин жана табигый кыргыздын асылдуулугун, кыргыздын туруктуулугун, кыргыздын суунун сакталышын жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жогорулатуу, кыргыздын органикалык заттарынын жогорулууну, кыргыздын кысылышына жана эрозиясына жол бербөө жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле биринчи кезекте кыргыздын экосистемасы аркылуу өсүмдүктөрдү азыктандыруу;

(б) калыбына келтирилбеген ресурстарды жана тышкы ресурстарды минималдуу пайдаланууну чектөө;

(в) өсүмдүк жана мал чарба өндүрүшүнө кирүүчү катары өсүмдүк жана жаныбарлардан алынган калдыктарды жана кошумча продуктуларды кайра иштетүү;

(г) алдын алуу чаралары менен өсүмдүктөрдүн денс оолугун сактоо, ага айтканда азын кечтерге жана илдеттерге туруктуу ылайыктуу түрлөрдү, сортторду же гетерогендүү материалдарды тандоо, ылайыктуу которушуруу пайдоо, механикалык жана физикалык ыкмалар жана азын кечтердин табигый душмандарынан коргоо;

(д) генетикалык ар түрдүүлүктүн жогорку даражасы, илдеттерге туруктуулугу жана узак жашоо баруучуларды жана жаныбарларды пайдалануу;

(е) өсүмдүктөрдүн сортторун тандоодо, өзгөчө органикалык өндүрүш системасынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, агротехникалык көрсөткүчтөргө, илдеттерге туруктуулукка, ар түрдүү жергиликтүү топурак-климаттык шарттарга ыңгайлашууга жана табигый өтүүчү тоскоолдуктарды сыйлоого окшоштуруу;

- (g) органикалык гетерогендүү материалдан жана органикалык өндүрүшчү жарактуу органикалык сорттордун репродуктивдүү материалы сыяктуу органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын пайдалануу;
- (h) табигый репродуктивдүү жөндөмдүүлүк аркылуу органикалык сорттордун өндүрүшү жана жаратылыштын чегинде кармоого басым жасоо тоскоолдуктарды кесип өтүү;
- (i) № 2100/94 Регламенттин 14-беренесине жана өсүмдүктөрдүн нулуттук ортуна ылайык берилген укуктарга азыраак келтирбестен Мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдары, фермерлердин органикалык өндүрүшүнө эгечө шарттарына ыңгайлаштырылган генетикалык ресурстарды өнүктүрүүчү үчүн өз чарбаларынан алынган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын колдонуу мүмкүнчүлүгү;
- (к) генетикалык артүрдүүлүктүн жогорку даражасын, жаныбарлардын жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгүн, алардын асыл тукумдук баалуулугун, узак жашын, тиричилигин жана ооруларга же ден соолуккөйгөйлөрүнө туруктуулугун эске алуу менен жаныбарлардын популяцияларын тандоодо;
- (к) жерге ылайыкташтырылган жана жерге байланыштуу мал чарба өндүрүшүнүн практикасы;
- (l) иммундук системаны күчөтүүчү жана ооруларга каршы табигый коргонууну чыңдоочу мал чарбачылык ыкмаларын колдонуу, анын ичинде үзгүлтүксүз көнүгүүчүлөрдү жасоо жана ачык асман алдындагы аймактарга жана жайыттарга ачыгуу;
- (m) органикалык өндүрүшүн натыйжасында алынган айыл чарба ингредиенттеринен турган органикалык токт менен малды токтандыруу жана табигый айыл чарбалык эмес заттардын;
- (n) органикалык чарбаларда өстүрүлгөн жаныбарлардан алынган органикалык мал чарба продукциясын өндүрүштөрөлгөндө же баладан чыккандан бери өмүр бою;
- (o) суучөйрөсүнүн үзгүлтүксүздөн соолугу жана аны курчап турган суу жана жер үстүндөгү эко-системалардын сапаты;
- (p) Регламентке (ЕБ) ылайык туруктуу пайдаланылган балык чарбаларынын жеми менен суу организмдерин азыктандыруу № 1380/2013 же органикалык өндүрүшүн натыйжасында алынган айыл чарба ингредиенттеринен, анын ичинде органикалык аквакультурадан жана табигый айыл чарба эмес заттардан турган органикалык токт менен;
- (q) органикалык өндүрүштөн келип чыгышы мүмкүн болгон коргоо кызыкдар болгон түрлөрдүн ар кандай коркунучун болтурбоо.

## 7-статья

Органикалык тамак-ашты кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык тамак-ашыктарын өндүрүшү, атап айтканда, төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет:

- (a) органикалык айыл чарба ингредиенттеринен органикалык тамак-аш өндүрүшү;
- (б) тамак-аш кошулмаларын, негизинен технологиялык жана сезүү функциялары бар органикалык эмес ингредиенттерди, микронутриенттерди жана кайра иштетүүчү каражаттарды колдонууну чектөө, алар минималдуу деңгээлде жана маанилүү технологиялык муктаждык болгон учурларда гана колдонулушу үчүн же өзгөчө тамак-аш максаттары;
- (c) чыныгы табиятына карата адаштыруучу заттарды жана кайра иштетүүчү ыкмаларын алып салуу продукт;
- (г) биологиялык, механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу органикалык тамак-ашты этиология менен кайра иштетүү;
- (e) инженердик наноматериалдарды камтыган же алардан турган тамак-ашты алып салуу.

## 8-статья

Органикалык токтту кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык токт өндүрүшү, атап айтканда, төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет:

- (a) органикалык токт материалдарынан органикалык токт өндүрүшү;
- (б) токт кошумчаларын жана кайра иштетүүчү каражаттарды колдонууну чектөө, алар минималдуу өлчөмдө жана маанилүү технологиялык же зоотехникалык муктаждыктарга же өзгөчө тамак-аш максаттары үчүн;

(с) чыныгы табиятына карата адаштыруучу заттарды жана кайра иштетүү ыкмаларын алып салуу продукт;

(г) органикалык тоюту биологиялык, механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу этия ттык менен кайра иштетүү .

### III Г ЛАВА

ӨНДҮРҮҮНҮН ЭРЕЖЕЛЕРИ

9-с татья

Жалпы өндүрүш эрежелери

1. Операторлор ушул с татья да белгиленген өндүрүшүн жалпы эрежелерин сактоого милдеттүү .

2. Бүтүндөй холдинг органикалык өндүрүшкө карата ушул Эрежелердин талаптарын сактоо менен башкарылат.

3. 24 жана 25-с татьяларда жана II тиркемеде эскертилген максаттарда жана пайдалануулар үчүн органикалык эмес өндүрүштө аларды пайдалануу да белгиленген шартта, ушул жоболорго ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттарга колдонулушу мүмкүн. Союдук мыйзамдардын тиешелүү жоболоруна ылайык, ал эми зарыл болгон учурда, Союдук мыйзамдарга негизделген улуттук жоболорго ылайык ыйгарым укук берилген.

(EC) № 1107/2009 Регламенттин 2(3)-беренесинде айтылган төмөнкү продуктулар жана заттар, ушул Нускамага ылайык уруксат берилген шартта органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилет:

(а) өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарынын компоненттери катары сейнерлер, синергисттер жана коформуланттар;

(б) өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары менен аралаштырылган адванттар.

Органикалык өндүрүштө продукцияларды жана заттарды ушул Регламентте каралгандан башка максаттарда пайдаланууга, эгерде аларды пайдалануу II главада баяндалган принциптерге ылайык келсе жол берилет.

4. Иондоштуруучу нурлануу органикалык тамак-ашты жетектөөдө, ошондой эле органикалык тамак-ашты жетектөөдө колдонулуучу чийки заттарды иштетүүдө колдонулбайт.

5. Жаныбарларды клондоштурууну колдонууга жана жасалма жол менен индукцияланган полиплсиддик жаныбарларды өстүрүүгө тыюу салынат.

6. Өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрүшүнүн ар бир этабында зарыл болгон учурда профилактикалык жана сактык чаралар көрүлүүгө тийиш.

7. 2-пунктка карабастан, холдинг органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшү үчүн так жана натыйжалуу бөлүнгөн өндүрүшкү бирдиктерге бөлүнүшү мүмкүн, мында органикалык эмес өндүрүш бирдиктери үчүн:

(а) малдын ар кандай түрлөрү тартылган;

(б) өсүмдүктөргө караганда, оңой айырмалануучу ар кандай сорттор тартылган.

Балырларга жана аквакультура жаныбарларына келсек, өндүрүшүчүсүктөрү жө бөлүмдөрү нун ортосунда так жана эффективдүү бөлүнүү болгон шартта бир эле түр тартылышы мүмкүн.

8. 7-пункттин (б) пунктуна четтөө жолу менен, үч жылдан кем эмес өстүрүү мөөнөтүн талапкылган көп жылдык өсүмдүктөргө караганда, оңой айырмаланбаган ар кандай сорттор же бир эле сорттор тартылышы мүмкүн. Каралып жаткан өндүрүшкөн конверсия планынын алкагында жана каралып жаткан өндүрүш менен байланышкан аянттын ажыркы бөлүгүнүн органикалык өндүрүшкө айландыруу мүмкүн болушунчак тез арада башталып, эң көпдегенде беш жылдын ичинде бүткөрүлгөн шартта.

Мындай учурларда:

(а) фермер компетенттүү органикага, же зарыл болгон учурда контролдоочу органикага же контролдоочу органикага тиешелүү продукциянын биринин түшүнүн жыйноонун башталышы жөнүндө кеминде 48 саат мурда билдирүүгө милдеттүү;

(б) түшүн жыйноо аяктагандан кийин фермер компетенттүү органикага, же зарыл болгон учурда контролдоочу органикага же контролдоочу органикага тиешелүү звенелордон алынган түшүмдүн так саны жана продукцияны бөлүп алуу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымдайт;

(в) конверсия планы жана эффективдүү жана так бөлүнүү камсыз кылуу үчүн көрүлүүчү чаралар жыл сайын компетенттүү органика тарабынан, же зарыл болгон учурда конверсия планы башталгандан кийин контролдоочу органикага же контролдоочу органика тарабынан ырас талат.

9. 7-пункттин (а) жана (б) пункттарында белгиленген ар кандай түрлөргө жана сортторго караган талаптар илимий-билим берүү борборлоруна, өсүмдүктөрдүн питомниктерине, үрөндөрдү көбөйтүүчүлөргө жана селекциялык операцияларга карата колдонулбайт.

10. Эгерде 7, 8 жана 9-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда ошол дин бардык өндүрүшкү бөлүмдөрү органикалык өндүрүш шарттары боюнча башкарылбаса, операторлор:

(а) органикалык жана конверсиялык өндүрүш шарттары үчүн колдонулган продукцияны органикалык эмес өндүрүшкү шарттары үчүн колдонулгандан эүнчө кармоо;

(б) органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшкү бөлүмдөртарабынан өндүрүлгөн продукцияны ар биринен эүнчө кармоо башка;

(в) өндүрүшкү бөлүмдөрдүн жана продукциянын натыйжалуу бөлүнүшүн көрсөтүү үчүн адекваттуу эсептерди жүргүзүү.

11. Комиссияга ушул статьянын 7-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык, ошол дин органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшкү шарттары, атап айтканда, продукцияга караба бөлүнүшүнө кошумча эрежелерди кошуу жолу менен ыйгарымдуу берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. 1-тиркемеде келтирилген же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен.

10-статья

### Конверсия

1. Балырларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермерлер жана операторлор конверсия мөөнөтүн сактоого милдеттүү. Конверсия лоонун бүткүл мезгилин ичинде алар ушул Эрежеде белгиленген органикалык өндүрүш боюнча бардык эрежелерди, атап айтканда ушул статьяда жана II тиркемеде баяндалган кайра иштетүү боюнча колдонулуучу эрежелерди колдонушат.

2. Конверсия лоомезгили балырларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермер же оператор иш жүргүзүлүп жаткан мөөнөт мөөнөттүн 34(1)-беренесине ылайык эки жөнүндө компетенттүү органдарга аккабарлагандан кийин эң эрте башталат. Ошол фермердин же оператордун ошол дин ичинде башкаруу сис-тема сына башийет.

3. Төмөнкү учурларды кошгондо, өткөн мезгилдин бирдиги өткөн мезгили кайра өзгөртүү мезгилин бөлүгү катары таанылышы мүмкүн эмес.

(а) оператордун жер учас токторуна ылайык ишке ашырылуучу программаны аныктаган чаралар колдонулса.

Регламент (ЕБ) № 1305/2013 ошол жер учас токторунда органикалык өндүрүшкү колдонууга ауруксат берилгенден башка эч кандай продуктулар же заттар колдонулбагандыгын камсыз кылуу максатында же

(б) оператор жер учас токтору үч жылдан кем эмес убакыт боюу органикалык өндүрүшкү колдонууга ауруксат берилбеген продуктулар же заттар менен иштетилбеген табигый же айыл чарба аймактары экендигин далилдей алат.

4. Конверсия лоомезгилинде өндүрүлгөн продукция органикалык продуктулар катары же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгарылышы керек.

Бирок, конвертация лоомезгилинде жана 1-пунктка ылайык өндүрүлгөн төмөнкү продуктулар конверсиялык продуктулар катары сатылышы мүмкүн:

(а) 12 айдан кем эмес конверсиялык мезгил сакталган шартта, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы;

(б) айыл чарба өсүмдүктөрүнүн биргана ингибиенттерин камтыган жана түшүм жыйноого чейин кеминде 12 ай конвертация лоомөөнөтү сакталган шартта, өсүмдүктөктүү тамак-аш азыктары жана өсүмдүктөктүү токуу продуктулары.

5. Комиссия 2018-жылдын 17-июнда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.2.2-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 2018-жылдын 17-июнда II тиркеменин II бөлүгүнө жөнөгөн салынгандыктан башка түрлөрү үчүн конвертация лоомезгилерин толуктоо же өзгөртүү киргизүү жолу менен 54-берененин 2-пунктуна ылайык ыйгарымдуу берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. Ошол кошулган эрежелер.

6. Комиссия зарыл болгон учурда ушул статьянын 3-пунктуна ылайык өткөн мезгилдин арткатоонуу максатында берилүүчү документтерди көрсөтүүчү ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экс-пост-процедурасына ылайык кабыл алынат.

11-статья

### ГМОну колдонууга тыюу салуу

1. ГМО, ГМОдон өндүрүлгөн продукция жана ГМО тарабынан өндүрүлгөн продукция тамак-аш же токуу, же тамак-аш токуу, кайра иштетүүчү каражаттар, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, жер семирткичтер, топурак кондиционерлери, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы, микроорганизмдер же жаныбарлар катары колдонулбашы керек. органикалык өндүрүшкү.

2. 1-пунктта белгиленген тың салуу максаттары үчүн, ГМО жана тамак-аш жана токтотуучу үчүн ГМОдон өндүрүлгөн продукцияга акарата операторлор 2001/18/ Директивага аялайык чапталган же берилген продукциянын этикеткаларына таяна алышат. ЕС, Европа Парламентинин жана Кеңешинин Регламент (ЕС) № 1829/2003 (1) же Регламент (ЕС) № 1830/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (2) же аялайык берилген ар кандай коштоочу документ.

3. Операторлор сатып алынган тамак-ашты жана токтотуучу өндүрүлгөн ГМО жана ГМОдон өндүрүлгөн эч кандай продукция пайдаланылбаган деп эсептей алат, эгерде мындай продукциянын этикеткасы жок же көрсөтүлбөсө, же болбосо мыйзамда белгиленген тартипте берилген документ менен коштолбогон. 2-пунктта көрсөтүлгөн актылар, эгерде алар тиешелүү продукцияны маркировкалоо ошол мыйзам актыларына аялайык келбегендиктен көрсөткөн башка маалыматтарды албаса.

4. 2 жана 3-пункттарда каралбаган продукцияга акарата 1-пунктта белгиленген тың салуу максаттары үчүн үчүнчү жактардан сатып алынган органикалык эмес продукцияны пайдалануучу операторлор сатуучудан ал продукция ГМОдон чыгарылбагандыгын тастыктоону талап кылууга милдеттүү. же ГМО тарабынан өндүрүлгөн.

#### 12-с татья

Өсүмдүктөрдүн өндүрүлүү эрежелери

1. Өсүмдүктөрдүн же өсүмдүк продукциясын өндүрүлүү операторлор, ага айтканда, II тиркеменин I бөлүгүндө баяндалган деталдуу эрежелерди сактоо милдеттүү.

2. Комиссия 54-с татьяга аялайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) четтөөлөргө карата II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.3 жана 1.4-пункттары;

(б) II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.8.5 пункту конверсиялык жана органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын колдонууга акарата;

(в) II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.9.5 пункту айыл чарба операторлорунун ортосундагы келишимдерге тиешелүү кошумча жоболорду кошуу жолу менен маданий фонддор, же ошол кошулган жоболорду өзгөртүү жолу менен;

(г) II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.10.1 пункту зыянкечтерге жана оочоочулар менен күрөшүүнүн кошумча чараларын кошуу же аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен кошумча чаралар;

(е) конкреттүү өсүмдүктөрдүн же өсүмдүк продуктулары үчүн нандан ары деталдуу эрежелерди жана өстүрүү практикасын кошуу жолу менен II тиркеменин I бөлүгү; анын ичинде өнүп чыккан үндөрдүн эрежелерин, же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү менен.

#### 13-с татья

Органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын сатуунун конкреттүү жоболору

1. Органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы каттоого окшогон талаптарды сактабастан жана негизги, негизги жана сертификатташкан материалдардын сертификациялык категорияларына же 66-Директивалар менен белгиленген башка категорияларга аталатпай ажоборбестен сатылышы мүмкүн. /401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC жана 2008/90/EC же ошол Директиваларга аялайык кабыл алынган актылар.

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн органикалык гетерогендик материалдын өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы 66/401/EEC, 66/402/EEC Директиваларында көрсөтүлгөн жооптуу расмий органдарга жөнөтүлүүчү тарабынан органикалык гетерогендик материал жөнөндө кабарлоодон кийин сатылышы мүмкүн. 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC жана 2008/90/EC, төмөнкүлөрдү камтыган досье аркылуу түздүлү:

(а) өтүнмө ээсинин байланышмаалыматтары;

(б) органикалык гетерогендик материалдын түрү жана аталышы;

(в) ошол өсүмдүктөрдүн топторуна жалпы болгон негизги агротехникалык жана фенотиптик мүнөздөмөлөрдүн сыпаттамасы, анын ичинде асылдандыруу ыкмалары, ошол мүнөздөмөлөр боюнча сыноолордун бардык жеткиликтүү натыйжалары, өндүрүлгөн өлкө жана колдонулган ата-энелик материал;

(д) (а), (б) жана (в) пункттарындагы элементтердин чындыгы жөнүндө өтүнүчү үчүн билдирүүсү; жана

(е) репрезентативдик үлгү.

(1) Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы генетикалык жактан өзгөртүлгөн тамак-аш жана токтотуучу боюнча (ОJ L 268, 18.10.2003, 1-бет).

(2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы № 1830/2003 Регламенти, генетикалык жактан модификацияланган организмдерге байкоо жүргүзүү жана маркировкалоо жана генетикалык жактан модификацияланган организмдерден өндүрүлгөн тамак-аш жана токтотуучу продуктуларына көрсөтүлгөн талаптарды (ОJ L 268, 18.10.2003, 24-б.).

Бул кабарлоо закардык кат менен же расмий органдар тарабынан кабыл алынган башка байланыш каражаттары аркылуу суралган алгандыгынын ырас тоо менен жөнөтүлөт.

Кошумча маалымат талап кылынбаган же 3(57)-беренеден аныкталгандай, документтин толук эместиги же ылайык келбеген себептер боюнча расмий баштартуу жөнөтүү чүгө билдирилбесе, кайтарып берүүдү мүрчөгүндө көрсөтүлгөн күндөн үч ай өткөндөн кийин, жооптуу адам расмий органды билдирүү жана анын мазмунун тааныды деп эсептелет.

Кабарлоону ачык же кыйыр түрдө мойнуна алгандан кийин жооптуу расмий органды кабарлаган органды ачык гетерогендик материалдардын тизмесине киришмү мүн. Бул листинг жеткирүү чүгө бекер болот.

Ар кандай органды ачык гетерогендик материалдардын тизмесине башка мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарына жана Комиссияга билдирилет.

Мындай органды ачык гетерогендик материал 3-пунктуна ылайык кабыл алынган ыйгы арым укук берилген актыларда белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

3. Комиссияга ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык төмөнкүдөй учурларда белгилүү бир туктамадагы же түрдөгү органды ачык гетерогендик материалдан өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын өндүрүү жана сатууну жөнөсалуучу эрежелерди белгилөө жолу менен ыйгы арым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

- (а) тиешелүү асылдандыруу жана өндүрүү ыкмаларын камтыган органды ачык гетерогендик материалдын сыпаттамасы жана колдонулган ата-энелик материал;
- (б) уруктардын лотторуна минималдуу сапат талаптары, анын ичинде идентификация, өзгөчө тазалык, өнүгүлүмдүгү жана санитардык сапаты;
- (в) маркировка жана таңгактоо;
- (г) профессионал операторлор сактай турган маалыматтарды жана продукциянын үлгүлөрүн;
- (е) тиешелүү учурларда органды ачык гетерогендик материалды сактоо.

#### 14-статья

##### Мал чарба продукциясынын даярдануу эрежелери

1. Мал чарба кызматкерлери, ага айтканда, II тиркеменин II бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында белгиленген өндүрүштүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгы арым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

- (а) органды ачык жаныбарлардын сөздүк рыногунда жетишүү болушу белгиленгенден кийин жаныбарлардын келип чыгышына карагандай ыздарды азайтуу жолу менен II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3 пункттары;
- (б) камдыктын жалпы тыгыздыгына байланыштуу органды ачык азоттун чегине караганда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.6.6 пункту;
- (в) аарылардын колонияларын азыктандырууга караганда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.6.2(b) пункту;
- (г) бал челектерин дезинфекциялоонун алгылыктуу ыкмаларына караганда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.6.3(b) жана (е) пункттары  
Varroa кыйратуучу менен күрөшүү ыкмалары жана дарылоо ыкмалары;
- (е) II тиркеменин II бөлүгү, ушул Мыйзамда жөнөсалынган түрдө башка түрдөгү чүмал чарбанын өндүрүү боюнча деталдуу эрежелерди кошуу жолу менен 2018-жылдын 17-июнундагы бөлүгү, же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен:
  - (i) жаныбарлардын келип чыгышына караганда чектөөлөр;
  - (ii) тамактануу;
  - (iii) турак жай жана чарбалык практика;
  - (iv) сапаттыкты сактоо;
  - (v) жаныбарлардын жыргалчылыгы.

3. Комиссия тийишүү учурларда II тиркеменин II бөлүгүнө караганда төмөнкүдөй эрежелерди камтыган аткаруу актыларын кабыл алат:

- а) ушул пунктта көрсөтүлгөн нэмизүү чү жаныбарларды эне сүтү менен азыктандыруунун минималдуу мөөнөтү  
1.4.1(г);
- (б) 1.6.3, 1.6.4-пункттарга ылайык жаныбарлардын өнүгүү, физиологиялык жана этологиялык муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылуу чүмалдын белгилүү бир түрдөгү чүнсакталууга тийиш болгон кампалардын жыштыгы жана ички жана сырткы зоналар чүмал минималдуу бети жана 1.7.2,

(в) ички жана сырткы зоналар үчүн минималдуу беттин мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары;

(г) 1.7.2-пунктка ылайык жаныбарлардын өнүгүү, физиологиялык жана этологиялык муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылуу үчүн аарылардан башка малдын бардык түрлөрү үчүн имараттардын жана короолордун мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары;

(д) өсүмдүктөргө жана корголуучу объектердин жана ачык асман алдындагы аймактардын мүнөздөмөлөрүнө талаптар.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с тагыя да көрсөтүлгөн экс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

#### 15-с тагыя

##### Балырларды жана аквакультура жаныбарларын өндүрүү эрежелери

1. Балырларды жана аквакультура жаныбарларын өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин III бөлүгүндө жана шул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-с тагыяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) эт жеңен аквакультура жаныбарлары үчүн токтоо карата II тиркеменин III бөлүгүнүн 3.1.3.3 пункту;

(б) II тиркеменин III бөлүгүнүн 3.1.3.4-пункту айрым аквакультура жаныбарлары үчүн токтоо боюнча кошумча эрежелерди кошуу жолу менен же ошол кошумча эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү;

(в) II тиркеменин III бөлүгүнүн 3.1.4.2 пункту аквакультура жаныбарларын ветеринардык дарылоого карата;

(д) II тиркеменин III бөлүгү ар бир түргө асыл тукум малды башкаруу, көбөйтүү жана көбөйтүү үчүн кошумча шарттарды кошуу жолу менен квеналдык өндүрүш же ошол кошумча деталдаштырылган шарттарды өзгөртүү жолу менен.

3. Комиссия зарыл болгон учурда түрлөргө же түрлөрдүн тобуна малдын жыштыгы боюнча деталдуу эрежелерди, ошондой эле өндүрүшүк системалардын жана актоочу системалардын спецификалык мүнөздөмөлөрүн белгилеген ишке ашыруучу актыларды кабыл алат, бул түрлөрдүн өзгөчө муктаждыктарын камсыз кылат, жолугушат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с тагыя да көрсөтүлгөн экс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

4. Ушул статьянын жана II тиркеменин III бөлүгүнүн максаттары үчүн "балыктын жыштыгы" өсүү фазасынын каалаган убагында, ал эми жалпак балыктарга жана чачындагы аквакультура жаныбарларынын бир куб метр суунун тириүс алмагын билдирет, бетинин чарчы метринин алмагы.

#### 16-с тагыя

##### Кайра иштелип өнүккөн тамак-аштын өндүрүү эрежелери

1. Кайра иштелип өнүккөн тамак-ашыктарын өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин IV бөлүгүндө жана шул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-с тагыяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) операторлор көрүүгө тийиш болгон сактык чараларына жана алдын алуу чараларына карата II тиркеменин IV бөлүгүнүн 1.4-пункту;

(б) уруксат берилген буюмдардын жана заттардын түрлөрүнө жана курамына карата II тиркеменин IV бөлүгүнүн 2.2.2-пункту кайра иштелип өнүккөн тамак-ашка колдонуу үчүн, ошондой эле аларды колдонууга мүмкүн болгон шарттар;

(в) 30(5)-с тагыянын (а)(ii) жана (б)(i) пункттарында көрсөтүлгөн айыл чарба ингредиенттеринин пайызын эсептөөгө карата II тиркеменин IV бөлүгүнүн 2.2.4-пункту, анын ичинде тамак-аш 24-с тагыяга ылайык органикалык өндүрүшкө колдонууга уруксат берилген кошумчалар, мындай эсептөөлөрү үчүн айыл чарба ингредиенттери катары каралат.

Бул ыйгарымукуктарга Европа Парламентинин № 1334/2008 Регламентинин (ЕЭ) 16(2), (3) жана (4) беренесинин маанисинде табигый даам берүүчү заттарды же даам берүүчү препараттарды колдонуу мүмкүнчүлүгү камтылбаши керек, жана Кеңештин (1) органикалык эмес.

3. Комиссия тамак-ашыктарын кайра иштетүүдө уруксат берилген ыкмаларды белгилеген ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с тагыя да көрсөтүлгөн экс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы (ЕЭ) № 1334/2008 Регламенти, ароматизаторлор жана тамак-аштарда жана тамак-аштарда колдонуу үчүн жыпар жыттуу касиеттери бар кээ бир тамак-аш ингредиенттери жөнүндө жана Кеңештин (ЕЭК) № 1601/91 Регламентинин өзгөртүүлөрдү киргизүү, Регламент (ЕЭ) № 2232/96 жана (ЕЭ) № 110/2008 жана Директива 2000/13/ЕЭ (ОЖ L 354, 31.12.2008, 34-б.).



## 17-с тагья

## Кайра иштелиг ен токтарды даярдоонун эрежелери

1. Кайра иштелиг ен токтарды өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин V бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.
2. Комиссияга II тиркеменин V бөлүгүнүн 1.4-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 54-с тагьяга аялайык ыйг арымукук берилген актыларды операторлор көрүүгө тийиш болгондандан ары сактык жана алдын алуучу чараларды толуктоо же ошол кошулган чараларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен кабыл алууга укуктуу.
3. Комиссия токтондуктарынын кайра иштетүүдө колдонууга ауруксат берилген техниканы белгилеген ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с тагьяга көрсөтүлгөн экс-постиза процедурасына аялайык кабыл алынат.

## 18-с тагья

## Шарап өндүрүү эрежелери

1. Шарап тармагынын продукциясын өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VI бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.
2. Комиссия 54-с тагьяга аялайык ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:
  - (а) II Тиркеменин VI бөлүгүнүн 3.2-пунктуна тынуу салынгандан ары эннологиялык практикаларды, процесстерди жана дарылоону кошуу жолу менен, же ошол кошулган элементтерди өзгөртүү жолу менен;
  - (б) 3.3-пункт. II тиркеменин VI бөлүгүнүн.

## 19-с тагья

## Тамак же токтондук катары колдонулган ачыткыларды өндүрүү эрежелери

1. Тамак-аш же токтондук катары пайдалануучун ачыткыларды өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VII бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого тийиш.
2. Комиссияга II тиркеменин VII бөлүгүнүн 1.3-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 54-с тагьяга аялайык, ачыткы өндүрүүнү андан аркы деталдуу эрежелерин кошуу же ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

## 20-с тагья

Малдын конкреттүү түрлөрү жана аквакультура жаныбарларынын түрлөрү боюнча белгилүү бир өндүрүшкү эрежелердин жоктугу

Кабыл алынган ачыйын:

- (а) 2-тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9-пунктунда жөнөгөн салынгандан башка малдын түрлөрүнүн кошумча жалпы эрежелер 14(2)-с тагьянын (е) пунктуна аялайык;
- (б) 14(3)-с тагьяга дайтылган малдын түрлөрү боюнча ишаракеттерди; же
- (с) аквакультура жаныбарларынын түрлөрүнө жетүү түрлөрүнүн тобуна карата 15(3)-с тагьяга даас кертилген аткаруу актылары;

Мүчө мамлекет (а), (б) жана (с) пункттарында көрсөтүлгөн чаралар менен камтылууга тийиш болгон элементтерге карата жаныбарлардын белгилүү бир түрлөрү же топтору чун деталдуу улуттук өндүрүш эрежелерин колдоно алат, эгерде ошол улуттук эрежелер ушул Жобого аялайык келет жана анын аймагынан тышкары жерде өндүрүлгөн жана ушул Жобого аялайык келген продукцияны рынокко чыгарууга атынуу салбаган, чектөө же тоскоолдук кылбаган шартта.

## 21-с тагья

12-19-с тагьяларда көрсөтүлгөн продукциянын категорияларына кирбеген продукцияларды өндүрүү эрежелери

1. Комиссия 12-с тагьяга көрсөтүлгөн продукциянын категорияларына кирбеген продукцияны өндүрүүнүн деталдуу эрежелерин, ошондой эле конвертация лоомилдети жөнүндө эрежелерди толуктоо жолу менен II тиркемеге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 54-с тагьяга аялайык ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. 19-ачыйын же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен.

Бул ыйг арымуктар II г лавада баяндалган органикалык өндүрүшүн максаттарына жана принциптерине негизделет жана 9, 10 жана 11-с тагьяларда баяндалган өндүрүшүн жалпы эрежелерине, ошондой эле Тиркемеде ушул сыяктуу продукциялар үчүн белгиленген колдонуудагы деталдуу өндүрүш эрежелерине аялайык келүүгө тийиш II. Алар, атап айтканда, уруксат берилген тынуу салынгандан процедураларга, тажрыйбаларга жана салымдарга, же тиешелүү продукцияга конвертация лоомөөнө түрүнө карата талаптарды белгилейт.

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн өндүрүшүнүн деталдуу эрежелери жок болгон учурда:

(а) операторлор 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияга акарата 5 жана 6-с табьяларда баяндалган принциптерге, mutatis mutandis 7-с табьяда баяндалган принциптерге жана өндүрүшүнүн жалпы эрежелерине ылайык келиши керек.  
9-11-с табьялар;

(б) мүнөзү мамлекет 1-пунктта эскертилген продукцияга акарата улуттук өндүрүшүнүн деталдаштырылган эрежелерин, эгерде ал эрежелер ушул Нускамага ылайык келсе жана рынокко чыгарууга атык салбасак чектебесен же тоскоолдук кылбасак, колдонулат. анын аймагынан тышкары өндүрүлгөн жана ушул Жобого ылайык келген продукциялардын.

22-с табья

Өзгөчө өндүрүш эрежелерин кабыл алуу

1. Комиссия ушул Регламенттин толуктоочу 54-с табьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) пункттарда аныкталгандай, кырдаал "жагымсыз климаттык окуядан", "жаныбарлардын ылаңынан", "экологиялык инциденттен", "табигый кырсыктан" же "катас трофиялык окуядан" келип чыккан катас трофалык жагдаларга таандык экендигин аныктоочу чүнкритерийлер (EU) № 1305/2013 Регламенттин 2(1)-беренесинин (h), (i), (j), (k) жана (l) тиешелүүлүгүнө жараша, ошондой эле бардык салыштырылуучу жагдалар;

(б) конкреттүү эрежелер, анын ичинде бул Нускамадан мүнөзү болгон четтетүүлөрдү, мүнөзү мамлекеттердин мындай жагдайга акарата кандай мамиле кылышы керектигин жөнүндө эгерде алар ушул с табьяны колдонууну чечсе, катас трофалык жагдалар; жана

(в) мындай учурларда мониторинг жана отчеттуулуктун конкреттүү эрежелери.

Бул критерийлер жана эрежелер II г лавада баяндалган органикалык өндүрүшүнүн принциптерине башийүгө тийиш

2. Эгерде мүнөзү мамлекет № 1305/2013 Регламенттин (ЕБ) 18(3) беренесинде же 24(3) беренесинде эскертилгендей окуяны табигый кырсык деп расмий түрдө тааныса жана бул окуя № 1305/2013 Ушул Регламентте белгиленген өндүрүш эрежелери боюнча ошол мүнөзү мамлекет II г лавада баяндалган принциптерди жана пунктка ылайык кабыл алынган ар кандай ыйгарымукук берилген актыны эске алуу менен органикалык өндүрүшкө ылайык келтирилген чейин чектелген мөнөткө өндүрүш эрежелеринен четтөлөрдү бере алат. 1.

3. Мүнөзү мамлекеттер 1-пунктта эскертилген ыйгарымукук берилген актыга ылайык, катас трофалык жагдалдарда органикалык өндүрүшүнүн улутууга же кайра баштоого мүнөзүндүк берүү чүчараларды көрсө алышат.

23-с табья

Жыйноо, таңгактоо, ташуу жана сактоо

1. Операторлор органикалык продуктуларды жана конверсиялык продуктуларды чогултууну, таңгактоону, ташууну жана сактоону III тиркемеде белгиленген эрежелерге ылайык камсыз кылууга милдеттүү.

2. Комиссия 54-с табьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) III тиркеменин 2-бөлүмү;

(б) III-тиркеменин 3, 4 жана 6-бөлүмдөрү продукцияны ташуу жана кабыл алуу боюнча андан ары атайын эрежелерди кошуу жолу менен тиешелүү, же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен.

24-с табья

органикалык өндүрүштө колдонуучунун продуктуларды жана заттарды уруксат берүү

1. Комиссия органикалык өндүрүштө колдонуучунун айрым продукцияларга жана заттарга уруксат бере алат жана мындай уруксат берилген продукцияны жана заттарды төмөнкү максаттарда чектөө чүчизмелерге киргизет:

(а) өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында колдонулуучу активдүү заттар катары;

(б) жер семирткичтер, топурактын кондиционерлери жана азыктандыруучу заттар катары;

(в) өсүмдүк, балыр, жаныбар же аныткыдан алынган органикалык эмес токт материал катары же микробдук же минералдык келип чыккан токт материал катары;

(г) токт кошумчалары жана кайра иштетүү чүчаражаттар катары;

(е) көлмөлөрдү, капастарды, резервуарларды, өтмөктөрдү, имараттарды же орнотууларды тазалоо жана дезинфекциялоочу чүчүмдүр катары мал өндүрүшү;

(е) өсүмдүктөрдү өстүрүү чүчүн, анын ичинде айыл чарба фермасында сактоочу чүчүчү колдонулган имараттарды жана курулмаларды тазалоо жана дезинфекциялоочу чүчү продукция катары;

(ж) кайра иштетүү чү жана сактоочу жайларды тазалоо жана дезинфекция лоо чү н бунддар катары.

2. 1-пунктка ылайык уруксат берилген продуктуларга жана заттарга кошумча, Комиссия кайра иштелип өнүргөн органикалык тамак-ашты жана тамак-аш же токт катары колдонулган ачыткыларды өндүрүүдө колдонуучу чү н айрым продуктуларга жана заттарга уруксат бере алат жана мындай уруксат берилген продукцияны жана заттарды чектөө чү категорияга киргизет. тизмелери, төмөнкү максаттар чү н:

(а) тамак-аш кошумчалары жана кайра иштетүү чү каражаттар катары;

(б) кайра иштелип өнүргөн органикалык тамак-ашты өндүрүү чү н колдонулуучу органикалык эмес айыл чарба ингрredientтери катары;

(в) ачыткы жана ачыткы азыктарын өндүрүү чү н кайра иштетүү чү каражаттар катары.

3. 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияларды жана заттарды органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана бундан тышкары бааланган төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт:

(а) алар туруктуу өндүрүшү чү н жана алар арналган пайдалануучу чү н маанилүү ;

(б) бардык тиешелүү продуктулар жана заттар өсүмдүктөрдөн, балырлардан, жаныбарлардан, микробдук же минералдык тектүү болсо, мындай булактардан алынган продуктулар же заттар жетишүү санда же сапатта жок болгон учурларды кошпогондо, же альтернатива жок болсо;

(с) 1-пункттун (а) пунктунда көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу башка биологиялык, физикалык же асыл тукумдук альтернатива болгон зыянкелчтерге каршы күрөшүү чү н маанилүү болсо, өстүрүү ыкмалары же башка натыйжалуу башкаруу ыкмалары жок;

(ii) эгерде мындай продуктулар өсүмдүктөрдөн, балырлардан, жаныбарлардан, микробдордон же минералдардан алынбас жана алардын табигый продуктуларына окшош болбоосу формасы, аларды колдонуу шарттары өсүмдүктүн жегенге жарактуу бөлүктөрүнө тикелей тийүүнү болтурбайт;

(d) 1-пункттун (b) пунктунда көрсөтүлгөн продуктуларга карата, аларды пайдалануу кыртыштын асылдуулугун түзүү же сактоочу чү н же айыл чарба өсүмдүктөрүнүн азыктандыруучу спецификалык талаптарын аткаруу чү н, же кыртыштын кондиция лоонун конкреттүү максаттары чү н зарыл болсо;

(e) 1-пункттун (с) жана (d) пункттарында көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу жаныбарлардын ден соолугун, жаныбарлардын бакубаттуулугун жана тиричилигин сактоочу чү н зарыл болсо жана тиешелүү түрдүн физиологиялык жана жүрүм-турумдук муктаждыктарын канааттандыруучу туура тамактанууга көмөктөшөт же аларды пайдалануу токтотуу өндүрүү же сактоочу чү н зарыл, анткени токтотуу өндүрүү же сактоо мындай заттарга кайрылбас тан мүмкүн эмес;

(ii) минералдык тектүү токтотуу, микроэлементтер, витаминдер же провитаминдер, мындай булактардан алынган продуктулар же заттар жетишүү санда же сапатта жок болгон же башка альтернативалар жок болгон учурларды кошпогондо, табигый тегиз;

(iii) өсүмдүк же жаныбарлардан алынган органикалык эмес токтотуу материалын пайдалануу зарыл, анткени органикалык өндүрүшүн эрежелерине ылайык өндүрүлгөн өсүмдүк же жаныбарлардан алынган токтотуу материалы жетишүү санда жок;

(iv) органикалык эмес татымалдарды, чөптөрдү жана патогендерди колдонуу зарыл, анткени мындай азыктар органикалык түрдө жок; алар химиялык эриткичтерден өндүрүлүшү же даярдалышы керек жана аларды колдонуу айыл чарба азыктарынан алынган токтотуунун кургак затына караганда жыл сайын эсептелген белгилүү бир түр чү н токтотуу рационалунун 1% менен чектелет.

4. 2-пунктта көрсөтүлгөн азыктарды жана заттарды кайра иштелип өнүргөн органикалык тамак-ашты өндүрүүдө же тамак-аш же токтотуу катары колдонулган ачыткыларды өндүрүүдө колдонууга уруксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт. жалпысынан бааланат:

(а) ушул статьяга ылайык уруксат берилген альтернативдик продуктулар же заттар же ага ылайык келген техникалар Регламент жок;

(б) тамак-ашты өндүрүү же консервация лоо же болбоосу, Союдун мыйзамдарынын негизинде каралган диеталык талаптарды аткаруу бул продуктуларга жана заттарга кайрылбас тан мүмкүн болбоосу;

(в) алар табиятта кездешет жана механикалык, физикалык, биологиялык, ферменттик же микробдук процесстерге гана дуушар болушу мүмкүн, мындай булактардан алынган продуктулар же заттар жетишүү санда же сапатта жок болгон учурларды кошпогондо;

(г) органикалык ингрredient жетишүү санда жок.

5. Ушул статьянын 1-жана 2-пунктарына ылайык, х-имиялык жактан синтезделген продуктуларды жана заттарды пайдаланууга алуусуна берүү 5-статьянын (g) пунктунда көрсөтүлгөн тышкы ресурстарды пайдалануу 5-статьянын 1-жана 2-пунктунда көрсөтүлгөн х-имиялык каражаттарды колдонууга көмөктөшкөн учурларда гана чектелет. айлана-чөйрөгө жол берилгис таасирлери.

6. Комиссияга ушул статьянын 3-жана 4-пунктарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарым укук берилген актыларды ушул статьянын 1-жана 2-пунктарында көрсөтүлгөн продукцияларды жана заттарга органикалык өндүрүштө колдонууга алуусуна берүүнүн кошумча критерийлерин кошуу жолу менен кабыл алууга укуктуу. жалпы, ошондой эле кайра иштетилген органикалык тамак-ашазыктарын өндүрүүдө, ошондой эле мындай уруксаттарды алып коюунун андан аркы критерийлери же ошол кошулган критерийлерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен.

7. Эгерде мүнөзү мамлекет 1-жана 2-пункттарда эскертилген продукцияны же субстанцияны уруксат берилген продукциянын жана субстанциялардын тизмелерине кошуу же алардан алып салуу керек деп эсептесе, же өндүрүш шарттарында эскертилген колдонуунун спецификацияларына өзгөртүүлөрдү киргизилиши керек деп эсептесе, ал киргизүүнүн, алып коюунун же башка оң доолордун себептерин көрсөткөндө, расмий түрдө Комиссияга жана башка мүнөзү мамлекеттерге жөнөтүлүшүн жана маалыматтарды коргоо боюнча Биримдиктин жана улуттук мыйзамдарды эске алуу менен жалпыга жеткиликтүү болушун камсыз кылат.

Комиссия ушул пунктта көрсөтүлгөн бардык суроо-талаптарды жарыялайт.

8. Комиссия ушул статьяда көрсөтүлгөн тизмелерди дайыма карап турат.

2-пункттин (b) пунктунда көрсөтүлгөн органикалык эмес ингредиенттердин тизмеси жылына бир жолу дан кем эмес каралууга тийиш

9. Комиссия 1-жана 2-пункттарга ылайык жалпысынан органикалык өндүрүштө жана өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-ашазыктарын өндүрүүдө колдонулушу мүмкүн болгон продуктуларга жана заттарга алуусуна берүү же лицензияны алып салуу боюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алат жана жол-жоболорду белгилейт. Мындай автордук укуктар жана продукциялардын жана заттардын тизмелери жана зарыл болгон учурда алардын сыпаттамасы, курамына талаптар жана колдонуу шарттары сакталууга тийиш

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

#### 25-статья

Мүнөзү мамлекеттер тарабынан кайра иштетилген органикалык тамак-ашуучу органикалык эмес айыл чарба ингредиенттерине уруксат берүү

1. Айрым айыл чарба ингредиенттерине жетүүнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон учурда жана мындай ингредиенттер органикалык түрдө жетишүү санда жок болгон учурда, мүнөзү мамлекет оператордун талабы боюнча органикалык эмес ингредиенттерди пайдаланууга убактылуу уруксат бере алат. айыл чарба ингредиенттерди кайра иштетүү органикалык тамак-ашуучу үчүн анын аймагында алты айдан ашык мөөнөткө. Бул уруксат ошол мүнөзү мамлекеттин бардык операторлоруна карата колдонулат.

2. Мүнөзү мамлекет 1-пунктга ылайык анын аймагына берилген ар кандай ыйгарым укуктар жөнүндө Комиссияга жеткиликтүү болгон документтерди жана маалыматтарды электрондук алмашууну камсыз кылган компьютердик система аркылуу Комиссияга жана башка мүнөзү мамлекеттерге токтоосуз кабарлайт.

3. Мүнөзү мамлекет 1-пунктта каралган уруксаттын мөөнөтү эки жолу ар бири алты айдан ашпаган мөөнөткө узартылат, эгерде бир дагы башка мүнөзү мамлекет 2-пунктта эскертилген система аркылуу мындай ингредиенттер бар экенин көрсөтүү менен каршы чыкпаса, органикалык түрдө жетишүү санда

4. 46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу орган же контролдоочу орган ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөндөй, мындай талапкылган үчүнчү өлкөлөрдүн операторлоруна алты айдан ашпаган мөөнөткө убактылуу уруксат бере алат. ушул пункттун шарттары тиешелүү үчүнчү өлкөдө аткарылган шартта, ошол контролдоочу орган же контролдоочу органы тарабынан контролдоонууга тийиш болгон ыйгарым укуктар. Уруксат ар бири алты айга чейин эң көп дегенде эки жолу узартылышы мүмкүн.

5. Убактылуу уруксаттын мөөнөтү эки жолу узартылгандан кийин мүнөзү мамлекет объективдүү маалыматтын негизинде мындай ингредиенттердин органикалык формада болушу операторлордун саясий жана аңдык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жетишсиз бойдон калууда деп эсептесе, ал өтүп кеткен менен кайрылат. 24(7)-статьясына ылайык Комиссияга.

#### 26-статья

Рынокто органикалык жана конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын, органикалык жаныбарлардын жана органикалык аквакультуранын жашы жете элек балдарынын бар экендиги жөнүндө маалыматтарды чогултуу

1. Ар бир мүнөзү мамлекет өз аймагында бар болгон көчөттөрдү кошкондо, бирок картошканын үрөндөрүн кошкондо, органикалык жана конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын тизмесин үчүн такай жаңылынып туруучу маалымат базасын түзүүнү камсыз кылат.

2. Мүчө мамлекеттер органикалык же конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын, органикалык жаныбарларды же органикалык аквакультуранын жашы жете электерин сатууга мүмкүндүк берүүчү жана аларды жетишүүсүндө жана акылгас сыярылык мөөнөттө жеткирүүгө мүмкүндүк берүүчү системаларга ээ болушат. Коомдук ыктыярдун негизде, акысыз, алардын аты-жөнү жана байланыш маалыматтары, төмөнкү маалыматтар менен бирге:

(а) өсүмдүктөрдүн органикалык жана конверсиялык репродуктивдүү материалы, мисалы, органикалык гетерогендик материалдын же органикалык өндүрүшүчү жарактуу органикалык сорттордун репродуктивдүү материалы, көчөттөрдү кошпогондо, бирок бар болгон картошканын үрөндөрүн; бул материалдын салмагынын саны; жана анын бар болгон жылдын мезгили; мындай материал жок дегенде латын илимий аталышын колдонуу менен тизмектелет;

(б) II Тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.4-пунктуна ылайык четтетилиши мүмкүн болгон органикалык жаныбарлар; жынысы боюнча категорияланган колдо болгон жаныбарлардын саны; жеткиликтүү болгон пордаларга жана штаммдарга карата жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнө тиешелүү маалыматтар; жаныбарлардын расалары; жаныбарлардын жашы; жана башка тиешелүү маалыматтар;

(с) 2006/88/ЕС (1) Кеңештин директивасына ылайык чарбада бар органикалык аквакультуранын жашы жете элек балдары жана алардын денс оолугунун абалы жана ар бир аквакультуратүрүнүн өндүрүшүк кубаттуулугу.

3. Мүчө мамлекеттер ошондой эле операторлорго II Тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.3-пунктуна ылайык органикалык өндүрүшкө ыңгайлаштырылган пордаларды жана штаммдарды же органикалык пордаларды сатууга мүмкүндүк берүүчү жана бул жаныбарларды жетишүүсүндө жана чектерде камсыз кыла алатурган системаларды түзө алышат. тиешелүү маалыматтыктыярдун негизде, аты-жөнү жана байланыш маалыматтары менен бирге жалпыгачык жарыялоочүмкүндүк акылгас сыярылык мөөнөттө.

4. 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн системаларга өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы, жаныбарлар же аквакультуранын жашы жете элек балдары жөнүндө маалыматтарды киргизүүнүн чечкен операторлор маалыматтын үзгүлтүксүз жаңылынып турушун камсыз кылууга тийиш жана өсүмдүктөрдүн тукум куумалары, жаныбарлар же аквакультуранын жашы жете электери репродуктивдүү материал, жаныбарлар же аквакультура жашы жете элек балдар жок.

5. 1, 2 жана 3-пункттардын максаттары үчүн мүчө мамлекеттер буга чейин иштеп жаткан тиешелүү маалыматтык системаларды колдонууну улантат алышат.

6. Колдонуучуларга мындай маалымат базаларына же системаларына Союздун бүткүл аймагында жеткиликтүү түрүн камсыз кылуу үчүн Комиссиянын атайын веб-сайтында ар бир улуттук маалымат базаларына же системаларына шилтемени Комиссиянык жарыялайт.

7. Комиссия төмөнкүлөрдү кара нишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

(а) 1-пункттарда көрсөтүлгөн маалымат базаларын түзүү жана жүргүзүү үчүн техникалык деталдарды жана аталган системаларды 2-пункттар;

(б) 1 жана 2-пункттарда айтылган маалыматтарды чогултууга карата спецификациялар;

(с) 1-пункттарда жана 1-пункттарда айтылган маалымат базаларына катышуу үчүн шарттарга карата спецификациялар 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн системалар; жана

(д) 53(б)-с-тагыга ылайык мүчө мамлекеттер тарабынан бериле турган маалыматтарга тиешелүү реквизиттер.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с-тагыга да көрсөтүлгөн эңс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

27-с-тагыга

Милдеттенмелер жана ишаракеттер аткарылбагандыгы жөнүндө шектенүү пайдаланган учурда

Эгерде оператор өзү чыгарган, даярдаган, ташып келген же башка оператордон алган продукция ушул Нускага ылайык келбейт деп шектенсе, анда ал оператор 28(2)-с-тагыга ныска алуу менен:

(а) тиешелүү продуктуну идентификациялоо жана бөлүү;

(б) шектенүүнүн негиздүү болушун текшерүү;

(в) эгерде шек жок кылынбаса, тиешелүү продуктуну органикалык же конверсиялык продукт катары рынокко чыгарбоо жана аны органикалык өндүрүштө колдонбоо;

(д) эгерде шектенүү далилденсе же аны жок кылуу мүмкүн болбосо, дароо тиешелүү компетенттүү органга же зарыл болгон учурда, тиешелүү контролдоочу органга же контролдоочу органына билдирүүгө жана зарыл болгон учурда, колдо болгон элементтерди берүүгө;

(е) тиешелүү компетенттүү орган менен же зарыл болгон учурда тиешелүү контролдоочу орган менен же толук кызматташуу контролдоочу орган, шек туудурган талаптарды бузуунун септерин текшерүүдө жана аныктоодо.

(1) 2006-жылдын 24-октябрындагы 2006/88/ЕС Кеңешинин аквакультура жаныбарларына жана алардын азыктарына карата жаныбарлардын салмагына карата талаптары жана суу жаныбарларынын айрым ооруларынын алдын алуу жана аларга каршы күрөшүү жөнүндө (ОЖ L 328, 24.11.2006, 14-б.).

## 28-с татья

Урукс ат берилбег ен буюмдардын жана заттардын болушун болтурбоо үчүн алдын алуу чаралары

1. Органикалык өндүрүштө колдонууга 9(3)-берененин биринчи пунктчасына ылайык уруксаты жок продуктулар же заттар менен булг ануу болтурбоо үчүн операторлор өндүрүштүн, даярдоонун жана бөлүштүрүүнүн ар бир этабында төмөнкү сактык чараларды көрүүгө тийиш
    - (а) органикалык өндүрүштүн жана продукциянын уруксаты жок продуктылар же заттар менен булг ануу тобокелдиктерин аныктоо үчүн пропорционалдуу жана ылайыктуу чараларды көрүү жана колдоо, анын ичинде маанилүү процедуралык кадамдарды системалуу түрдө аныктоо;
    - (б) органикалык заттардын булг ануу коржунучун болтурбоо үчүн пропорционалдуу жана ылайыктуу чараларды көрүү жана колдоо уруксаты жок продукциялар же заттар менен өндүрүш жана буюмдар;
    - (в) мындай чараларды үзгүлтүксүз карап чыгуу жана оңдоо жана
    - (г) ушул Эрежелердин органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес азыктар.
  2. Оператор органикалык өндүрүштө колдонууга же органикалык катары сатууга арналган продуктта 9(3)-с татьянын биринчи пунктчасына ылайык уруксат берилбеген продуктунун же субстанциянын болушуна байланыштуу шектенсе, же конверсиялык продукт, эгерде акыркы продукт ушул Регламентке ылайык келбесе, оператор төмөнкүлөр ө милдеттүү:
    - (а) тиешелүү продуктуну идентификациялоо жана бөлүү;
    - (б) шектенүүнүн негиздүү болушун текшерүү;
    - (в) тиешелүү продуктуну рынокко органикалык же конверсиялык продукт катары чыгарбоо жана аны органикалык өндүрүштө колдонуудан шектенүү жокко ашуу;
    - (д) эгерде шектенүү далилденсе же аны жок кылуу мүмкүн болбосо, дароо тиешелүү компетенттүү органга, же зарыл болгон учурда, тиешелүү контролдоочу органга же контролдоо органына билдирүүгө жана зарыл болгон учурда ага колдо болгон элементтерди берүүгө;
    - (е) уруксат берилбеген продукциянын же заттардын болушунун себептерин аныктоодо жана текшерүүдө тиешелүү компетенттүү орган менен же зарыл болгон учурда тиешелүү контролдоочу органга же контролдоочу орган менен толук кызматташууга.
  3. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоо үчүн бирдиктүү эрежелерди белгилеген аткаруу актыларын кабыл алышы мүмкүн:
    - (а) 2-пункттун (а) - (е) пункттарына ылайык операторлор аткарууга процедуралык кадамдар жана алар тарабынан берилүүчү тиешелүү документтер;
    - (б) 1-пункттун (а), (б) жана (с) пункттарына ылайык, булг ануу тобокелдиктерин аныктоо жана болтурбоо үчүн операторлор тарабынан кабыл алынуучу жана каралат урган пропорционалдуу жана тийиштүү чаралар.
- Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татья да көрсөтүлгөн экс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

## 29-с татья

Уруксат берилбеген буюмдар же заттар болгон учурда көрүлө турган чаралар

1. Компетенттүү органга зарыл учурда контролдоочу органга же контролдоочу органга органикалык өндүрүштө колдонууга 9(3)-с татьянын биринчи пунктчасына ылайык уруксат берилбеген продукциянын же заттардын бар экендиги жөнүндө негиздүү маалыматты алган учурда, же 28(2)-с татьянын (д) пунктуна ылайык оператор тарабынан кабардар кылынса, же органикалык же конверсиялык продуктта мындай продуктуларды же заттарды аныктаса:
  - (а) 9(3)-берененин биринчи пунктчасына жана 28-беренеге ылайык келүүнү текшерүү үчүн булагын жана себептерин аныктоо максатында (ЕБ) 2017/625 Регламентине ылайык дароо кызматтык иликтөө жүргүзөт. (1); мындай иликтөө мүмкүн болушунча тезирээк, акылгасыялык мөөнөттө бүткөрүлөт жана буюмдун туруктуулугун жана иштин татаалдыгын эске алуу керек;
  - (б) ал (а) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык продуктулар катары тиешелүү продукцияны рынокко чыгарууга, аларды органикалык өндүрүштө колдонууга да убактылуу тыюу салат.

2. Эгерде компетенттүү органдар же тиешелүү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар кызыкдар оператор төмөнкү лөрдү аныктаса, тиешелүү продукт органдары же конверсиялык продукт катары атылбашы керек же органдары өндүрүштө колдонулбашы керек:

(a) 9(3)-с татъянын биринчи пунктчасынаылайык уруксаты жок продукцияларды же заттарды органдары өндүрүштө колдонуучу чүнколдонсо өндүрүш

(b) 28(1)-с татъянда эскертилген сактык чараларын көрсөтсө; же

(в) компетенттүү органдардын, контролдоочу органдардын бугачейинки тиешелүү суроо-талаптары боюнча чараларды көргөн эмес же контролдоочу органдар.

3. Тиешелүү операторго 1-пунктун (а) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжалары боюнча комментарий берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Компетенттүү органдар, зарыл болгон учурда, контролдоочу органдар же контролдоочу органдар текшерүүнүн жыйынтыктарын эсепке алууну жүргүзөт. Ал иликтөө жүргүзгөн.

Зарыл болгон учурда тиешелүү оператор келечекте бул анууну болтурбоочу чүнкөрсөтүлгөн чараларды көрсөт.

4. Комиссия 2024-жылдын 31-декабрына карата Европарламентке жана Кеңешке ушул берененин аткарылышы жөнүндө, 9(3)-берененин биринчи пунктчасынаылайык колдонууга уруксат берилбеген продукциялардын жана заттардын бар экендиги жөнүндө отчет берет. Органдары өндүрүш жана ушул сатъянын 5-пунктунда көрсөтүлгөн улуттук эрежелерди баалоо жөнүндө. Бул отчет, зарыл болгон учурда, андан ары шайкеш келтирүү чүнкөрсөтүлгөн мыйзамдык сунуш менен коштолушу мүмкүн.

5. Органдары өндүрүштө колдонууга 9(3)-берененин биринчи пунктчасынаылайык уруксат берилбеген продукциянын же субстанциянын белгилүү бир деңгээлинен ашык камтыган продукцияны органдары продукттар катары атууга киргизүүнү караган эрежелери бар мүчө мамлекеттер эгерде бул эрежелер башка мүчө мамлекеттерде органдары продукттар катары өндүрүлгөн продукцияны рынокко чыгарууга атынуу салбасак, чектебесе же тоскоолдук кылбасак, ошол продукция ушул Регламентке ылайык өндүрүлгөн жерде колдонулат. Ушул пунктту пайдаланган мүчө мамлекеттер Комиссияга кечиктирбестен маалымдайт.

6. Компетенттүү органдар 1-пункткө көрсөтүлгөн иликтөө лөрдүн натыйжаларын, ошондой эле алдыңкы тажрыйбаны жана биринчи жобого ылайык уруксат берилбеген продукциянын жана заттардын болушун болтурбоо боюнча андан аркы чараларды иштеп чыгуу максатында алар көрсөткөн бардык чараларды документтештирет. Органдары өндүрүштө колдонуучу чүнкөрсөтүлгөн сатъянын пунктчасы.

Мүчө мамлекеттер мындай маалыматты башка мүчө мамлекеттерге жана Комиссияга Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон документтерди жана маалыматтарды электрондук алмашууну камсыз кылган компьютер системасы аркылуу камсыздайт.

7. Мүчө мамлекеттер органдары айыл чарбасында 9(3)-с татъянын биринчи пунктчасынаылайык органдары өндүрүштө колдонууга уруксат берилбеген азыктардын жана заттардын күтүсүз болушун болтурбоочу чүнкөрсөтүлгөн сатъянын татъянын чараларды көрсөтүлгөн. Мындай чаралар органдары же конверсиялык продукттар катары башка мүчө мамлекеттерде өндүрүлгөн продукцияны рынокко чыгарууга атынуу салбайт, чектөөгө же тоскоолдук кылбайт, ал продукция ушул Нускамага ылайык өндүрүлгөн жерде. Ушул пунктту колдонгон мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге кечиктирбестен маалымдайт.

8. Комиссия төмөнкү лөрдү аныктоочу чүнкөрсөтүлгөн эрежелерди белгилеген аткаруу актыларын кабыл алат:

(a) 9(3)-с татъянын биринчи пунктчасынаылайык уруксат берилбеген продукттардын жана заттардын бар экендигин аныктоо жана баалоочу компетенттүү органдар же тийиштүү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан колдонулатурган методология. Органдары өндүрүштө колдонуу;

(b) мүчө мамлекеттер Комиссияга бериле турган маалыматтын реквизиттери жана форматтары жана башкалар. Ушул сатъянын 6-пунктунаылайык мүчө мамлекеттер.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татъянда көрсөтүлгөн эскертмелер менен процедурасынаылайык кабыл алынат.

9. Ар бир жылдын 31-мартына карата мүчө мамлекеттер өткөн жылы уруксаты жок продукциялар же заттар менен бул анган учурлар жөнүндө тиешелүү маалыматты, анын ичинде чек ара көрсөтмөлөрүндө чогултулган маалыматтарды, аныкталган бул ануунун мүнөзүнө, жана өзгөчө бул ануунун себеби, булагы жана деңгээли, ошондой эле бул анган продукциянын көлөмү жана мүнөзү. Бул маалымат Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон компьютердик системасы аркылуу Комиссия тарабынан чогултулат жана бул анууну болтурбоо боюнча мыкты тажрыйбаларды калыптандырууга көмөктөшүү чүнкөрсөтүлгөн.



## IV Г ЛАВА

## ETKETLEME

30-с татья

Органикалык өндүрүшкө тиешелүү терминдерди колдонуу

1. Ушул Эрежелердин максаттары үчүн продукция органикалык өндүрүшкө тиешелүү терминдер катары каралат, эгерде маркировкада жарнактык материалда же коммерциялык документтерде мындай продукт, анын ингредиенттери же аны өндүрүү үчүн колдонулган токтотулган материалдары төмөнкү терминдер менен сүрөттөлсө. Сатып алуучу продукт, ингредиенттер же токтотулган материалдары ушул Жобого ылайык өндүрүлгөн дүң сунушгоо. Агап айтканда, IV Тиркемеде келтирилген терминдер жана алардын туундулары жана кичирейтүү лөрү, мисалы, "био" жана "эко" жалгыз же айкалыштырып, Союдун бардык аймагында жана маркировкалоо жана жарнак үчүн ушул Тиркемеде санылган каалаган тилде колдонулушу мүмкүн. Ушул Нускамага ылайык келген 2(1)-с татья да айтылган продукциялардын.

2. 2(1)-с татья да эскертилген продукция үчүн ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн терминдер Союдун эч бир жеринде, IV тиркемеде санылган тилде маркировкалоо, жарнактык материал же коммерциялык документтер үчүн колдонулбашы керек. ушул Регламентке ылайык келбеген продукцияга

Андан тышкары, эч кандай терминдер, анын ичинде товардык белгилерде же фирмалык аталыштарда колдонулган терминдер же практикалар, эгерде алар керектөө чүңү же колдонуучуну адаштырууга тийиш болсо, эгерде алар продуктуну же анын ингредиенттерин ушул Жобого ылайыктуу деп эсептесе, маркировкалоодо же жарнакта колдонулбашы керек.

3. Конверсия лоомезг илинде өндүрүлгөн продукциялар органикалык продуктулар же конверсиялык продуктулар катары маркировкаланбашы же жарнамаланбашы керек.

Бирок 10(4) статья сына ылайык конверсия лоомезг илинде өндүрүлгөн өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы, өсүмдүктөктүү тамак-аш продуктулары жана өсүмдүктөктүү токтотулган продуктулары "конверсиялык продуктулар" терминин колдонуу менен маркировкаланышы жана жарнамаланышы мүмкүн. 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер менен бирге конверсия дагы" же тиешелүү термин.

4. 1 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн терминдер Союдун мыйзамдары продукциянын курамында ГМО бар, ГМОдон турат же ГМОдон өндүрүлгөн деп белгилөө же жарнамалоону талап кылган продукцияга карата колдонулбашы керек.

5. Кайра иштелип чыккан тамак-аш үчүн 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер колдонулушу мүмкүн:

(а) Союдун мыйзамдарына ылайык мындай тизме милдеттүү болгон ингредиенттердин тизмесинде жана сатуунун сыпатталышында шарты менен:

(i) кайра иштелип чыккан тамак-аш III тиркеменин IV бөлүгүндө баяндалган өндүрүшкө шартына жана белгиленген эрежелерге ылайык келсе 16(3)-с татья сына ылайык кыскартуу;

(ii) салмагы боюнча продуктунун айылчарба ингредиенттеринин кеминде 95% органикалык болуп саналат; жана

(iii) ароматизаторлорго карата, алар (ЕС) № 1334/2008 Регламенттин 16(2), (3) жана (4) статьяларына ылайык маркаланган табигый жыпар жыт берүүчү заттар жана табигый жыпар жыт берүүчү препараттар үчүн ана колдонулат жана тиешелүү ароматизатордогу ароматизаторлордун бардык компоненттери жана даам берүүчү компоненттердин алып жүрүүчү лөрү органикалык болуп саналат;

(б) ингредиенттердин тизмесинде гана, эгерде:

(i) салмагы боюнча продуктунун айылчарба ингредиенттеринин 95% дан азы органикалык болуп саналат, жана ингредиенттер ушул Регламентте белгиленген өндүрүшкө шартына жана белгиленген эрежелерге ылайык келет; жана

(ii) кайра иштелип чыккан тамак-аш III тиркеменин IV бөлүгүндө 1.5, 2.1(а), 2.1(б) жана 2.2.1 пункттарында баяндалган өндүрүшкө шартына жана 16(3) статья сына ылайык белгиленген эрежелерге ылайык келет.;

(в) сатуунун сыпаттамасында жана ингредиенттердин тизмесинде, эгерде:

(i) негизги ингредиент ачылык же балык уулоо продуктусу болуп саналат;

(ii) 1-пунктта айтылган термин сатуунун сыпаттамасында органикалык жана негизги ингредиенттен айырмаланган башка ингредиентке так байланыштуу болсо;

(iii) бардык башка айылчарба ингредиенттери органикалык болуп саналат; жана

(iv) тамак-аш III тиркеменин IV бөлүгүндө 1.5, 2.1(а), 2.1(б) жана 2.2.1 пункттарына жана ушул беренеден белгиленген эрежелерге ылайык келсе 16(3)-с татья сына ылайык.

Биринчи пункт анын (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиенттердин тизмесинде кайсы ингредиенттер органикалык болуп саналат.

Органикалык өндүрүшкө шилтемелер органикалык ингредиенттерге карата гана пайдаланылуусу мүмкүн.

Биринчи пункт анын (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиденттердин тизмесин айыл чарба ингредиденттеринин жалпы санына пропорционалдуу органикалык ингредиденттердин жалпы пайызын көрсөтүүнү камтыйт.

Биринчи пункттун (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиденттердин тизмесинде колдонулганда 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер ушул пункттун пунктчасы жана ушул пункттун үчүнчү пунктчасында көрсөтүлгөн пайыздык көрсөткүч ингредиденттердин тизмесиндеги башка көрсөткүчтөр менен бирдей түстө, бирдей өлчөмдө жана тамаг астилинде көрсөтүлөт.

6. Кайра иштелип өнүктүрүлгөн 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер сатуунун сыпаттамасында жана ингредиденттердин тизмесинде колдонулушу мүмкүн, мында:

(а) кайра иштелип өнүктүрүлгөн II Тиркеменин II, III жана V бөлүктөрүндө баяндалган өндүрүш шарттарына жана 16(3)-с таягак аялайык белгиленген конкреттүү шарттарга ылайык келет;

(б) кайра иштелип өнүктүрүлгөн курамындагы айыл чарба продукциясынын бардык ингредиденттери органикалык болуп саналат; жана

(с) продукттун кургак заттарынын кеминде 95% органикалык болуп саналат.

7. Комиссия 54-с таягак аялайык ыйгарымдуулук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) I тиркемеде саналган продукцияны маркировкалоо боюнча кошумча шарттарды кошуу же ошол кошулган шарттарды өзгөртүү жолу менен ушул с таягак аялайык белги жана

(б) мүнөз мамлекеттердин ичиндеги тилдик өнүктүрүлгөн эске алуу менен IV тиркемеде баяндалган терминдердин тизмесин.

8. Комиссия ушул с таягак аялайык 3-пунктун колдонууга деталдуу талаптарды белгилөө үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с таягак аялайык да көрсөтүлгөн нөсөптүз процедура сыйнаылайык кабыл алынат.

31-с таягак

Өсүмдүк өстүрүү чүлүктө колдонулган буюмдарды жана заттарды маркировкалоо

2(1)-с таягак аялайык белгиленген ушул шарттардын чөйрөсүнө карабастан, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында же жер семирткичтер, топурак кондиционерлери же азыктандыруучу заттар катары колдонулуучу 9 жана 24-с таягак аялайык уруксат берилген продуктылар жана заттар алар продуктылар же заттар ушул Жобогон аялайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген.

32-с таягак

Милдеттүү көрсөткүчтөр

1. Эгерде продукция 30(1)-с таягак аялайык да эскерилген шарттарды камтыса, анын ичинде 30(3)-с таягак аялайык конверсиялык продуктылар катары маркировкаланган продукциялар:

(а) маркировкада акыркы өндүрүшү же даярдоо операциясынын жүргүзгөн оператор тиешелүү болгон контролдоочу органдын же контролдук органдын коддук номери да көрсөтүлөт; жана

(б) алдын ала таңгакталган тамак-ашка карата, 30(3)-береңде жана (б) жана (с) пункттарында көрсөтүлгөн өндүрүшчүлүктө башка учурларда, 33-с таягак аялайык да эскерилген Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн логотипи датаңгакта көрсөтүлөт. 30(5)-с таягак аялайык .

2. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн логотипи колдонулганда, логотип менен бир эле визуалдык талаада продукттун түзүлгөн айыл чарба чийки заттын өстүрүлгөн жердин көрсөткүчү көрсөтүлөт жана төмөндөгүлөрдүн бирин алышы керек. тиешелүү түрдө формалар:

(а) Соңдун аймагында айыл чарба чийки заттын өстүрүлгөн "ЕБ айыл чарбасы";

(б) айыл чарба чийки заттын үчүнчү өлкөлөрдө өстүрүлгөн "ЕСке кирбеген айыл чарбасы";

(с) Айыл чарба чийки заттын бир бөлүгү Биримдикте өстүрүлгөн жана анын бир бөлүгү үчүнчү өлкөдө өстүрүлгөн "ЕС/ЕБ эмес айыл чарбасы".

Биринчи пункт анын максаттары үчүн "Айыл чарбасы" деген сөз тиешелүү учурларда "Аквакультура" дегенге алмаштырылышы мүмкүн жана "ЕС" жана "ЕБ эмес" деген сөздөр өлкөнүн аталышы же аталышы менен алмаштырылышы же толукталышы мүмкүн. бир өлкөнүн жана аймагын, эгерде продукттын түзгөн бардык айыл чарбасына ошол өлкөдө жана, эгерде керек болсо, ошол региондо өстүрүлгөн болсо.

Биринчи жана үчүнчү пункттарда көрсөтүлгөн айыл чарбасына өндүрүлгөн жердин көрсөткүчү үчүн, эске алынбаган ингредиденттердин жалпы саны болгон шартта, ингредиденттердин аз өлчөмдөгү салмагы эске алынбай калышы мүмкүн. айыл чарбасына унун жалпы санынын 5 процентинен ашпайт.

"ЕБ" же "ЕБ эмес" деген сөздөрбүюндун аталышынан көрүлгөнүктөгү, өлчөмдөрдө жана тамаг астилинде болбошу керек.

3. Ушул статьянын 1-жана 2-пункттарында жана 33(3)-с статья да көрсөтүлгөн белгилер көрүнүктөгү жерде оңой көрүнүдөй кылып белгилениши керек жана даана окулуучу жана өчпөс болушу керек.

4. Комиссия 54-с статьянын 2-пунктуна жана 33(3)-с статья сына ылайык, маркировка боюнча кошумча эрежелерди толуктоо же ошол кошумча эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

5. Комиссия төмөнкүлөргө тиешелүү ишке ашыруучу актыларды кабыл алат:

(а) ушул берененин (а) пунктунда көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдү колдонуу, көрсөтүү, курамы жана өлчөмү боюнча практикалык чаралар ушул статьянын 1-пунктунда жана 2-пунктунда жана 33(3)-с статья да;

(б) контролдоочу органдарга жана контролдоо органдарына кодук номерлерди ыйгаруу;

в) ушул Мыйзамдын 2-пунктуна ылайык айыл чарбачый кизматы өстүрүлгөн жерди көрсөтүү; 33(3)-с статья менен.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с статья да көрсөтүлгөн экс пертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

### 33-с статья

#### Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи

1. Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи ушул Жобого ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, көрсөтүүдө жана жарнамалоодо колдонулушу мүмкүн.

Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи логотиптин өзүнүн бар экендигине жана жарнагына байланыштуу маалыматтык жана билим берүү максаттары үчүн да колдонулушу мүмкүн, эгерде мындай колдонуу керектөөчү конкреттүү продукциянын органикалык өндүрүшү не карата адаттырууга алып келбесе жана логотипти тиркемеде белгиленген эрежелерге ылайык кайра чыгарылат. Мындай учурда V тиркеменин 32(2)-беренесинин жана 1.7-пунктунун талаптары колдонулбайт.

Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи 30(5)-берененин (б) жана (с) пункттарында айтылгандай кайра иштетилген тамак-ашуучу жана 30(3)-беренеден айтылган конверсиялык продуктулар үчүн колдонулбайт.

2. 1-пункттин экинчи пунктуна ылайык колдонулган учурларды кошпогондо, Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 86-жана 91-беренелерине ылайык расмий аттестация болуп саналат.

3. Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипин колдонуу үчүнчү өлкөлөрдө нташылып келинген продукция үчүн милдеттүү эмес. Эгерде бул логотип мындай продукциянын маркировкасында кездешсе, 32(2)-с статья да эскертилген белгилерди маркировкада да көрсөтүлөт.

4. Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи V тиркемеде баяндалган моделге ылайык келүүгө жана ошол тиркемеде баяндалган эрежелерге ылайык келүүгө тийиш.

5. Ушул Жобого ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, презентациялоодо жана жарнамалоодо улуттук логотиптер жана жеке логотиптер колдонулушу мүмкүн.

6. Комиссияга Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипине жана ага тиешелүү эрежелерге карата V тиркемеге өзгөртүүлөрдү киргизүүчү 54-беренеге ылайык ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алууга ыйгарым укуктуу.

### V Г ЛАВА

#### СЕРТИФИКАЦИЯ

##### 34-с статья

#### Сертификация системасы

Ар кандай продукцияны рынокко "органикалык" же "конверсия да" катары чыгарган ачыйын же конвертациялоомезгилине чейин 1. 36-с статья да эскертилген органикалык же органикалык эмес заттарды чыгарган, даярдаган, тартуучу же сактаган операторлор жана операторлордун топтору. Мындай продукцияны үчүнчү өлкөдөн импорттогон же мындай продукцияны үчүнчү өлкөгө экспорттогон же мындай продукцияны рынокко чыгарган конверсиялык продуктулар өз иши жөнүндө ал ишке ашырылып жаткан мүчө мамлекеттин компетенттүү органдарына билдирүүгө милдеттүү. алардын милдеттенмеси контролдоо системасына башыйт.

Эгерде компетенттүү органдар бирден ашык контролдоочу органдарга же контролдоо органына өздөрүнүн милдеттерин же белгилүү бир расмий контролдук тапшырмаларды же башка расмий ишаркеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өткөрүп берилсе, операторлор же операторлордун топтору билдирүүдө биринчи пунктта да көрсөтүлгөн билдирүүдө көрсөтүлгөн. контролдоочу органдар же контролдоочу органдардын ишинин ушул Регламентке ылайык келээрин текшерет жана 35(1)-с статья да көрсөтүлгөн бөлүк берет.

2. Алдын ала таңгакталган органикалык продукцияны түздөн-түз акыркы керектөөчүгө же колдонуучугас аткан операторлор ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн кабарлоо милдеттенмесинен жана 35(2)-с статьяда эскертилген сертификатка ээ болуу милдетинен бошотулат. алар сатуу пунктуна байланышпаган башка өндүрүшлөй, даярдашпайт, сакташпайт, же үчүнчү өлкөдөн мындай продукцияны импорттошпайт, же мындай ишаракеттерди башка операторлордун субподряддык келишимтүзбөйт.

3. Операторлор же операторлордун топтору өз ишгеринин кайсынысы болбосун үчүнчү жактарга субподрядга берген учурда, операторлор же операторлордун топтору, ошондой эле бул иш субподрядга алынган үчүнчү жактарда, эгерде оператор же операторлор тобу тарабынан билдирбесе, 1-пунктту сактоого отийиш 1-пунктте көрсөтүлгөн билдирүүдө органикалык өндүрүшкө карата жоопкерчиликти сактап калат ургандыгы жана бул жоопкерчиликти субподрядчыга өткөрүп бербегендиги. Мындай учурларда компетенттүү органдар же зарыл болгон учурда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар субподряддык ишаракеттердин ушул Жобого ылайык келишин текшерүүнүн контекстинде субподрядды түзгөн операторлорго же операторлордун топторунан текшерүүгө милдеттүү. алардын ишаракеттери.

4. Мүчө-мамлекеттер 1-пунктта эскертилген билдирүүлөрдү алуу үчүн ыйгарымукуктуу органды дайындай алат же органды беките алат.

5. Операторлор, операторлордун топтору жана субподрядчылар ушул Жобого ылайык алар жүргүзгөн ар кандай ишгердин эсебин жүргүзүшөт.

6. Мүчө-мамлекеттер 1-пунктка ылайык өз ишмердүүлүгүн кабарлаган операторлордун жана операторлордун топторунун аталыштарын жана даректерин камтыган жаңыланган тизмелерди жүргүзүшөт жана тиешелүү тартипте, анын ичинде бирдиктүү интернет-сайтка шилтемелер аркылуу жалпы маалымдашат. 35(1)-с статьяга ылайык ошол операторлорго жана операторлордун топторуна берилген сертификаттарга тиешелүү маалыматтар менен бирге бул маалыматтардын толук тизмеси. Бул учурда, мүчө-мамлекеттер Европарламенттин жана Кеңештин 2016/679 Регламентине (ЕБ) ылайык жеке маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды аткарышат (1).

7. Мүчө-мамлекеттер ушул Регламентке ылайык келген оператор же операторлор тобу 2017/625 Регламенттин 78 жана 80-беренелерине ылайык алым алынган учурларда алым төлөнүшүн камсыз кылышат. контролдоо боюнча чыгымдар контролдоо системасы тарабынан жабылууга укуктуу. Мүчө-мамлекеттер чогултулушу мүмкүн болгон бардык жыйымдар ачык жарыяланышын камсыз кылат.

8. Комиссияга ишкарлардын жүргүзүлгөн карата талаптарга карата II тиркемеге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 54-с статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

9. Комиссия төмөнкүлөргө карата реквизиттерди жана спецификацияларды берүү үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

(а) 1-пунктте көрсөтүлгөн билдирүүнүн форматы жана техникалык каражаттары;

(б) 6-пунктте көрсөтүлгөн тизмелерди жарыялоо боюнча ишчаралар; жана

(г) 7-пунктте көрсөтүлгөн жыйымдарды жарыялоонун жол-жоболору жана механизмдери.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с статьяда көрсөтүлгөн экспорттук процедурасына ылайык кабыл алынат.

35-с статья

Сертификат

1. Компетенттүү органдар же тийишүүчү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 34(1)-с статьяга ылайык өз ишин кабарлаган жана ушул Нускамага ылайык келген операторго же операторлордун тобуна күбөлүк берет. Күбөлүктө:

(а) мүмкүн болушунча электрондук түрдө чыгарылат;

(б) жок дегенде операторду же операторлордун идентификациялоого мүмкүндүк берүү, анын ичинде мүчөлөрдүн тизмесин, категориясын сертификатта камтылган продукция жана анын жарактуулук мөөнөтү;

(в) кабарланган иш ушул Нускамага ылайык келээрин тастыктоого жана

(г) VI тиркемеде белгиленген үлгүгө ылайык чыгарылат.

2. Ушул статьянын 8-пунктуна жана 34(2)-с статьясына зыян келтирбестен, операторлор жана операторлор топтору 2(1)-с статьяда эскертилген продукцияны, эгерде алар мурдатан эле болуп анализалса, органикалык продуктулар же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгарышы керек. ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн күбөлүккө ээ болуу.

(1) Регламент (ЕБ) 2016/679 Европарламентинин жана Кеңешинин 2016-жылдын 27-апрелиндеги жеке маалыматтарды иштетүүгө жана мындай маалыматтардын эркин кыймылына карата жеке адамдарды коргоо жана 95/ Директиваны жокко чыгаруу. 46/ЕС (Жалпы Маалыматтарды коргоо жөнүндө жобо) (ОJ L 119, 4.5.2016, 1-бет).

3. Ушул беренде эскертилген күбөлүк (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 86(1)-беренесинин (а) пунктунун маанисинде расмий күбөлүк болуп саналат.

4. Оператор же операторлор тобу бир эле мүнөт мамлекетте продукциянын бир категориясына караганда ишке ашырылган ишаракеттерге караганда бир нече контролдоочу органдан сертификат алууга укугу жок, анын ичинде ошол оператор же операторлор тобу операторлор өндүрүшүн, даярдоонун жана бөлүштүрүүнүн ар кандай этаптарында иштейт.

5. Операторлор тобунун мүнөтү өздөрү кирген операторлор тобунун сертификациялоо менен камтылган ишаракеттердин кайсынысы болбосун үчүн жекече сертификат алууга укугу жок.

6. Операторлор алардын берүүчүлөрү болуп саналган операторлордун күбөлүктөрүн текшерүүгө милдеттүү.

7. Ушул статьянын 1 жана 4-пункттарынын максаттары үчүн продукциялар төмөнкү категорияларга ылайык классификацияланат:

(а) кайра иштелибеген өсүмдүктөр жана өсүмдүк продуктулары, анын ичинде үрөндөр жана башка өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары;

(б) мал жана кайра иштелибеген мал чарба продуктулары;

(в) балырлар жана иштелибеген аквакультура продукциялары;

(г) тамак-ашкалары пайдалануу үчүн кайра иштелибеген айыл чарба продукциясын, анын ичинде аквакультура продукциясын;

(е) тоют;

(е) шарап;

(ж) ушул Эрежелердин I тиркемесинде саналган же мурунку категорияларга кирбеген башка продукциялар.

8. Мүнөт мамлекеттер 2-пункттар аралыгындагы сертификатка ээ болуу милдетинен токтоткон башка таңгакталган органикалык продуктуларды түздөн-түз ажыкты керектөөчүгө сатуучу операторлорду, эгерде ал операторлор өндүрбөсө, даярдабас, сактабас, бошотушу мүмкүн сатуу пунктуна байланыштуу эмес, же үчүнчү өлкөдөн мындай продукцияны импорттоо, же мындай ишаракеттерди үчүнчү тарапка сублимация келишим менен жүргүзүү, ошондой эле:

(а) мындай сатуулар жылына 5 000 кг ашпаган;

(б) мындай сатуулар 20 000 евродон ашкан таңгакталган органикалык продукцияга караганда жылдык жүгүртүүнү билдирбейт; же

(в) оператордун потенциалдуу сертификациялык баасы сатылган таңгакталган органикалык продуктулар боюнча жалпы жүгүртүүнүн 2% ашпаган ошол оператор тарабынан.

Эгерде мүнөт мамлекет биринчи пунктта да көрсөтүлгөн операторлорду бошотууну чечсе, анда ал биринчи пунктта да белгиленген караганда катуураак чектөөлөрдү белгилей алат.

Мүнөт мамлекеттер Комиссияга жана башка мүнөт мамлекеттерге биринчи пункттагы ылайык операторлорду бошотуу жөнүндө кандай болбосун чечим жана мындай операторлор бошотулган чектер жөнүндө маалымдайт.

9. Комиссияга VI тиркемеде көрсөтүлгөн күбөлүктүн үлгүсүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 54-статьяга ылайык ыйгаруу укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

10. Комиссия 1-пунктта көрсөтүлгөн күбөлүктүн формасына жана ал берилген техникалык каражатка караганда референттерди жана спецификацияларды берүү үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экс-партиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

36-статья

Операторлор тобу

1. Операторлордун ар бир тобу төмөнкүлөргө милдеттүү:

(а) балырларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермерлер же операторлор болгон мүнөтүрдөнгө аналтуу үчүн кошумча азык-түлүктү же тоютту кайра иштетүү, даярдоо же рынокко чыгаруу менен алектениши мүмкүн;

(б) мүнөтүрдөнгө аналтуу үчүн:

(i) алардын жекече сертификациялык наркы ар бир мүнөтүн жүгүртүүсүнүн же органикалык өндүрүшүн стандарттык өндүрүшүнүн 2% дан ашыгын түзөт жана органикалык өндүрүшүн жылдык жүгүртүүсү 25 000 евродон ашпаган же органикалык өндүрүшүн стандарттык өндүрүшү евродон ашпаган жылына 15 000; же

(ii) ар бир үлүшкө ээ болгондор:

- беш гектар,

— 0,5 гектар, теплицаларда же

— 15 гектар, жалаң аңауруктуу чөптү;

(с) мүчө мамлекетте же үчүнчү өлкөдө түзүлсө;

(г) юридикалык жак болуп саналат;

(е) өндүрүшү кишилердү үлгү бири-бирине геогрфиялык жакын жайгашкан мүчөлөрдөнгө аңауу түлөт;

(ф) топтарабынан өндүрүлгөн продукция үчүн биргелешкен маркетинг системасын түзү; жана

(г) контролдук ишчаралардын жана жол-жоболордун документтештирилген комплексин камтыган ички контроль системасын түзү, ага аялайык аныкталган адам же органдардын бир мүчөсүн ушул Жобонун сакталышын текшерүү үчүн жооптуу болот.

2. Эгерде 1-пункткөрсөтүлгөн ички контролдоотутумун түзүдө же ишгишиде кемчиликтер болсо, компетенттүү органдар же тиешелүү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 35-сатяга да көрсөтүлгөн күбөлүктү бүтүндөй топ үчүн чакыртып алышат. Ага айтканда, операторлор тобунун айрым мүчөлөрү тарабынан талаптарды аткарган аңдыгы аныктоо же жөнү бонча кемчиликтер органикалык жана конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасирин тийгизет.

3. Комиссия ушул сатянын 1-жана 2-пунктарына өзгөртүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү бонча 54-сатяга аялайык ыйгарым укук берилген актыларды жоболорду толуктоо же ошол кошулган жоболорду өзгөртүү жолу менен кабыл алууга укуктуу, ага айтканда:

(а) операторлор тобунун айрым мүчөлөрүнүн милдеттери;

(б) топтун мүчөлөрүнүн геогрфиялык жакындыгы аныктоо үчүн критерийлер, мисалы, объекттерди бөлүү үчүн же

саяттар;

(в) ички контроль системасын түзүү жана анын ишгиши, анын ичинде жүргүзүлө турган контролдуктун көлөмүн, мазмунун жана мезгилдүүлүгүн, ошондой эле ички контролдук системаны түзүдөгү же ишгишидеги кемчиликтерди аныктоо үчүн критерийлерди.

4. Комиссия төмөнкүлөргө карата конкреттүү эрежелерди белгилеген аткаруу актыларын кабыл ала алат:

(а) операторлор тобунун курамы жана өлчөмү;

(б) документтер жана эсепке алуу тутумдары, ички байкоочу жүргүзүү системасы жана операторлордун тизмеси;

(с) операторлор тобу менен компетенттүү органдын же органдардын, контролдоочу органдардын же контролдоочу органдарынын ортосунда, ошондой эле мүчө мамлекеттер менен Комиссиянын ортосунда маалымат алмашуу.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-сатяга да көрсөтүлгөн экспорттун процедурасына аялайык кабыл алынат.

## VI ГЛАВА

### ОФИЦИАЛДУУ КОНТРОЛДОР ЖАНА БАШКАРАСМЫЙ ИШТЕР

#### 37-сатяга

Регламент (ЕБ) 2017/625 жана органикалык өндүрүшкө жана органикалык продукцияны маркировкалоого байланыштуу расмий көзөмөл жана башка расмий ишаракеттер үчүн кошумча эрежелер менен байланыш

Ушул Главанын спецификалык эрежелери (ЕС) 2017/625 Регламентте баяндалган эрежелерден тышкары, ушул Нускаманын 40(2)-беренесинде башкачакаралбас жана ушул Нускаманын 29-беренесине кошумчакатары колдонулат. ушул Регламенттин 41(1)-сатяга сында каралгандан башкасы, расмий контролдоо жана башка расмий ишаракеттер үчүн өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрүнүн бардык этаптарында ушул Эрежелердин 2(1)-беренесинде көрсөтүлгөн продукциянын ушул Регламентке аялайык өндүрүлгөн бүт процессин жүрүшүндө текшерүү.

#### 38-сатяга

Кызматтык көзөмөл жана компетенттүү органдар тарабынан көрүлө турган чаралар жөнүндө кошумча эрежелер

1. Текшерүү үчүн 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине аялайык аткарылган расмий контроль ушул Регламенттин сактоо, ага айтканда төмөнкүлөрдү камтыйт:

(а) 9(б)-сатяга да эскертилгендей, профилактикалык жана сактык чараларын колдонууну операторлор тарабынан текшерүү жана ушул Жобонун 28-сатяга сында өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрүнүн ар бир этабында;

- (b) эгерде холдинг органикалык эмес же конверсиялык өндүрүшү к бирдиктерди камгыса, жазууларды жана органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшү н ортосундагы так жана натыйжалуу бөлүгүнү камсыз кылуу үчүн колдонулуп жаткан чараларды же процедураларды же механизмдерди текшерүү бирдиктер, ошондой эле ошол бирдиктер тарабынан өндүрүлгөн тиешелүү продукциянын ортосундагы, ошондой эле органикалык, кайра иштетүүчү жана органикалык эмес өндүрүш бирдиктери үчүн колдонулган заттар менен буюмдардын ортосундагы; мындай текшерүү өткөн мезгил кайра иштетүү мезгилинин бир бөлүгү катары ретроактивдүү түрдө таанылган посылкалар боюнча текшерүү лөрдү жана органикалык эмес өндүрүшү к бирдиктерди текшерүүнү камтыйт;
- (c) эгерде органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктулар бир эле учурда операторлор тарабынан чогултулса, ошол эле даярдоо бөлүмүндө, аянтча да же жайда даярдалса же сакталса, же башка операторлорго бөлүмдөргө ташылып кетсе, жазууларды текшерүү жана ишчаралар, жол-жоболор же ишчаралар же убакыт боюнча бөлүнгөн операцияларды жүргүзүүнү камсыз кылуу үчүн, ылайыктуу тазалоочулар жана зарыл болгон учурда, азыктарды алмаштырууну болтурбоо боюнча ишчараларды жүзөгө ашыруу үчүн, органикалык продуктулар жана кайра иштетүү продуктулары аныкталган бардык убакта жана органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес азыктар, даярдоо операцияларына чейин жана кийин, орду же убактысы боюнча бири-биринен бөлүнүп сакталат;
- (г) операторлор топторунун ички контролдук системасын түзүү жана иштешин текшерүү;
- (e) операторлор ушул Нус каманын 34(2)-беренесине ылайык кабарлоо милдеттенмесинен же ушул Нус каманын 35(8)-беренесине ылайык сертификатка ээ болуу милдетинен бошотулган учурда, бул бошотуу боюнча талаптар аткарылды жана ал операторлор тарабынан атылган продукциялар текшерилди.
2. 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контроль ушул Регламентке шайкешкелүүнү текшерүү үчүн бүт процесстин бүтүндөй процессинде өндүрүшүн, даярдоонун жана бөлүшүрүүнүн бардык этаптарында аткарылбай калуу ыктымалдыгынын негизинде жүзөгө ашырылат. ушул Регламенттин 3-беренесинин (57) пунктунда аныкталгандай, ал (ЕС) 2017/625 Регламенттин 9-беренесинде айтылган элементтерден тышкары, атап айтканда төмөнкү элементтерди эске алуу менен аныкталат:
- (a) операторлордун жана операторлордун топторунун түрү, өлчөмү жана түзүмү;
- (б) операторлор жана операторлор топтору органикалык өндүрүшкө тартылган убакыттын узактыгы; даярдоо жана бөлүшүрүшү;
- (в) ушул статьяга ылайык жүргүзүлгөн контролдун натыйжалары;
- (г) аткарылган ишчараларга тиешелүү убакыттын учуру;
- (e) продукциянын категориялары;
- (e) продукциянын түрү, саны жана наркы жана алардын убакыттын өтүшү менен өнүгүшү;
- (ж) продукциянын аралашуу же уруксат берилбеген продуктулар же заттар менен булганылуусу мүнөзү;
- (h) операторлор жана операторлор топтору тарабынан эрежелерден четтөөлөрдү же алып салууларды колдонуу;
- (i) өндүрүшүн, даярдоонун ар бир этабында сакталбагандыгы үчүн критикалык пункттар жана аткарылуучу ыктымалдыгы жана бөлүшүрүшү;
- (к) субподряддык иш

3. Кандай болгон күндө да, 34(2) жана 34(2) статьяларында айтылган аңдарды кошпогондо, бардык операторлор жана операторлордун топтору 35(8), жылына бир жолудан кем эмес шайкештигин текшерүүгө тийиш

Төмөнкү шарттар аткарылгандан башка учурларда, шайкештикти текшерүү жеринде физикалык текшерүүнү камтыйт:

- (a) оператордун же кызыкдар операторлор тобунун мурунку көзөмөлүндө кеминде үч жыл катары менен органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү эч кандай бузуулар аныкталбаса жана
- (б) тиешелүү оператор же операторлор тобу ушул берененин 2-пунктунда жана (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 9-беренесинде эскертилген элементтердин негизинде ылайык келбөө ыктымалдуулугу төмөндөп бааланган.

Мында эки жеринде физикалык текшерүүнүн ортосундагы мөөнөт 24 айдан ашпоготийиш

4. Текшерүү чүчү 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контроль ушул Регламентке ылайык келүү:

(а) 2017/625 Регламентинин 9(4) беренесине ылайык операторлордун же операторлордун топторунун бардык расмий контролдуктарынын минималдуу пайызы алдын ала эскертүү сүзүлгүзүлүшүн камсыз кылуу менен жүзөгө ашырылат;

(б) ушул статьянын 3-пунктунда айтылган даргак кошумча контролдуктун минималдуу пайызы аткарылышын камсыз кылат чыгуу;

(в) ушул пункттун (h) пунктуна ылайык алынган үлгүлөрдүн минималдуу санын алуу жолу менен жүргүзүлөт Регламенттин 14-беренесине (ЕБ) 2017/625;

(г) операторлор тобуна кирген операторлордун минималдуу санынын байланышта контролдонушун камсыз кылуу ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн шайкештикти текшерүү менен.

5. 35(1)-с статья да көрсөтүлгөн сертификатты берүү же узартуу ушул статьянын 1-4-пункттарында көрсөтүлгөн шайкештикти текшерүүнүн натыйжаларына негизделет.

6. (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 13(1) беренесине ылайык ушул Нускаманын талаптарын сактоону текшерүү чүчү н жүргүзүлгөн ар бир расмий контролдоо карагатуу турган жазуу жүздөгөн протоколго оператор же операторлор топтору тарабынан кол коюлат. алардын ошол жазуу жүздөгөн жазууну алгандыгынын ырас тоо.

7. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 13(1) беренесине компетенттүү органдар тарабынан айрым расмий контролдук тапшырмалар же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттер жүктөлгөн контролдоо органдарына көзөмөлдүк ишинин контекстинде жүргүзүлүүчү аудиттерге жана текшерүүлөргө жайылтылбайт. өткөрүлүп берилген.

8. Комиссия 54-с статьяга ылайык ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) өндүрүшүн, даярдонун жана бөлүшүрүүнүн бардык этаптарында байкоочу жүргүзүүнү камсыз кылуу чүчү н жүргүзүлүүчү расмий контролдукту жүзөгө ашыруунун конкреттүү критерийлерин жана шарттарын белгилөө жолу менен ушул Регламентти толуктоо; Регламент, төмөнкүлөргө караган:

(i) документалдык эсептерди текшерүү;

(ii) операторлордун белгилүү категориялары боюнча аткарылуучу контроль;

(iii) зарыл болгон учурда, ушул статьянын 3-пунктунда аталган жеринде физикалык текшерүүлөрдү кошпогондо, ушул Нускамада каралган контроль жүргүзүлө турган мезгил жана алар турган жайлар же аймактагы өзгөчө жайлар, аткарылууга тийиш

(б) практикалык тажрыйбага негизделген кошумча элементтерди кошуу же аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ушул статьянын 2-пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизүү кошулган элементтер.

9. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоочу ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

(а) 4-пункттин (а) пунктунда эскертилгендей, алдын ала эскертүү сүзүлгүзүлө турган операторлордун же операторлордун топторунун бардык расмий көзөмөлүнүн минималдуу пайызы;

(б) 4-пункттин (б) пунктунда эскертилген кошумча контролдуктун минималдуу пайызы;

(в) 4-пункттин (в) пунктунда көрсөтүлгөн үлгүлөрдүн минималдуу саны;

(г) 4-пункттин (д) пунктунда эскертилген операторлор тобуна кирген операторлордун минималдуу саны.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с статья да көрсөтүлгөн экспорттук процедура сына ылайык кабыл алынат.

39-с статья

Операторлор жана операторлор топтору тарабынан аткарыла турган аракеттер жөнүндө кошумча эрежелер

(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 15-беренесинде каралган милдеттенмелерден тышкары, операторлор жана 1. операторлордун топтору:

(а) алардын ушул Нускамага ылайык келишин көрсөтүү чүчү н жазууларды жүргүзүүгө;

(б) расмий көзөмөл жүргүзүү чүчү н зарыл болгон бардык декларацияларды жана башка билдирүүлөрдү жасоо;

(в) ушул Нускаманын сакталышын камсыз кылуу чүчү н тиешелүү практикалык чараларды көрүүгө;

(г) кол коюуга жана зарылчылыкка жараша жаңы ыргытууга тийиш болгон декларация түзүндө:

(i) органикалык же конверсиялык өндүрүш бирдигинин жана ушул Нускамага ылайык аткарыла турган ишаракеттердин толук сүрөттөлүшү;

(ii) ушул Нускаманын сакталышын камсыз кылуу чүчү н көрүлүүчү тиешелүү практикалык чараларды;



(iii) милдеттенме:

- продукция ны с атып алуучулар а жазуу жүзүндө жана ашыкча кечиктирбестен билдирүүгө жана компетенттүү органдар менен, же зарыл болгон учурда, контролдоочу органдар же контролдоочу органдар менен ылайык келбегендикти же шектенүү далилденген учурда тиешелүү маалымат алмашууга; ылайык келбегендикти же шектенүүнү жокко кыюу үчүн эмес тиги же каралып жаткан продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкешкелбөөчүлүк аныкталгандыгы,
- контролдоочу органдар же контролдоочу органдар алмашкан учурда контролдук файлдын өткөрүлбөрү үчүн кабыл алууга, же органдар аныктык өндүрүштөн чыгарылган учурда контролдук папканы акыркы контролдоочу органдар же контролдоочу органдар беш жылдан кем эмес сактоону кабыл алууга,
- компетенттүү органдар ага ылайык дайындалган органдар ага өткөрүлбөсүз билдирүүгө 34(4)-с татъясы органдар аныктык өндүрүштөн чыккан учурда жана
- субподрядчылар ар кандай контроль органдары же контролдоочу органдар тарабынан контролдукка дуушар болгон учурда ошол органдардын же органдардын ортосунда маалымат алмашууну кабыл алууга.

2. Комиссия төмөнкүлөргө карата ревизиттерди жана спецификацияларды берүүчү чүңүшкө ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

- (a) ушул Нускаманын талаптарын сактоону ырас тоочу жазуулар;
- (b) расмий көзөмөл жүргүзүүчү зарыл болгон декларациялар жана башка билдирүүлөр;
- (в) ушул Регламенттин сакталышын камсыз кылуу боюнча тиешелүү практикалык чараларды.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татъяда көрсөтүлгөн нөмүрлөрдө процедурасына ылайык кабыл алынат.

40-с татъя

Кызматтык контролдоо милдеттерин жана башка кызматтык ишаракеттерге тиешелүү тапшырмаларды берүү жөнүндө кошумча эрежелер

1. Компетенттүү органдар контролдоочу органдарына 2017/625 Регламенттин III главанда баяндалган ишаракеттерди ташкарыуу төмөнкү шарттар аткарылганда гана башка расмий ишаракеттерге тиешелүү айрым расмий контролдук тапшырмаларды жана айрым милдеттерди өткөрүлбөрү алат:

- (a) өлкөлүк кыйг арым укук берилген расмий контролдук милдеттердин жана башка расмий ишаракеттерге байланыштуу милдеттердин, анын ичинде отчеттук милдеттенмелерди жана башка конкреттүү милдеттенмелерди жана контролдоочу органдар аларды аткара ала турган шарттардын деталдуу сыпаттамасын камтыйт. Ага айтканда, контролдоочу органдар компетенттүү органдарга алдын ала макулдашуу үчүн төмөнкүлөрдү берүүгө тийиш
  - (i) анын тобокелдиктин баалоонун жол-жобосу, ага айтканда, операторлордун жана операторлордун топторунун шайкештиги текшерүүнүн интенсивдүүлүгүн жана мезгилдүүлүгүнүн негизин аныктоого тийиш ушул с татъяда көрсөтүлгөн элементтердин негизинде белгиленүүгө тийиш (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 9-беренеси жана ушул Регламенттин 38-беренеси, жана операторлор жана операторлордун топтору боюнча расмий көзөмөл жүргүзүүчү аткарылууга тийиш
  - (ii) контролдук стандарттык жол-жобосу, ал контролдоочу органдар өзүнүн контролдуу жаткан операторлорго жана операторлордун топторуна колдонууга милдеттенген контролдук чаралардын деталдуу сыпаттамасын камтышы керек;
  - (iii) 41(4)-с татъяда даас кертилген жалпы каталог ылайык келген чаралардын тизмеси жана шектүү же аныкталган шайкешкелбеген учурларда операторлорго жана операторлордун топторуна карата колдонула турган чаралардын тизмеси;
  - (iv) операторлорго жана операторлордун топторуна карата жүзөгө ашырылуучу расмий контролдук тапшырмалардын жана башка расмий иш чараларга байланыштуу тапшырмалардын натыйжалуу мониторинг боюнча иш чаралар жана ал тапшырмалар боюнча отчеттуулук боюнча иш чаралар.

Контролдоочу органдар (i) - (iv) пункттарда көрсөтүлгөн элементтердин кийинки оңдоолору жөнүндө компетенттүү органдар билдирет;

- (b) бул компетенттүү органдарда контролдук органдардын ишин көзөмөлдөөнү камсыз кылуу үчүн, анын ичинде берилген тапшырмалардын натыйжалуу, өз алдынча жана объективдүү аткарылышын текшерүү үчүн, ага айтканда, шайкештикти текшерүүнүн интенсивдүүлүгүн жана мезгилдүүлүгүнө карата жол-жоболор жана механизмдер бар.

Жылына бир жолу дан кем эмес компетенттүү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинин (a) пунктунан ылайык, алар расмий контролдук тапшырмаларды же башка кызмат адамдарына тиешелүү тапшырмаларды өткөрүлбөрү менен контролдоочу органдарынын аудитин уюштурат. иш чаралар.

2. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 31(3) беренесинен четтөө жолу менен компетенттүү органдар 138(1)-берененин (b) пунктунда жана беренеден каралган милдеттерге тиешелүү чечимди контролдоочу органдар өткөрүлбөрү алат. ушул Нускаманын 138(2) жана (3).

3. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 29-беренесинин (b)(iv) пунктунун максаттары үчүн, ушул Регламенттин талаптарын сактоону текшерүү үчүн айрым расмий контролдук милдеттерди жана башка расмий ишчараларга байланыштуу айрым милдеттерди тапшыруу үчүн стандарт Бул Регламенттин чөйрөсүнө тиешелүү болгон «Шайкештиги баалоо – Продукцияларды, процесстерди жана кызмат көрсөтүү лөрдү тастыктаган органдарга талаптар» эл аралык шайкештирилген стандартынын акыркы кабарланган варианты, анын шилтемеси Кыргыз Республикасынын расмий журналында жарыяланган. Европа Биримдиги.

4. Компетенттүү органдар контролдоо органдарына төмөнкү кызматтык контролдоо милдеттерин жана башка кызматтык ишменен байланышкан милдеттерди жүктөбөйт:

(a) башка контролдоочу органдардын же контролдук органдардын ишин көзөмөлдөө жана текшерүү;

(b) өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын пайдалануу үчүн четтөөлөрдөн башка чектөөлөрдү берүү укугу органикалык өндүрүш

(c) ушул Кодекстин 34(1) беренесине ылайык операторлор же операторлор топтору тарабынан ишаракеттер жөнүндө билдирүү лөрдү алуу ыйгарымдуктары Регламент;

(d) ушул Нускаманын 54-беренесине ылайык органикалык жүктөрдү Соңг азрын жүргүзүүгө чыгарган ачыйын физикалык текшерүү лөрдү жүргүзүүгө тийиш болгон мезгилдүү жүргүзүлгөн аныктоочу ушул Нускаманын жоболорун сактаоо ыкмалдыгын баалоо. (ЕБ) 2017/625;

(e) ушул Нускаманын 41(4)-беренесинде эскертилген чаралардын бирдиктүү каталогун түзүү.

5. Компетенттүү органдар кызматтык контролдоо буюмдары милдеттерди же башка кызматтык ишменен байланышкан милдеттерди жеке жактарга берүүгө укуксуз.

6. Компетенттүү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 32-беренесине ылайык контролдоо органдарынан алынган маалыматтарды жана белгиленген же мүмкүн болгон бузулар болгон учурда контролдоо органдары тарабынан колдонулган чаралар жөнүндө маалыматтарды чогултууну жана пайдаланууну камсыз кылышат. Компетенттүү органдар ошол контролдоо органдарынын ишин көзөмөлдөө үчүн.

7. Эгерде компетенттүү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 33-беренесинин (b) пунктуна ылайык белгилүү бир расмий контролдук тапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди тапшырууну толугу менен же жарым-жартылай чакыртып алган учурда, ал жарым-жартылай же толук алып коюу датасына чейин кызыкдар контролдоочу органдар тарабынан берилген күбөлүктөрдү чүндө калат жана бул чечим жөнүндө кызыкдар операторлорго маалымдайт.

8. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинин (b) пунктуна зыян келтирбестен, ушул пунктка көрсөтүлгөн учурларда расмий контролдук тапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүдөн толук же жарым-жартылай баштартууга чейин, компетенттүү органдар бул өкүлчүлүктү толук же жарым-жартылай токтотот.

(a) 12 айдан ашпаган мөөнөткө, анын ичинде контролдоочу органдар текшерүү лөрдүн жана текшерүү лөрдүн жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди жоюуга же башка контролдоочу органдарга жана контролдоо органдарына берилген маалыматтуу раэмстегин жоюуга, компетенттүү органдарына, ошондой эле Комиссияга ылайык Ушул Жобонун 43-статьясы; же

(b) (ЕУ) 2017/625 Регламенттин 29-беренесинин (b)(iv) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитация мезгили үчүн, ушул Эрежелердин 40(3) беренесинен байланыш токтотулат.

Кызматтык контролдоо буюмдары тапшырмаларды же башка кызматтык ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүү токтотулган учурда тиешелүү контролдоо органдары өкүлчүлүктө токтотулган бөлүктөргө 35-статьяда көрсөтүлгөн күбөлүктөрдү бербейт. Компетенттүү органдар ошол жарым-жартылай же толук токтототуруу датасына чейин кызыкдар контролдоочу органдар тарабынан берилген күбөлүктөрдүн күчүндө кала бериби же жокпу, чечет жана бул чечим жөнүндө кызыкдар операторлорго маалымдайт.

(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинен зыян келтирбестен, компетенттүү органдар контролдоо органдары кемчиликтерди же болбос башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүнү токтотууну мүмкүн болушунча тез арада алып алышат. биринчи пункт анын (a) пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды же аккредитациялоо буюмдары органдардын биринчи пункт анын (b) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитацияны токтотууну алып алгандан кийин.

9. Эгерде компетенттүү органдар белгилүү бир расмий контролдук милдеттерди же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өткөрүп берген контролдоо органдары да ушул Жобонун 46(1)-беренесине ылайык Комиссия тарабынан үчүнчү өлкөлөрдө контролдук ишаракеттерди жүргүзүү деп таанылган учурда, ал эми Комиссия ал контролдук органдары жокко чыгарууга аниеттенсе же аны таанууну алып алса, компетенттүү органдар 33-берененен (a) пунктуна ылайык тиешелүү мүнөз-маалыматтар (тердеги) анын ишине контролдук органдарга текшерүү лөрдү же текшерүү лөрдү уюштурат. Регламенттин (ЕБ) 2017/625.

10. Контролдоо органдары компетенттү ү органдарга төмөнкүлөрү берилет:

(а) өткөн жылдын 31-декабрына карата 31-январына чейин контролдоонууга тийиш болгон операторлордун тизмеси жыл сайын; жана

(б) 2017/625 (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 113-беренесинде көрсөтүлгөн жылдык отчеттун органикалык өндүрүш жана маркировка боюнча бөлүгүндө рдоо колдоо чүчүктөн жылы жүргүзүлгөн расмий контроль жана башка расмий ишчаралар жөнүндө маалымат. ар жылдын 31-мартына чейин.

11. Комиссия ушул Регламентти толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды, ушул Жобонун 1-пунктунда каралган шарттардан тышкары контролдоо органдарына кызматтык контролдоо боюнча милдеттерди жана башка кызматтык ишменен байланышкан милдеттерди өткөрүп берүүнүн шарттарына карата кабыл алууга укуктуу. Бул макала

#### 41-статья

##### Аткарылбаган учурда аракеттер боюнча кошумча эрежелер

1. 29-статьяны эске алуу менен, эгерде компетенттү ү орган же тиешелүү учурларда контролдоочу орган же контролдоо органы башка компетенттү ү органдардан, же зарыл болгон учурда, башка контролдоочу органдардан же контролдоочу органдардан далилдүү маалыматтарды камсыз, шектенсез же алса, оператор ушул Регламентке ылайык келбеген, бирок органикалык өндүрүшкө тиешелүү шарттарды камтыган продуктуну колдонууга же рынокко чыгарууга ниеттенсе, же эгерде мындай компетенттү ү орган, контролдоочу орган же контролдоо органынын оператору кабардар кылган болсо, 27-статьясына ылайык сакталбагандыгы жөнүндө шектенүү:

(а) бул Нускаманын сакталышын текшерүү максатында (ЕБ) 2017/625 Регламентке ылайык дароо кызматтык иликтөө жүргүзөт; мындай иликтөө мүмкүн болушунча тезирээк, акылгас ыраактык менен өтөт. Бүткөл жана бундан туруктуулугун жана иштин татаалдыгын эске алуу керек;

(б) ал (а) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык продуктулар катары тиешелүү продукцияны рынокко чыгарууга, аларды органикалык өндүрүшкө колдонууга дау бактылуу тынсуу алат. Мындай чечимди кабыл алуунун алдында компетенттү ү орган же зарыл болгон учурда контролдоочу орган же контролдоочу орган операторго комментарий берүү мүмкүнчүлүгүн берет.

1-пунктун (а) пунктунда көрсөтүлгөн тергөөнүн натыйжаларында 2-болбосо, органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү талаптарга жооп бергенде, операторго тиешелүү продукцияны колдонууга же аларды органикалык же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгарууга укук берилет.

3. Мүчө мамлекеттер ушул Эрежелердин IV главасында көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдү алдамчылык менен пайдаланууга жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүшөт жана бардык зарыл болгон санкцияларды карашат.

4. Компетенттү ү органдар алардын аймагында, анын ичинде контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар тарабынан колдонулатурган талаптарды аткаруу жана белгиленген бузуулар жөнүндө шектенүү учурлары боюнча чаралардын бирдиктүү каталогун берет.

5. Комиссия компетенттү ү органдар шектүү же аныкталган бузуулар боюнча чараларды көрүүгө тийиш болгон учурларда бирдиктүү чараларды белгилөө үчүн аткаруу актыларын кабыл алышы мүмкүн.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн нэкс-пертиза-процедурасына ылайык кабыл алынат.

#### 42-статья

##### Аткарылбаган учурда чаралар жөнүндө кошумча эрежелер

1. Өндүрүштүн, даярдонун жана бөлүштүрүүнүн бардык этаптарында мисалы, уруксаты жок продуктуларды, заттарды же техникаларды колдонуунун натыйжасында же болбосо жараксыз заттар менен аралашуунун натыйжасында органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкеш келбеген учурда, органикалык продуктулар, компетенттү ү органдар жана зарыл болгон учурда контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 138-беренесине ылайык көрүлүүчү чаралардан тышкары, органикалык заттарга аэч кандай шилтеме берилбешин камсыз кылышат. Бүтүндөй партияны же тиешелүү өндүрүштү маркировкалоодо жана жарнамалоодо өндүрүш

2. Олуттуу, же кайталануучу же сакталбаган учурда компетенттү ү органдар, ал эми зарыл болгон учурда контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар 1-пунктта каралган чаралардан тышкары, операторлор же кызыкдар операторлордун топтору жана (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 138-беренесине ылайык көрүлгөн бардык тийишүү чаралар, белгилүү бир мезгилде органикалык өндүрүшкө тиешелүү болгон продукцияны сатууга тынсуу алынат жана 35-беренедө көрсөтүлгөн алардын сертификаты токтоулаг же кайра чакыртылып алынат, ылайыктуу.

## 43-с татъя

## Маалымат алмашуу буюнча кошумча эрежелер

1. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 105(1)-беренесинде жана 106(1) беренесинде каралган милдеттенмелерден тышкары, компетенттүү органдар дароо башка компетенттүү органдар менен, ошондой эле Комиссия менен кандайдыр бир шектенүүлөр буюнча маалыматты бөлүшөт. Органикалык же конверсия дагы өнүмдөрдүн бүтүндүгүнө таасир этүүчү талаптарга жооп бербөсө.

Компетенттүү органдар бул маалыматты башка компетенттүү органдар жана Комиссия менен Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон документтерди жана маалыматтарды электрондук алмашууну камсыз кылган компьютер системасы аркылуу бөлүшөт.

2. Башка контролдоочу органдардын же контролдоочу органдарынын контролунда турган продукцияга карата шектүүдүргөн же аныкталган шайкешкелбөөчүлүк аныкталган учурларда, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар ошол башка контролдоочу органдарына же контролдоочу органдарга атоктоосуз билдирүүгө милдеттүү.

3. Контролдоочу органдар жана контролдоочу органдары башка контролдоочу органдары менен башка тийиштуу маалыматтарды алмашышат жана контролдоочу органдар.

4. Продукциянын ушул Жобого оылайык чыгарылгандыгын кепилдикке алуу зарылчылыгы менен негизделүүчү маалыматка суроо талаптуу шектүүдө контролдоочу органдар жана контролдоочу органдары башка компетенттүү органдар менен, ошондой эле Комиссия менен маалымат алмашат. контролдуктун натыйжалары буюнча.

5. Компетенттүү органдар Европарламенттин жана Кеңештин (1) № 765/2008 Регламентинин (ЕС) 2-беренесинин (11) пунктунда аныкталгандай, улуттук аккредитациялоочу органдары менен контролдоочу органдарга көзөмөл жөнүндө маалымат алмашат.

6. Компетенттүү органдар контролдун натыйжалары жөнүндө маалыматты төлөөчү органдардын керектөөлөрүнө оылайык жеткирүүчү чүктү тийиштүү чараларды көрүшөт жана документтештирилген жол-жоболорду белгилешет. Европарламент жана Кеңеш (2) жана ушул берененин негизинде кабыл алынган актылар.

7. Комиссия ушул статьяга оылайык кызматтык контролдоо жана башка расмий ишаракеттерди жүзөгө ашыруучу компетенттүү органдар, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар тарабынан бериле турган маалыматтарды, ал маалыматты жана жол-жоболорду тиешелүү алуучуларга көрсөтүү буюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн. ага оылайык бул маалымат, анын ичинде 1-пунктта көрсөтүлгөн компьютердик тутумдун функцияларын камсыз кылуу керек.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татъяда көрсөтүлгөн экс-постиза процедура сына оылайык кабыл алынат.

## VII ГЛАВА

## ҮЧҮНЧҮ ӨЛКӨЛӨР МЕНЕСОДА

## 44-с татъя

## Органикалык продукциянын экспорттоо

1. Продукциясынан органикалык продукт катары экспорттолушу мүмкүн жана ал ушул Жобого оылайык органикалык өндүрүштүн эрежелерине оылайык келген шартта Европа Бирлигинин органикалык өндүрүшүнүн логотипи болушу мүмкүн.

2. Комиссия үчүнчү өлкөлөрдүн бажы органдары үчүн арналган документтерге карата, анын ичинде мүмкүн болушунча электрондук түрдө органикалык экспорттук сертификаттарды берүүгө жана ушул Регламенттин толуктоочу 54-с татъяга оылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. экспорттоочу органикалык продукциялар ушул Регламентке оылайык келээрин кепилдик берет.

(1) Регламент (ЕС) № 765/2008 Европарламенттин жана Кеңештин 2008-жылдын 9-июлундагы продукциянын маркетингине тиешелүү аккредитацияга жана рынокко көзөмөл жүргүзүүгө талаптарды аныктаган жана № 339/93 (ОЖ) Регламенттин (ЭК) күчүн жоготту. L 218, 13.8.2008, с. 30).

(2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1306/2013 Регламент (ЕБ) бирдиктүү агрардык саясатты каржылоо, бажыруу жана мониторинг жүргүзүү жана Кеңештин (ЕК) № 352/78 Регламентинин күчүн жоготту, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 жана (ЕС) № 485/2008 (ОЖ L 347, 20.12.2013, 549-с т.).

## 45-с татья

## Орг аникалык жана конверсиялык продуктуларды импорттоо

1. Төмөнкү үч шарт аткарылган шартта, бул продуктуна Союздун чегинде орг аникалык продукт катары же конверсиялык продукт катары рынокко чыгаруу максатында үчүнчү өлкөдөн импорттолушу мүмкүн:

(а) продукт 2(1)-с татья да айтылгандай продукт болуп саналат;

(б) төмөндөгү лөрдүн бири колдонулат:

(i) продукт ушул Нус каманын II, III жана IV г лаваларына ылайык келет жана 36-с татья да айтылган бардык операторлор жана операторлордун топтору, анын ичинде тиешелүү үчүнчү өлкөдөгү экспорттоочулар контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан контролдоонууга дуушар болушат. 46-с татьяга ылайык, ал эми ал органдар же органдар бардык мындай операторлорго, операторлордун топторуна жана экспорттоочуларга алардын ушул Жобого ылайык келгендигин ырас тоочу сертификатты берген;

(ii) продукт 47-с татьяга ылайык таанылган үчүнчү өлкөдөн келген учурларда, бул продукт тиешелүү соода келишиминде белгиленген шарттарга ылайык келет; же

(iii) эгерде продукт 48-с татьяга ылайык таанылган үчүнчү өлкөдөн келсе, ал продукт ошол үчүнчү өлкөнүн эквиваленттүү өндүрүш жана контролдоо эрежелерине ылайык келет жана ушул шайкештик тастыктаган инспекциянын сертификаты менен ташылып келинсе, ошол үчүнчү өлкөнүн компетенттүү органдары, контролдоо органдары же контролдоо органдары тарабынан; жана

(с) үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору каалаган убакта импорттоочуларга жана Биримдиктин улуттук органдарына жана ошол үчүнчү өлкөлөрдө алардын берүүчү лөрдүн болуп саналган операторлорду жана алардын контролдоочу органдарын же контролдоочу органдарын идентификациялоо ому мүмкүндүк берүүчү маалыматты бере алышат. тиешелүү орг аникалык же конверсиялык продуктуна байкоону камсыз кылуу максатында берүүчү лөрдү. Бул маалымат импорттоочулардын контролдоочу органдарына же контролдоо органдарына да берилүүгө тийиш

2. Комиссия 24(9)-с татья да белгиленген тартипте экологиялык баланс тагы айырмачылыктарды эске алуу менен үчүнчү өлкөлөрдө жана Союздун эң четки региондорунда продукцияларды жана заттарды колдонууга конкреттүү уруксаттарды бере алат. өсүмдүк же жаныбарлар өндүрүшүндө, ошол аймактарда өзгөчө климаттык шарттар, салттар жана жергиликтүү шарттар. Мындай спецификалык уруксаттар эки жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана II г лавада баяндалган принциптерге жана 24(3) жана (6)-с татья да баяндалган критерийлерге ылайык болушу керек.

3. Кырдаалдын катастрофалык жагдайлар катары таанылышын аныктоонун критерийлерин кароодо жана 22-с татьяга ылайык мындай жагдайларды чечүүнүн конкреттүү эрежелерин белгилөөдө Комиссия экологиялык тең салмактуулуктун, климаттын жана климаттын шарттарындагы айырмачылыктарды эске алат. учунчу өлкөлөрдүн жана Союздун эң четки региондорундагы жергиликтүү шарттар.

4. Комиссия 1-пункттин (б) пунктунда көрсөтүлгөн күбөлүктөрдүн мазмунуна, аларды берүү тартибине, аларды текшерүүгө жана күбөлүк берүүчү техникалык каражаттардын конкреттүү эрежелерин белгилөө үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алат. чыгарылган, агап айтканда, 1-пунктта көрсөтүлгөн орг аникалык продуктулар же конверсиялык продуктулар катары Биримдиктин рыногуна жайгаштыруу үчүн арналган импорттук продукцияга байкоочу жүргүзүү жана шайкештик камсыз кылуучу компетенттүү органдардын, контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарынын ролуна караган.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татья да көрсөтүлгөн нэкспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

5. 1-пунктта көрсөтүлгөн орг аникалык продукцияны жана конверсиялык продукцияны Бириккен ташып келүү шарттарына жана чараларына ылайык келүү 2017-ж. (ЕБ) Регламенттин 47(1)-беренесине ылайык чек ара көзөмөл постторунда текшерилет. 625. Ушул Нус каманын 49(2)-беренесинде эскертилген физикалык текшерүү лөрдүн жыштыгы ушул Нус каманын 3-беренесинин (57) пунктунда аныкталгандай шайкеш келбөө ыктымалдыгына жараша болот.

## 46-с татья

## контролдоо органдарын жана контролдоо органдарын таануу

1. Комиссия үчүнчү өлкөлөрдө контролдоо жүзөгө ашырууга жана орг аникалык сертификаттарды берүүгө компетенттүү контролдоочу органдарды жана контролдоочу органдарды таануу, мындай контролдоо жана контролдоо органдарын таанууну жокко чыгаруу, ошондой эле таанылган контролдоочу органдардын тизмесин белгилөө боюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн. контролдоо органдары жана контролдоо органдары.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татья да көрсөтүлгөн нэкспертиза процедурасына ылайык кабыл алынат.

2. Ушул статьянын 1-пунктуна ылайык контролдоочу органдар же контролдоочу органдар, эгерде алар төмөнкү критерийлерге жооп бербесе, 35(7)-с статьяда саналып өткөн продукциянын категорияларынын импортун контролдоо үчүн таанылат:

(а) алар мыйзамдуу түрдө бир мүнөт мамлекетте же үчүнчү өлкөдө түзүлсө;

(b) алардын (а), (b) (i) жана (c) пункттарында баяндалган шарттарды камсыз кылуу үчүн контролдукту жүзөгө ашыруу мүнөтүчүлүгү бар.  
45(1)-с статьяда жана ушул статьяда Союздун импорттоо үчүн арналган органикалык продуктуларга жана конверсиялык продукцияга акарата колдонулат;

(c) алар объективдүүлүктүн жана калыстыктын адекваттуу кепилдиктерин сунуштайт жана кызыкчылыктардын кагылышуусунан эркин болушат.  
алардын контролдук тапшырмаларын ишке ашыруу;

(d) контролдоочу органдар акарата, алар "Шайкештик баалоо – Продукцияларды, процесстерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү тастыктаган органдарга талаптар" боюнча тиешелүү гармонизацияланган стандарт боюнча аккредитацияланган, анын шилтемеси Европа Бирлигинин Расмий журналында жарыяланган;

(e) контролдук тапшырмаларды аткаруу үчүн зарыл болгон тажрыйбага, жабдууларга жана инфраструктурага ээ жана жетиштүү санга ээ ылайыктуу квалификациялуу жана тажрыйбалуу кызматкерлер; жана

(f) алар 7-пунктка ылайык кабыл алынган ыйгарым укук берилген актыда белгиленениши мүнөтү болгон бардык кошумча критерийлерге жооп бербесе.

3. 2-пункттун (d) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитацияны төмөнкүлөр гана бере алат:

(a) № 765/2008 (EC) жобосунан ылайык Союздун улуттук аккредитациялоо органы; же

(b) Эл аралык аккредитациялык форумдун колдоосу астында көптөгөн таануу келишимине кол койгон Союздун тышкаркы аккредитациялоо органы.

4. Контролдоочу органдар жана контролдоо органдары Комиссияга таануу жөнүндө арыз беришет. Мындай суроо-талап 2-пунктта белгиленген критерийлердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык маалыматты камтыган техникалык документтерди таштайт.

Контролдоочу органдар компетенттүүлүктүн тарабынан берилген акыркы баалоо отчетун, ал эми контролдоо органдары аккредитациялоо боюнча орган тарабынан берилген аккредитациялык күбөлүктөрдү берет. Тийиштүү учурларда контролдоочу органдар же контролдоо органдары алардын ишин жеринде үзгүлтүксүз баалоо, байкоо жана көп жылдык кайра баалоо боюнча акыркы отчетторду да беришет.

5. 4-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтардын жана контролдоочу органдарга же контролдоо органына тиешелүү башка тиешелүү маалыматтардын негизинде Комиссия контролдоочу органдарга жана контролдоочу органдарга алардын аткарылышын жана таануусун үзгүлтүксүз карап чыгуу жолу менен тийиштүү көзөмөлдү камсыз кылат. Бул көзөмөлдүн максаттары үчүн Комиссия тиешелүү учурларда аккредитациялоочу органдардан же компетенттүүлүктүн органдардан кошумча маалыматтарды талап кыла алат.

6. 5-пунктта көрсөтүлгөн көзөмөлдүн мүнөзү, ага ылайыкта, контролдоочу органдын же контролдоо органынын ишин, продукциянын түрүн эске алуу менен шайкеш келбөө ыктымалдыгын баалоонун негизинде аныкталат. Жана анын көзөмөлдүгү операторлор жана өндүрүш шажелерин өзгөртүү жана контролдоочу аралары.

Ага ылайыкта, 1-пунктта көрсөтүлгөн контролдоо органдарын же контролдоочу органдарды таануу, эгерде аттестацияга же контролдоо каражаттарына акарата олуттуу же кайталанма бузуулар болсо, ошол пунктта көрсөтүлгөн тартипте кечиктирбестен кайра чакыртылып алынат. 8-пунктуна ылайык, эгерде контролдоочу орган же тиешелүү контролдоочу орган Комиссия тарабынан аныкталган мөөнөттө Комиссиянын суроо-талабы боюнча тийиштүү жана өзүбүздө убагында оңдоочу араларын көрбөгөн учурда. Мындай мөөнөт маселенин оордугуна жараша аныкталат жана жалпысынан 30 күндөн кем болбоого тийиш.

7. Комиссия 54-с статьяга ылайык ыйгарым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(a) ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоо органдарын жана контролдоочу органдарды таануу үчүн жана мындай таанууну алып салуу үчүн жана белгиленген кошумча критерийлерге кошумча жою менен ушул статьянын 2-пунктунда өзгөртүлгөн киргизүү, же бул кошумча критерийлерге өзгөртүлгөн киргизүү жолу менен;

(b) ушул Нускаманы төмөндөгүлөр боюнча толуктоо:

(i) 1-пунктка ылайык Комиссия тарабынан таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын ишин, анын ичинде жеринде текшерүүнү жүзөгө ашыруу; жана

(ii) контролдоо органдары жана контролдоочу органдар тарабынан аткарылатууга кандай жана башка ишаракеттер.

8. Комиссия шек туудурган же аныкталган шайкешкелбеген учурларга акарата көрүлүүчү чараларды колдонууну камсыз кылуу үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл ала алат, атап айтканда, ушул Мыйзамда каралган таануу менен ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү. Бул макала Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны Бириктик чегинде рынокко чыгарганга чейин органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүн текшерүүдөн жана зарыл болгон учурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга алуусуна камтышы мүмкүн. Биримдик органикалык продуктулар же конверсиялык продуктулар катары.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с-тагыя да көрсөтүлгөн экс-пост-факто процедура сыяктуу кабыл алынат.

9. Органикалык өндүрүшүн принциптерине жана эрежелерине, керектөөчүлөрдүн ишенимин коргоого операторлордун ортосундагы аникталынган келишимдин негизинде келишимдин негизинде практикага атиешелүү шайкештик рдөөндөү императивдик негиздер боюнча Комиссия токтоосуз түрдө колдонулуучу ишке ашыруучу актыларды кабыл алат. 55-с-тагыянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте ушул с-тагыянын 8-пунктунда көрсөтүлгөн чараларды көрүүгө же ушул с-тагыянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдарды жана контролдоочу органдарын таанууну чакыртып алуу жөнүндө чечим кабыл алууга.

#### 47-с-тагыя

##### Соода келишими боюнча эквиваленттүүлүк

45(1)-с-тагыянын (b)(ii) пунктунда эскертилген үчүнчү өлкө таанылган үчүнчү өлкө болуп саналат, аны Союз соода келишими боюнча бирдей максаттарга жана принциптерге жооп берген өндүрүш системасына ээ деп таанылган үчүнчү өлкө болуп саналат. Шайкештик камсыздоонун деңгээли Союздагыдай эле.

#### 48-с-тагыя

##### Жобо боюнча эквиваленттүүлүк (ЕС) № 834/2007

1. 45(1)-с-тагыянын (b)(iii) пунктунда эскертилген таанылган үчүнчү өлкө (ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(2) беренесине ылайык эквиваленттүүлүк максатында таанылган үчүнчү өлкө болуп саналат. анын ичинде ушул Жобонун 58-беренесинде каралган өлкөнүн чаранын алкагында таанылган.

Бул таануу 2025-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2. Комиссияга жыл сайын 31-мартка чейин жөнөтүлүүчү жылдык отчеттордун негизинде 1-пунктта көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөр алар тарабынан белгиленген контролдук чаралардын аткарылышы жана аткарылышы жөнүндө, ошондой эле бардык башка маалыматтар алынган учурда, Комиссия таанылган үчүнчү өлкөлөрдү таанууну үзгүлтүксүз карап чыгуу аркылуу аларга атиешелүү көзөмөлдү камсыз кылат. Бул үчүн Комиссия мүчө мамлекеттерден жардам сурайт. Көзөмөлдүн мүнөзү, атап айтканда, тиешелүү үчүнчү өлкөдөн Бириккен экспорттун көлөмүн, жүргүзүлгөн мониторингдин жана көзөмөлдүк ишчаралардын натыйжаларын эске алуу менен, талаптардын аткарылышты камсыздоо менен баалоонун негизинде аныкталат. компетенттүүлүк органдарынан жана мурунку контролдордун натыйжалары. Комиссия Европарламентке жана Кеңешке анын жыйынтыгы боюнча үзгүлтүксүз отчет берип турат.

карап чыгуу.

3. Комиссия аткаруу актынын жардамы менен 1-пунктта көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесин белгилейт жана бул тизмеге ишке ашыруучу актылар аркылуу өзгөртүлөрдү киргизет.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с-тагыя да көрсөтүлгөн экс-пост-факто процедура сыяктуу кабыл алынат.

4. Комиссия ушул с-тагыянын 3-пунктуна ылайык саналган үчүнчү өлкөлөр жөнөтүлгөн маалыматтарга акарата ушул Регламенттин толуктоочу 54-с-тагыяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу, алар аларды таанууну көзөмөлдөө үчүн зарыл. Комиссия, ошондой эле комиссия тарабынан бул көзөмөлдү ишке ашыруу, анын ичинде жеринде экс-пост-факто жүргүзүлү аркылуу.

5. Комиссия шек туудурган же аныкталган шайкешкелбеген учурларга, атап айтканда, ушул с-тагыя да көрсөтүлгөн үчүнчү өлкөлөрдөн ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү чараларды колдонууну камсыз кылуу үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл ала алат. Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны Бириктик чегинде рынокко чыгарганга чейин органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүн текшерүүдөн жана зарыл болгон учурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга алуусуна камтышы мүмкүн. Биримдик органикалык продуктулар же конверсиялык продуктулар катары.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с-тагыя да көрсөтүлгөн экс-пост-факто процедура сыяктуу кабыл алынат.

## 49-с татья

47 жана 48-с татья ларды колдонуу жөнүндө комиссиянын отчету

2021-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке 47 жана 48-беренелердин колдонулушунун абалы жөнүндө, атап айтканда эквиваленттүүлүк максатында үчүнчү өлкөлөрдү таанууга байланыштуу отчет берет.

## VIII ГЛАВА

## ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

## 1-БӨЛҮМ

Органикалык жана конверсиялык продуктылардын эркин кыймылы

## 50-с татья

Органикалык жана конверсиялык продуктуларды сатууга тыюу салбоо жана чектөө жок

Компетенттүү органдар, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар продукцияны өндүрүүгө, маркировкалоого жөксөтүүгө, байланыштуу негиздер боюнча башка компетенттүү орган, контролдоочу орган же контролдоочу орган тарабынан контролдоочу органикалык же конверсиялык продукциянын маркетингине тыюу салбашы же чектөө сүжөк керек. Башка мүчө-мамлекетте жайгашкан орган, ал продукция ушул Нускамага ылайык келет. Атап айтканда, (ЕБ) 2017/625 Регламентинде каралган башка эч кандай расмий контроль жана башка расмий ишчаралар жүргүзүлбөйт жана ушул Жобонун VI глаvasында каралган башка расмий көзөмөл жана башка расмий ишчаралар үчүн алым алынбайт.

## 2-БӨЛҮМ

Маалымат, отчеттуулук жана ага байланыштуу четтөөлөр

## 51-с татья

Органикалык сектор жана соода жөнүндө маалымат

1. Мүчө-мамлекеттер жыл сайын Комиссияга ушул Нускаманы ишке ашыруу жана колдонууга мониторинг жүргүзүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды беришет. Мүчөнүн болушунча, мындай маалымат белгиленген маалымат булактарына негизделет. Комиссия маалыматтарга болгон муктаждыктарды жана потенциалдуу маалымат булактарынын ортосундагы синергетиканы, атап айтканда, аларды статистикалык максаттар үчүн колдонууну эске алат.

2. Комиссия 1-пункттан көрсөтүлгөн маалыматты берүү тутумуна, берилүүчү маалыматтын реквизиттерине жана бул маалымат бериле турган датага карата аткаруу актыларын кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда көрсөтүлгөн экс-постиза процедура сынаылайык кабыл алынат.

## 52-с татья

компетенттүү органдарга, контролдоо органдарына жана контролдоо органдарына тиешелүү маалыматтар

1. Мүчө-мамлекеттер төмөндөгүлөрдүн үчүнчүсүнүн эң аз бирин таануу үчүн:

(а) компетенттүү органдардын аталыштары жана даректери; жана

(б) контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарынын аталыштары, даректери жана коддук номерлери.

Мүчө-мамлекеттер бул тизмелерди жана алардын ар кандай өзгөртүүлөрүн Комиссияга жөнөтөт жана аларды ачык жарыялайт, мындай берүү жана жарыялоо (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 4(4) беренесине ылайык ишке ашырылган учурларды кошпогондо.

2. 1-пункттан каралган маалыматтардын негизинде Комиссия 1-пункттин (б) пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын такталган тизмесин интернетке үзгүлтүксүз жарыялайт.

## 53-с татья

Чектөөлөр, уруксаттар жана отчет

1. II тиркеменин I бөлүгүнүн 1.8.5-пункттарында жана II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарында каралган органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын пайдалануудан жана органикалык жаныбарларды пайдалануудан четтөөлөр II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.4.2-пунктунун күчү 2035-жылдын 31-декабрында бүтөт.



2. 2028-жылдын 1-январынан тартып шул берененин 7-пунктунда каралган отчетто берилген өсүмдүктөрүн жана жаныбарлардын органикалык репродуктивдүү материалдарынын бар экендиги жөнүндө корутундулардын негизинде Комиссияга ушул Мыйзамдын 54-беренесине ылайык ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга ыйг арымукук берилсин. Регламент бокунча.

(а) II-тиркemenin I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктунда жана II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарында көрсөтүлгөн четтетүүчүлөрдү токтотуу, II бөлүктүн 1.3.4.4.2-пунктунан тышкары II-тиркеме, 2035-жылдын 31-декабрынан эртерээк же аларды ошол күндөн кийин узартуу; же

(б) II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.3.4.4.2-пунктунда көрсөтүлгөн четтөөчү токтотуу.

3. Комиссияга 2026-жылдын 1-январынан тартып 26(2)-статья даас кертилген маалыматтык системанын чөйрөсүн кеңейтүүчү чүпүн 54-статьянын 26(2)-беренесинин (б) пунктуна ылайык ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга ыйг арымукук берилсин. жана II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.3.4.3-пунктуна ылайык, бул системга аылайык чогултулган маалыматтар агуллеттерге карата четтөөлөрнег изделсин.

4. Комиссияга 2025-жылдын 1-январынан тартып шул Мыйзамдын 6-пунктуна ылайык мүчө мамлекеттер тарабынан берилген канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык протеиндик токтун болушу жөнүндө маалыматтын негизинде 54-статьяга аылайык ыйг арымукук берилген актыларды кабыл алууга ыйг арымукук берилсин. 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пункттарында көрсөтүлгөн канаттууларды жана чочко жаныбарларын токтандырууда органикалык эмес протеиндик токтарды колдонууга аурукс аттарды токтотуучу статья же ушул статьянын 7-пунктунда көрсөтүлгөн отчетто берилген. II-тиркemenin II бөлүгүнүн 2025-жылдын 31-декабрынан эртерээк же ошол күндөн кийин узартуу.

5. 2, 3 жана 4-пункттардаас кертилген чектөөлөрдү же уруксаттарды узартууда Комиссияны маалыматка, атап айтканда, 6-пунктка ылайык мүчө мамлекеттер тарабынан берилген маалыматтар аз болгон учурда гана жүзөгө ашырат. тиешелүү өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материалдарынын, жаныбарлардын же токтардын сакдук рыногу.

6. Ар бир жылдын 30-июнуна карата мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге:

(а) 26(1)-статья даас кертилген маалыматтар базасында жана 26(2)-статья даас кертилген системаларда жана зарыл болсо, 26(3)-статья даас кертилген системаларда берилген маалымат;

(б) II-тиркemenin I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктуна жана II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарына ылайык берилген четтөөлөр жөнүндө маалымат; жана

(в) канаттуулар жана чочко жаныбарлары үчүн органикалык протеиндик токтун сакдук рыногунда бар экендиги жана II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пункттарына ылайык берилген уруксаттар жөнүндө маалымат.

7. 2025-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке Биримдиктин рыногунда төмөнкүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жөнүндө жана зарыл болсо, төмөндөгүлөргө жетүүчү нечектелүү себептери жөнүндө отчет берет:

(а) өсүмдүктүн органикалык репродуктивдүү материалы;

(б) II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарында көрсөтүлгөн четтетүүчүлөр менен камтылган органикалык жаныбарлар;

(в) II-тиркemenin II бөлүгүнүн 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пункттарында көрсөтүлгөн уруксаттарга аылайык канаттууларды жана чочко жаныбарларын азыктандыруу үчүн арналган органикалык протеиндик токт.

Бул отчетту түзүүдө Комиссия, атап айтканда, 26-статьяга аылайык чогултулган маалыматтарды жана ушул статьянын 6-пунктунда көрсөтүлгөн чектөөлөргө жана уруксаттарга тиешелүү маалыматтарды эске алат.

## IX ГЛАВА

### ПРОЦЕДУРАЛДЫК, ӨТӨМЧУ ЖАНА АКЫРКЫ ЖОБОЛОР

#### 1-БӨЛҮМ

##### Процедуралык жоболор

##### 54-статья

##### Делегациянын машыгуусу

1. Өткөргүлгөн актыларды кабыл алуу ыйг арымукуктары ушул статьяда каралган шарттарда Комиссияга берилет.

2. 2(6) статья да, 9(11) статья да, 10(5) 12(2), 13(3) статья да, 14(2) статья да, 15(с статья да) көрсөтүлгөн ыйг арымукуктар берилген актыларды кабыл алуу. 2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 30(7) берене, 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), статья 44(2), 46(7), 48(4), 53(2), (3) жана (4), 57(3) жана 58(2) беренелер Комиссияга 2021-жылдын 1-январынан тартып беш жылдык мөөнөттө Комиссия беш жылдык мөөнөттө аяктаган ачыйын тогуздан кечиктирбестен ыйг арымукуктарды берүүгө карата протокол түзөт. Эгерде Европарламент же Кеңеш бир мөөнөттө аяктаган ачыйын чыккан кечиктирбестен мындай узартууга каршы чыкпаса, ыйг арымукуктарды берүү бирдей мөөнөттөгү мезгилдерге үнсүз түрдө узартылат.

3. 2(6) беренедө, 9(11) 10(5) беренедө, 12(2) 13(3) беренедө, 14(2) 15(2) беренедө көрсөтүлгөн ыйг арымукуктарды берүү, 16(2) берене, 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), статья 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7), 48(4) берене, 53(2), (3) жана (4), 57(3) берене жана 58(2) берене каалаган убакта Европарламент тарабынан жокко чыгы арылышы мүмкүн. же Совет тарабынан. Чечимди жокко чыгы аруу жөнүндө чечим ошол чечимдө көрсөтүлгөн ыйг арымукуктарды өткөрүп берүүнү токтотот. Ал чечим Евробиримдиктин расмий журналында жарыялангандан кийин күндө тартып же анда көрсөтүлгөн кийинчерээк күчүнө кирет. Ал буга ачыйын күчүндө болгон ыйг арымукук берилген актылардын жарактуулугуна таасирин тийгизбейт.

4. Комиссия ыйг арымукук берилген актыны кабыл алуунун алдында 2016-жылдын 13-апрелиндег и Мыйзам чыгы аруу ишин жакшыртуу жөнүндө институттар аралык макулдашууда белгиленген принциптерге ылайык ар бир мүчө-мамлекет тарабынан дайындалган эксперттердин консультацияларын өткөрөт.

5. Комиссия ыйг арымукук берилген актыны кабыл алгандан кийин, ал жөнүндө бир эле убакта Европарламентке жана Кеңешке билдирет.

6. 2(6) статьяга, 9(11) статьяга, 10(5) 12(2), 13(3) статьяга, 14(2) 15(2) статьяга ылайык кабыл алынган ыйг арымукук берилген акт 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 30 статья (7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7)-берене, 48(4)-берене, 53(2), (3) жана (4)-берене, 57(3)-берене жана 58(2)-берене каршылык билдирилбесе гана күчүнө кирет. же Европарламент же Кеңеш тарабынан бул акт жөнүндө Европарламентке жана Кеңешке кабарлоодон кийин эки айлык мөөнөттүн ичинде же эгерде бул мөөнөттө аяктаган ачыйын Европарламент менен Кеңеш Комиссияга аэ көтөң алар жөнүндө кабардар кылышса каршы болбойт. Бул мөөнөттө Европарламенттин же Кеңештин демилгеси боюнча эки айга узартылат.

#### 55-с татья

##### Комитеттин тартиби

1. Комиссияга "Органикалык өндүрүш комитети" деп аталган комитет көмөк көрсөтөт. Бул комитет № 182/2011 Регламенттин (ЕБ) маанисинде комитет болуп саналат.

2. Ушул пунктка шилтеме жасалган учурда, (ЕБ) № 182/2011 Регламенттин 5-беренеси колдонулат.

3. Ушул пунктка шилтеме жасалган учурда, № 182/2011 (ЕС) Регламенттин 8-беренеси, анын 5-беренеси менен бирге колдонулат.

4. Эгерде Комитет корутунду бербесе, Комиссия аткаруу актынын долбоорун кабыл албайт жана (ЕБ) № 182/2011 Регламенттин 5(4)-беренесинин үчүнчү пунктчасы колдонулат.

#### 2-БӨЛҮМ

##### Жокко чыгы аруу жана өткөрүлгөн акыркы жоболор

#### 56-с татья

##### Жокко чыгы аруу

Регламент (ЕС) № 834/2007 күчүн жоготту.

Бирок, бул Нус каманын 58-беренесинде каралгандай, үчүнчү өлкөлөрдө келген кароодотурган өтүнмөлөрдү экспорттаган өткөрүлгөн максатында колдонула берет.

Күчүн жоготкон Жобогор ошолтемелерушул Жобогор ошолтемелеркатары чечмеленет.

## 57-с татья

(EC) № 834/2007 Рег ламенттин 33(3) беренес ине ылайык таанылг ан контролдоо орг андарына жана контролдоо орг андарына тиешелү ү ө ткө ө л ч аралар

1. Рег ламенттин 33(3) беренес ине ылайык берилг ен контролдоо орг андарын жана контролдоо орг андарын таануу (EC) № 834/2007 мө ө нө тү 2023-жылдын 31-декабрына чейин бү тө т.

2. Комис с ия аткаруу актынын жардамы менен (EC) № 834/2007 Рег ламенттин 33(3) беренес ине ылайык таанылг ан контролдоочу орг андардын жана контролдоочу орг андардын тизмес ин тү зө т жана бул тизмег е тө мө нкү дө й ө зг ө ртү ү лө р кирг изет: иш аракеттерди эске алуу.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-с татья да кө рс ө тү лг ө н экс пертиза процеду рас ына ылайык кабыл алынат.

3. Комис с ия ушул с татья нын 2-пунктунда кө рс ө тү лг ө н контролдоочу орг андар жана контролдоо орг андары тарабынан жө нө тү лө тург ан, ушул Жобонун 54-беренес ине толуктоолорду кирг изү ү чү чү ныйг арымукук берилг ен актыларды кабыл алууг а укуктуу. алардын Комис с ия тарабынан таанылышын кө зө мө лдө ө , ошондой эле Комис с ия тарабынан бул кө зө мө лдү ишке ашыруу, анын ичинде жеринде экс пертиза жү рг ү зү ү аркылуу.

## 58-с татья

(EC) № 834/2007 Рег ламенттин 33(2) беренес ине ылайык берилг ен ү чү нчү ө лкө лө рдө н келг ен ө тү нмө лө рг ө тиешелү ү ө ткө ө л ч аралар

1. Комис с ия ү чү нчү ө лкө лө рдө н (EC) № 834/2007 Рег ламентинин 33(2) беренес ине ылайык берилг ен жана 2018-жылдын 17-июнунда кароодо тург ан ө тү нмө лө рдү экс пертизадан ө ткө рү ү нү ая ктайт. Бул Рег ламент мындай документтерди кароо о карата колдонулат. колдонмолор.

2. Комис с ия ушул с татья нын 1-пунктунда кө рс ө тү лг ө н арыздарды кароо ү чү н зарыл болг он жол-жоболук эрежелерди белг илө ө жолу менен, ушул Рег ламентти толуктоочу 54-с татья г а ылайык ыйг арымукук берилг ен актыларды кабыл алууг а укуктуу, анын ичинде ү чү нчү ө лкө лө р.

## 59-с татья

Контролдук орг андарды жана контролдоо орг андарын биринчи жолу таанууг а байланыштуу ө ткө ө л ч аралар

61-с татья нын экинчи абзацында кө рс ө тү лг ө н ө тү нмө берилг ен кү ндө н тартып четтетү ү жолу менен 46-берене контролдоочу орг андарды жана контролдоочу орг андарды ө з убагында таанууг а мү мкү ндү к берү ү чү чү н зарылчылыкка жараша 2018-жылдын 17-июнунан тартып колдонулат.

## 60-с татья

Рег ламентке (EC) № 834/2007 ылайык ө ндү рү лг ө н орг аникалык продукция нын запастары ү чү н ө ткө ө л ч аралар

2021-жылдын 1-январына чейин (EC) № 834/2007 жобос уна ылайык ө ндү рү лг ө н продукция лар ошол кү ндө н кийин запастар тү г ө нг ө нг ө чейин рынокко коюлушу мү мкү н.

## 61-с татья

Кү чү нө кириши жана колдонулушу

Бул Рег ламент Е вропа Бирлиг инин рас мий журналында жарыя ланг ан кү ндө н тартып ү чү нчү кү нү кү чү нө кирет.

Ал 2021-жылдын 1-январынан тарта колдонулат.

Бул Рег ламент толуг у менен милдеттү ү жана бардык мү чө мамлекеттерде тү здө н-тү з колдонулат.

2018-жылдын 30-майында Страсбург датү зү лдү .

Е вропарламент ү чү н

Президент

АТАЖАНЫ

Кеңешчү н

Президент

Л ПАВЛОВА

## ТИРКЕМЕ

## БАШКА ПРОДУКЦИЯЛАР 2(1) БЕРЕНДЕ

- тамак жетектери колдонулган ачыткылар;

- мате, таттуу жүгөрү, жүзүм жалбырактары, пальма жүрөктөрү, хмель бутактары жана өсүмдүктөрүн жана өндүрүлгөн азыктардын башка ушул сыяктуу жегенге жарактуу бөлүктөрүндөн;

- деңиз туздору жана тамак-аш жана токуучу башка туздар;

— жибек куртунун пилласы,

- табигый резиналар жана чайырлар;

- аары,

- эфир майлары,

— агломерацияланбаган жана эч кандай байланыштыргыч заттарсыз табигый тыгындардан жасалган тыгын;

— пахта, карадалбаган же таралбаган,

— жүн, кырдалбаган же таралбаган,

- чийки жана тазаланбаган терилер;

— өсүмдүк негизиндегисалттуу чөптөр.

\_\_\_\_\_

## II ТИРКЕМЕ

## III ГАВАДААТКАРЫ ЛГ АНӨНДҮ РҮ Ү НҮ НДЕТАЛДУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

## I бөлүм Өсүмдүктөрдүн өндүрүлүү эрежелери

9-12-сатьяларда белгиленген өндүрүлүү эрежелеринен тышкары, ушул бөлүмдө белгиленген эрежелер органикалык өсүмдүктөрдүн өндүрүлүүгө карата колдонулат.

1. Жалпы талаптар
  - 1.1. Табигый түрдө сууда өстүрүлгөн өндүрүлүүчү кошпогондо, органикалык өсүмдүктөрдү кыртышта же органикалык өндүрүштө уруксат берилген материалдар жана продуктылар менен аралашкан же жерсемирткичтү жер кыртышында жана түпкөтү тектер менен байланышта өндүрүлөт.
  - 1.2. Гидропоникалык өндүрүш бул табигый түрдө тамыры менен сууда өспөгөн өсүмдүктөрдү азыктандыруучу эритмеде же азык эритмеси кошулган инерттүү чөйрөдө өстүрүлүүгө тынуу салынат.
  - 1.3. 1.1-пункттан четтөө жолу менен уруктарды нымдоо жана цикорий баштарын, анын ичинде тунук суугас алуу жолу менен өстүрүлүүгө жол берилет.
  - 1.4. 1.1-пунктту четтетүү жолу менен төмөнкүдөй аракеттерге жол берилет:
    - (а) декоративдүү өсүмдүктөрдү жана чөптөрдүн өндүрүлүүчү нидиштерге идиш менен биргесатуу чүнөсүмдүктөрдүн өстүрүлүү ажыркы керектөөчү;
    - (б) андан ары көчүрүлүүчү контейнерлерде көчөттөрдү же трансплантациялардын өстүрүлүү.
  - 1.5. 1.1-пункттан четтетүү жолу менен, 2017-жылдын 28-июнунан баштап Финляндия, Швеция, Дания, да ошол практика чүно органикалык деп тастыкталган беттерге гана уруксат берилет. Бул беттердин эч кандай узартылышына жол берилбейт.
 

Бул чектөө 2030-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2025-жылдын 31-декабрына чейин Комиссия Европарламентке жана Кеңешке органикалык айыл чарба демаркацияланган керебеттерди колдонуу боюнча отчет берет. Тиешелүү учурларда, бул отчет органикалык айыл чарбасында белгиленген керебеттерди пайдалануу боюнча мыйзам сунушу менен коштолушу мүмкүн.
  - 1.6. Өсүмдүктөрдүн өндүрүлүүдө колдонулган бардык техникалар айлана-чөйрөнүн булгаанышына кандайдыр бир салым кошууну болтурбоого минималдаштырууга тийиш.
  - 1.7. Конверсия
    - 1.7.1. Өсүмдүктөрдү жана өсүмдүк продуктуларын органикалык продуктылар катары кароочүчүнушул эрежелерде белгиленген өндүрүштүн эрежелери жер учас токторуна карата себилгенге чейин эки жылдан кем эмес, ал эми чөптүү же көп жылдык өсүмдүктөрдүн чүно колдонулууга тийиш чеганы органикалык токт катары пайдаланганга чейин эки жылдан кем эмес мезгилде, ал эми чеген башка көп жылдык өсүмдүктөрдө — органикалык продуктулардын биринчи тушунун жыйноочо чейин кеминде уч жылдын ичинде.
      - 1.7.2. Эгерде жердин бир же бир нече учас токтору органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилбеген продуктулар же заттар менен булганса, компетенттүү орган тиешелүү жерлерди же учас токтору конверсиялоомөөнөтүн 1.7.1-пункттакөрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык узартуу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.
      - 1.7.3. Органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продуктулар же субстанциялар менен дарылоодо компетенттүү орган 1.7.1-пунктуна ылайык жаңы конвертациялоомөөнөтүн талап кылат.
 

Бул мөөнөттөмөнкү эки учурда кыска картылышы мүмкүн:

        - (а) зыянкөчөргө же ооочөптөргө, анын ичинде карантиндик организмдерге же инвазиялык түрлөргө каршы милдеттүү түрдө күрөшүүчүчараларынын бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукту же субстанция менен тиешелүү мүнөчө мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан колдонулуучу дарылоо;
        - (б) илимий бир бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукт же зат менен дарылоо тиешелүү мүнөчө мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан бекитилген сыноолор.

- 1.7.4. 1.7.2 жана 1.7.3-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда конверсиялык мезгилдин узактыгы төмөнкү талаптарды эске алуу менен белгиленет:
- (а) тиешелүү продуктунун же субстанциянын бузулуу процессин конверсия мезгилинин аягында топурактагы, алэми көп жылдык өсүмдүктөрдө болсо, өсүмдүктөгү калдыктардын анчалык деле эмес деңгээлине кепилдик бериши керек;
- (б) дарылоодон кийинки түшүм органикалык же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгуу мүмкүн эмес.
- 1.7.4.1. Мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продукт же зат менен иштетүүгө байланышуу мажбурлоочу араларын белгилеген алар кабыл алган чечим жөнүндө маалымдайт.
- 1.7.4.2. Органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продуктулар же заттар менен дарылоодо, 1.7.5(б) пункту колдонулбайт.
- 1.7.5. Органикалык мал чарбасы менен байланышкан жерлерде:
- (а) кайра иштетүү эрежелери мал азыгы турган өндүрүш бирдигинин бүткүл аянтына карата колдонулат өндүрүлгөн;
- (б) (а) пунктуна карабастан жайыттар жана ачык асман алдында конверсиялоомөчөнөтү бир жылга чейин кыска кырылышы мүмкүн. чөп жегич эмес түрлөр пайдаланган аймактар.
- 1.8. Өсүмдүктөрдүн келип чыгышы, анын ичинде өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы
- 1.8.1. Өсүмдүктөрдү жана өсүмдүк продуктуларын өндүрүүчү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалынан башка органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалына гана колдонулат.
- 1.8.2. Өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалынан башка продуктулардын өндүрүүчү колдонулуучу органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын алуу үчүн эңелик өсүмдүк жана тиешелүү учурларда өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын өндүрүүчү арналган башка өсүмдүктөрдү ружул Жобого ылайык кеминде бир муун үчүн өндүрүлгөн болушу керек. , же, көп жылдык өсүмдүктөрдү үчүн, эки вегетация мезгилинде жок дегенде бир муун үчүн.
- 1.8.3. Өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материалын тандоодо операторлор органикалык айыл чарбага ылайыктуу органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалына артыкчылык беришет.
- 1.8.4. Органикалык өндүрүш үчүн жарактуу органикалык сорттордо өндүрүүчү органикалык селекциялык иш органикалык шарттарда жүргүзүлүүгө тийиш жана генетикалык артүрдү лүктү жогорулатууга табигый көбөйүү жөнөмдү үлүгүнө таянууга, ошондой эле агротехникалык көрсөткүчтөргө, илдеттерге туруктуулугуна жана артүрдү жергиликтүү кыртыштарга ыңгайлашууга багытталган жана климаттык шарттар.
- Меристемалык маданиятты кошпогондо, бардык көбөйүү практикалары сертификатталган органикалык башкаруунун астында жүргүзүлүүгө тийиш
- 1.8.5. Өсүмдүктөрдүн конверсиялык жана органикалык эмес репродуктивдүү материалын колдонуу
- 1.8.5.1. 1.8.1-пунктунан четтөө жолу менен, мында 26(1)-с татъя даэс кертилген маалыматтар базасында же 26(2)-с татъянын (а) пунктунда эскертилген системада чогултулган маалыматтар, алардын сапаттык же сандык керектөөлөрүн көрсөтөт. Көчөттөрдү кошпогондо, тиешелүү органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалына караганда оператор талапкылынбаса, компетенттүү органдар 1.8.5.3, 1.8.5.4 жана 1.8.5.5 пункттарында каралган шарттарда конверсиялык же органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын пайдаланууга ауруксат бере алат. .
- Мындай четтөөнү талапкылганга чейин, оператор 26(1)-с татъя даэс кертилген маалыматтар базасына же 26(2)-с татъянын (а) пунктунда эскертилген системага анын сууроталабынын негиздүү экендигин текшерүүчүн кайрылат.
- 1.8.5.2. 46(1)-с татъяга ылайык таанылган контролдоочу органдар же контролдоочу органдар үчүнчү өлкөлөрдүн операторлоруна өсүмдүктүн органикалык репродуктивдүү материалы жетишүүсү сапатта же санда жок болгон учурда органикалык өндүрүшкүчкөбүлдө конверсиялык же органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалын пайдаланууга ауруксат бере алат. оператор жайгашкан үчүнчү өлкөнүн аймагында 1.8.5.3, 1.8.5.4 жана 1.8.5.5-пункттарында каралган шарттарда.
- 1.8.5.3. Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалы, ушул Регламенттин 24(1)-беренесине ылайык уруктарды дарылоого ауруксат берилгенден башка өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары менен иштетилбеши керек, эгерде (ЕБ) 2016/ Регламентке ылайык химиялык тазалоо белгиленбесе. 2031 фитосанитардык максаттар үчүн тиешелүү мүчө мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы колдонулатурган аймактагы тигил же бул түрдүн бардык сорттору үчүн.
- 1.8.5.4. Өсүмдүктөрдүн конверсиялык же органикалык эмес репродуктивдүү материалын колдонууга ауруксат айыл чарба өсүмдүктөрүнөсөбүлгөчө чейин алынат.

- 1.8.5.5. Өсүмдүктөрдүн конверсиялык же органикалык эмес репродуктивдүү материалын пайдаланууга аруксат жеке пайдалануучуларга бир мезгилде бир гана мезгилге берилет, ал эми анын арымдуулуктарга жооптуу компетенттүү органоөсүмдүктөрдүн репродуктивдүү репродуктивдүү материалынын санын тизмектейт.
- 1.9. Жер кыртышын башкаруу жана жер семирткичтер
- 1.9.1. Органикалык өсүмдүктөрдүн өндүрүшүндө кыртыштын органикалык заттарын сактоо же көбөйтүү, кыртыштын туруктуулугун жана кыртыштын биологиялык өртүрдү үлгүн жогорулатуу, кыртыштын кысылышын жана азоттук сыйм болтууруу үчүн жериштерүү жана культивациялоо ыкмалары колдонулат.
- 1.9.2. Жер кыртышынын аылдуулугун жана биологиялык активдүүлүгүн сактоо жана жогорулатуу:
- (а) чөптүү же көп жылдык чөптөрдөн башка учурларда, которуштуруу пайдоо өсүмдүктөрү жана башка жашыл кык өсүмдүктөрү үчүн негизги же жабуу өсүмдүктөрү катары милдеттүү бууруу өсүмдүктөрүн кошкондо көп жылдык которуштуруу пайдоолорду пайдалануу жолу менен;
- (б) көп каналдарда же токтан башка көп жылдык өсүмдүктөрдө, кыска мөөнөттүү жашыл кык колдонуу менен  
айыл чарба өсүмдүктөрүн жана бууруу өсүмдүктөрүн, ошондой эле өсүмдүктөрдүн өртүрдү үлгүн пайдалануу; жана
- (в) бардык учурларда малдын кыгынын же органикалык заттарды, экөө тең жакшыраак компостту, органикалык өндүрүш
- 1.9.3. 1.9.1 жана 1.9.2-пункттарда каралган чаралар менен өсүмдүктөрдүн азыкка болгон муктаждыктарын канааттандыруу мүмкүн болгон учурда, органикалык өндүрүштө колдонууга 24-беренеге ылайык уруксат берилген жер семирткичтер жана топурак кондиционерлеригана колдонулат. зарыл болгон өлчөмдө. Операторлор бул продукцияны колдонуунун эсебин жүргүзүүгө милдеттүү.
- 1.9.4. 91/676/ЕЕС Директивасында аныкталгандай, конверсиялык жана органикалык өндүрүшүк бөлүмдөрдө колдонулган мал кыкынын жалпы көлөмү колдонулган айыл чарба аянттарынын гектарына жылына 170 кг азоттон ашпоо отийиш Бул чек короо кыгынын, кургатылган короо кыгынын жана кургатылган канаттуулардын кыгынын, малдын компосту, анын ичинде канаттуулардын кыгынын, короо кыгынын жана жаныбарлардын суюк экскременттерин колдонууга гана колдонулат.
- 1.9.5. Аграр өнөржай ишканаларынын операторлору органикалык өндүрүшүк бирдиктерден ашыкча кыкларды чачуу максатында органикалык өндүрүшүн эрежелерине ылайык келген башка айыл чарба чарбаларынын жана ишканаларынын операторлору менен гана жабуу жүздөндө кызматташуу келишимдерин түзө алышат. 1.9.4-пункттарда көрсөтүлгөн максималдуу чек мындай кызматташууга атарылган органикалык өндүрүшүн бардык бирдиктеринин негизинде эсептелет.
- 1.9.6. Микроорганизмдердин препараттары кыртыштын жалпы абалын жакшыртуу үчүн же кыртышга же айыл чарба өсүмдүктөрүндө ашболууду заттардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн.
- 1.9.7. Компостту активдештирүү үчүн тиешелүү өсүмдүк негизиндеги препараттар жана микроорганизмдердин препараттары колдонулушу мүмкүн.
- 1.9.8. Минералдык азот жер семирткичтерин колдонууга болбойт.
- 1.9.9. Биодинамикалык препараттар колдонулушу мүмкүн.
- 1.10. Зыянкечтер жана оого чөптөр менен күрөшүү
- 1.10.1. Зыянкечтер жана оого чөптөр келтирген зыяндын алдын алуу, биринчи кезекте, төмөнкүлөрдү коргоо отаянат:
- табигый душмандар;
  - түрлөрдү, сортторду жана генетерогендик материалдарды тандоо;
  - которуштуруу пайдоо;
  - биофумигация, механикалык жана физикалык ыкмалар сыяктуу культивациялоо ыкмалары жана
  - жылуулук процесстери, мисалы, соя ризация жана коргоолгон өсүмдүктөрдү тайыз буу менен иштетүү.
- топурак (максималдуу 10 см тереңдикке чейин).
- 1.10.2. Өсүмдүктөрдүн зыянкечтерден 1.10.1-пункттарда каралган чаралар менен тийиштүүлүктөрдө коргоо мүмкүн болгон учурда же айыл чарба өсүмдүктөрүнө коркунуч аныкталган учурда органикалык өндүрүштө колдонууга 9 жана 24-сатыларга ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттар гана колдонулат, жана зарыл болгон өлчөмдөгана. Операторлор мындай продукцияны колдонуунун зарылдыгын далилдеген жазууларды жүргүзүүгө милдеттүү.
- 1.10.3. Тузактарда же феромондордон башка буюмдардын жана заттардын диспенсерлеринде колдонулган буюмдарга жана заттарга караганда же диспенсерлер азыктардын жана заттардын айланчөйрөгө чыгышына жол бербөөгө жана азыктар менен заттардын жана өсүмдүктөрдүн өртүрдүн ортосундагы байланышы болтуруу отийиш. Бардык капкандар, анын ичинде феромондук капкандар колдонулгандан кийин чогултулуп, коопсуз утилдештирилиши керек.

- 1.11. Тазалоо жана дезинфекция лооу чүнкөндүлүгөн буюмдар
- Бул максатта 24-с татьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген өсүмдүк өндүрүшүндө тазалоо жана дезинфекция лооу чүнкөндүлүгөн каражаттар гана колдонулат.
- 1.12. Ишканалардын жүргүзүлүшү милдети
- Операторлор тиешелүү жер учурда токтурган жана түшүмдүнкө лөмүн эсепке алат.
- 1.13. Иштетилбеген продукцияны даярдоо
- Эгерде заводдордо кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары жүргүзүлсө, IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пункттарында айтылган жалпы талаптар мындай операцияларга тиешелүү өзгөртүлөр менен колдонулат.
- 2.
- 2.1. Козу карын өндүрүшү эрежелери
- Козу карындардын өндүрүшү чүнкөндүлүгөн эгерде алар төмөнкү компоненттерден гана турган, субстраттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) чарбалык кык жана малдын экскрециясы:
- (i) органикалык өндүрүштүк бирдиктерден же кайра иштетүүнүн экинчи жылындагы конверсиялык бирдиктерден; же
- (ii) 1.9.3-пунктта көрсөтүлгөн, (i) пунктунда көрсөтүлгөн продукт жок болгондо гана, эгерде короо кыгы жана малдын экскрециясы субстраттын жалпы компоненттеринин салмагынын 25% ашпоого тийиш компосттоо алдында каптоочу материал жана кошумчасуу;
- (б) органикалык өндүрүштүк бирдиктерден алынган (а) пунктунда көрсөтүлгөн өндөн башка айыл чарба продукциялары;
- (в) химиялык продуктулар менен иштетилбеген чымкый;
- г) кыйылган андан кийин химиялык продуктулар менен иштетилбеген жыгач;
- (д) 1.9.3-пунктта көрсөтүлгөн минералдык продуктулар, суу жана топурак.
- 2.2. Жапайы өсүмдүктөрдү чогултуу эрежелери
- Жаратылышаймактарында токойлордо жана айыл чарба аймактарында табигый түрдө өсүүчү жапайы өсүмдүктөрдү жана алардын бөлүктөрүн чогултуу төмөнкү шарттарда органикалык өндүрүшкө таанылат:
- (а) чогултулган ач айында чыккан кем эмес мезгил ичинде бул аймактар органикалык өндүрүштө колдонууга 9 жана 24-с татьяларга ылайык уруксат берилгенден башка продуктулар же заттар менен иштетилбеген;
- (б) коллекция жаратылышчы өйрөсү нунуруктуулугуна же түрлөрүнүн сакталышына таасир этпесе чогултууга ыңгы.

#### II бөлүк: Мал чарбалыктын эрежелери

9, 10, 11 жана 14-с татьяларда белгиленген өндүрүш эрежелеринен тышкары, органикалык мал чарба продукциясына ушул бөлүктө белгиленген эрежелер колдонулат.

1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык мал өндүрүшүнүн көздөгөн фермер айыл чарба жерлерин башкарган жана фермер менен органикалык өндүрүштүк бирдиктерди же конверсиялык өндүрүштүк бирдиктерди пайдалануу боюнча жазуу жүздөгөн кызматташуу келишимин түзбөгөн балдарычылыгынын, жерсиз мал чарбалыгынын кошпогондо, ошол малга атынуусу алынат.
- 1.2. Конверсия
- 1.2.1. Өндүрүштүк бирдикти, анын ичинде жайыттарды же мал азыгы чүнкөндүлүгөн ар кандай жерлерди жана ушул өндүрүштүк бирдикте турган жаныбарларды 1.7-пункттарда көрсөтүлгөн өндөй кайра иштетүү мезгилинин башталышында бирубакта башталганда I бөлүктүн 1 жана 1.7.5(b) пункттарында жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган продуктулар, ушул бөлүктүн 1.2.2-пунктунда белгиленген түрөгөн конвертация лоомө нөтү болсо да, өндүрүш бирдиктин конверсия лоомезгилинин аягында органикалык дептабылышы мүмкүн тиешелүү жаныбарлардын саны өндүрүш бирдикти үчүнкөндүлүгөн конверсия мө нөтү нөнузак.
- 1.4.3.1-пункттан четтетүү менен, мындай бирубакта кайра иштетүүдө жана өндүрүштүк бирдикти конверсия лоомезгилинде кайра иштетүү мезгилинин башынан бери ушул өндүрүштүк бирдикте турган жаныбарлар 1.4.3.1. - конверсиянын биринчи жылында жана же 1.4.3.1-пунктуна ылайык токтонуп жана же органикалык токтонуп менен конверсиялык өндүрүш бирдикти.



1.3.4-пунктуна ылайык конверсиялык өндүрүшүк бирдикке органикалык эмес жаныбарлар конверсиялык мезгил башталгандан кийин киргизилиши мүмкүн.

1.2.2. Мал чарба продукциясынын түрүнө мүнөздүү конверсиянын мөөнөттөрү төмөндөгүдөй белгиленет:

а) эт өндүрүшү чүмбөлдөр жана жылкылар үчүн 12 ай, жана кандай болгон күндө да кем эмес; алардын өмүрүнүн төрттөн үчтөн бөлүгүнө машык;

б) койлор, каприндер жана чочко жаныбарлары жана сүтү чүмбөлдөрү үчүн алты ай өндүрүш;

с) эт өндүрүшү чүмбөлдөрү канаттуулар үчүн 10 жума, Пекин өрдөктөрүн кошпогондо, алар үч күнгө чейин жеткирилген эски;

г) үч күн боло электе алынып келинген пекиндик өрдөктөрү чүмбөлдөрү жети жума;

е) жумуртка өндүрүшү чүмбөлдөрү чүмбөлдөрү болгон очейин алынып келинген канаттуулар үчүн алты жума;

ф) аарылар үчүн 12 ай.

Конверсия мезгилинде мом органикалык балчылыктан алынган мом менен алмаштырылат.

Бирок, органикалык эмес бал мөмүн колдонсо болот:

(i) рынокто органикалык балчылыктын аары мому жок болгон учурда;

(ii) органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продуктулар же заттар менен булгабаган аны далилденсе өндүрүш жана

(iii) какактан келген шартта;

(ж) коёндор үчүн ч ай;

з) жатын жаныбарлары үчүн 12 ай.

1.3. Жаныбарлардын келип чыгышы

1.3.1. Конверсиянын эрежелерине зыян келтирбестен, органикалык мал органикалык өндүрүшүк бирдиктерде туулаган же тукумдан чыгарылат жана өстүрүлөт.

1.3.2. Органикалык жаныбарларды өстүрүшү боюнча

(а) көбөйтүү табигый ыкмаларды колдонууга тийиш бирок жасалма жол менен уруктандырууга жол берилет;

(б) жеке жаныбарга карата ветеринардык-терапевтик дарылоонун бир түрүн кошпогондо, тукумулоо ормондор же башка ушул сыяктуу таасири бар заттар менен дарылоо аржылуу индукцияланбашы же тоскоол болбошу керек;

(с) клондошуруу жана эмбриондорду которуу сыяктуу жасалма репродукциянын башка формалары колдонулбашы керек;

(г) пордаларды тандоо органикалык өндүрүшүн принциптерине ылайык келүүгө, жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку деңгээлин камсыз кылууга жана ар кандай азгак айгынын алдын алууга жана жаныбарларды кырып салуу зарылдыгын болтурбоого өкмөттөшүүгө тийиш

1.3.3. Пордаларды же штаммдарды тандоодо операторлор генетикалык ар түрдүүлүктүн жогорку даражасы, жаныбарлардын жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгү, алардын асыл тукумдук баалуулугу, узак жашоосу, тиричилиги жана ооруларга же ден соолук көйгөйлөрүнө туруктуулугу бар пордаларга же штаммдарга артыкчылык берүүнү карашы керек. Бардыгы алардын жыргалчылыгына зыян келтирбестен. Мындан тышкары, жаныбарлардын пордалары же штаммдары интенсивдүүлүк өндүрүштө колдонулган кээ бир пордалар же штаммдар менен байланышкан спецификалык ооруларды же ден соолук көйгөйлөрүн болтурбоо үчүн тандалышы керек, мисалы, чочконун стресс индрому, сыягы, ачык-жумшак-экссудациялык (PSE) этке, капыстан өлүмгө алып келүүчү, стихиялуу бойдон алдыруу жана кесарево операциясын талап кылган оортөрөт. Жергиликтүү пордаларга жана штаммдарга артыкчылык берилет.

Биринчи абзацка ылайык пордаларды жана штаммдарды тандоо үчүн операторлор 26(3)-с татъя даяс керттирген системаларда болгон маалыматты колдонушат.

1.3.4. Органикалык эмес жаныбарларды колдонуу

1.3.4.1. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен, 28(10) берененин (b) пунктунда көрсөтүлгөн пордалар айыл чарба жүргүзүүдө жогору коркунучунда турганда, асыл тукум максаттары үчүн органикалык эмес өстүрүлгөн жаныбарлар органикалык өндүрүшүк бөлүмгө алып келиниши мүмкүн. № 1305/2013 жобосу (ЕС) жана анын негизинде кабыл алынган актылар. Мындай учурда, бул пордалардагы жаныбарлар сөзсүз түрдө тукумсуз болушу керек эмес.

1.3.4.2. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен, бал аарыларды жаңылоо үчүн жылына 20% эне аары аарылар жана үйүрлөрү рор аникалык эмес өндүрүшүк бөлүмдө аары аарылар жана үйүрлөр менен алмаштырылышы мүмкүн. орг аникалык өндүрүш бөлүмдө рү нө н келген тарак же тарак пайдубалдары бар уюктарга жайгаштырылат. Кандай болгон күндө да, жылына бир үйүр же эне аары орг аникалык эмес үйүр же эне аары менен алмаштырылышы мүмкүн.

1.3.4.3. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен, эгерде отор биринчи жолу түзүлсө же жаңы ыргылса же кайратуу түзүлсө жана фермерлердин сапаттык жана сандык муктаждыктарын канааттандыруу мүмкүн болбосо, компетенттүү орг ани аникалык эмес өстүрүлгөн канаттуулар деп чечими мүмкүн. жумуртка жана эт өндүрүшү үчүн бакма канаттуулар этин өндүрүшү үчүн үч күндө н аз болгон шартта, орг аникалык канаттууларды өндүрүшү үчүн цехке киргизилиши мүмкүн. Алардан алынган продуктулар 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана орг аникалык болуп эсептелинет.

1.3.4.4. 26(2)-статьянын (b) пунктунда көрсөтүлгөн системада чогултулган маалыматтар фермердин орг аникалык жаныбарларга акаратта сапаттык жана сандык керектөөлөрү канааттандырылбаганын көрсөтсө, 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен, компетенттүү орг ани дандар 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пункттарында каралган шарттарды сактоо менен орг аникалык эмес жаныбарларды орг аникалык өндүрүш бирдигине киргизүүгө уруксат берүү.

Мындай четтөөнү талап кылган гачейин фермер 26(2)-статьянын (b) пунктунда эскертилген системада чогултулган маалыматтар менен анын суроо-талабынын негиздүү экендигин текшерүү үчүн кеңешүүгө тийиш.

Үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору үчүн 46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу орг ани дандар жана контролдоочу орг ани дандар орг аникалык эмес жаныбарларды орг аникалык өндүрүшү бирдигине киргизүүгө уруксат бериши мүмкүн, эгерде орг аникалык жаныбарлар өлкөнүн аймагында жетишүү сапатта же анда жок болсо, оператор жайгашкан өлкө.

1.3.4.4.1. Орг аникалык эмес жаш жаныбарларды асылдандыруу максатында биринчи жолу үйүр же отортузгөндө интродукция ланышы мүмкүн. Алар сүттөн ажыратылгандан кийин дароо эле орг аникалык өндүрүш шэрежелерине ылайык өстүрүлөт. Мындан тышкары, бул жаныбарлар үйүргө же оторго окирген датага төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

(a) бодо малдар, жылкылар жана уй жаныбарлары алты айдан аз болушу керек;

(b) кой жаныбарлары жана каприн жаныбарлары 60 күндөн аз жашаы керек;

(в) чочко жаныбарларынын салмагы 35 килограммдан кем эмес;

(г) коёндор үч айдан аз болушу керек.

1.3.4.4.2. Асыл тукумдук максаттар үчүн үйүрдү же үйүрдү жаңылоо үчүн орг аникалык эмес бойго жеткен эркек жана орг аникалык эмес тукумсуз ургаачы жаныбарлар интродукция ланышы мүмкүн. Алар орг аникалык өндүрүш шэрежелерине ылайык кийинчерээк өстүрүлөт. Мындан тышкары ургаачы жаныбарлардын санына жылына төмөнкү дөй чектөөлөр киргизилет:

(a) бойго жеткен жылкылардын же ири мүйүздүү жаныбарлардын 10%ке чейинкиси жана чочко колордун, койлордун, каприндердин, коёндордун же мөңгө асынын 20%ына чейин интродукция ланышы мүмкүн;

(b) 10дон аз жылкы, уй жаныбарлары же ири мүйүздүү жаныбарлар же коёндор, же бештен аз чочко жаныбары, кой жаныбарлары же каприн жаныбарлары бар бирдиктер үчүн мындай жаңылоо жылына эң көпдегенде бир жаныбар менен чектелет.

1.3.4.4.3. 1.3.4.4.2-пунктта белгиленген пайыздар компетенттүү орг ани тарабынан 40% гачейин көбөйтүлүшү мүмкүн. төмөнкү шарттардын бири аткарылганы ырас тады:

(a) чарбаны ирикеңейтүү ишке ашырылды;

(b) бир порода башкасына алмаштырылган;

(в) мал чарбасын жаны адис тештируу башталды.

1.3.4.4.4. 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда орг аникалык эмес жаныбарлар 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана орг аникалык деп эсептелинет. 1.2.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү жаныбарларды конверсиялык өндүрүш бирдигине киргизгенден кийин эң эрте башталат.

1.3.4.4.5. 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда орг аникалык эмес жаныбарлар же башка малдан өзүнчө кармалууга тийиш же 1.3.4.4-пунктта көрсөтүлгөн айландыруу мезгилинин аягына чейин идентификациялануучу кармалууга тийиш .4.

## 1.4. Тамактануу

## 1.4.1. Жалпы тамактануу талаптары

Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) мал үчүн токт биринчи кезекте жаныбарлар багылган айыл чарба фермасынан алынат же ошол эле аймактагы башка чарбаларга таандык органикалык же конверсиялык өндүрүшүк бөлүмдөрөнө алынат;

(б) мал чарбачылыгынын өндүрүшүнүн ар кандай этаптарында жаныбарлардын тамактануу талаптарына жооп берген органикалык же конверсиялык токтар менен багылышы керек; ветеринардык себептер боюнча негизиз мал чарбачылыгында чектелген токтандырууга жол берилбейт;

(в) малды аз кандуулукту күчөтүүчү шарттарда же диетада кармоого болбойт;

(г) бордоо сөмүртүүчү өсүмдүктөрү ар дайым ар бир түр жана жаныбарлар үчүн нормалдуу тамактануу сүт эмасын сактоого отийиш тарбиялоо процессинин ар бир этабында жыргалчылык; мажбурлап тамактандырууга тыюу салынат;

(е) чочко жаныбарларын, канаттууларды жана аарыларды кошпогондо, мал жайытка туруктуу жете алат шарттар кесек токтандырууга жетүү мүмкүн болгон учурда;

(ф) өсүү промоторлерин жана синтетикалык аминокислоталарды колдонууга болбойт;

(ж) эмизүүчү жаныбарларды Эне сүтү менен азыктандыруу зарыл болгон минималдуу мөөнөттө 14(3)-статьянын (а) пунктуна ылайык комиссия; х имиялык синтезделген компоненттерди же өсүмдүктөктүү компоненттерди камтыган сүтү алмаштыруучу каражаттар ошол мезгилде колдонулбашы керек;

(и) өсүмдүктөрдөн, балырлардан, жаныбарлардан же ачыткылардан алынган токт материалдары органикалык болушу керек;

(и) өсүмдүк, балыр, жаныбар же ачыткы тектүү органикалык эмес токт материалдары, микробдук же минералдык токт материалдары, токт кошумчалары жана кайра иштетүүчү каражаттар, эгерде алар органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилгенде гана колдонулушу мүмкүн.

## 1.4.2. Мал жаңу

## 1.4.2.1. Органикалык жерде мал жаңу

1.4.2.2 пунктка зыян келтирбестен, органикалык жаныбарлар органикалык жерлерде жаңу атийиш Бирок, органикалык эмес жаныбарлар жыл сайын чектелген мөөнөттө органикалык жайыттарды пайдалана алышат, эгерде алар Регламенттин (ЕБ) 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-беренелерине ылайык колдоого алынган жерде экологиялык жактан таза жол менен өстүрүлгөн болсо.) No 1305/2013 жана алар органикалык жаныбарлар менен бир эле учурда органикалык жерде жок.

## 1.4.2.2. Кадимки жерлерде мал жаңу жана мал жаңу

## 1.4.2.2.1. Төмөнкү шарттарда органикалык жаныбарлар жалпы жерлерде жайылышы мүмкүн:

(а) жалпы жер органикалык колдонууга уруксат берилбеген азыктар же заттар менен иштетилбеген үч жылдан кем эмес өндүрүш

(б) № 1305/2013 Регламенттин (ЕБ) 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-беренелерине ылайык колдоого алынган жерлерде жалпы жерди пайдаланган органикалык эмес жаныбарлардын баары экологиялык жактан таза жол менен өстүрүлгөн;

(в) эгерде органикалык эмес жаныбарлардан тийиштүү түрдө бөлүнүү далилденбесе, жалпы жерлерде жайылып жүргөн мезгилде өндүрүлгөн органикалык жаныбарлардан алынган ар кандай мал чарба продукциялары органикалык продуктулар катары каралбайт.

## 1.4.2.2.2. Органикалык айбанаттарды которушуруу мезгилинде бир жайлоодон экинчи жайлоого өткөчүрүүдө органикалык эмес жерлерде жайылышы мүмкүн. Ошол мезгилде органикалык жаныбарлар башка жаныбарлардан өзүнчө кармалат. Жаныбарлар жайылып жаткан чөп жана башка өсүмдүктөртүрүндөгү органикалык эмес токтарды алууга:

(а) эң көпдөгү 35 күнгө чейин, ошондой эле тышкы жана кайтып келүүчү жолду камтыйт; же

(б) айыл чарба азыктарынын кургак заттарына карата пайыз катары эсептелген жылына жалпы токт рационунун эң көпдөгү 10% үчүн.

1.4.3. Конверсия дагы түрмөк

1.4.3.1. Органикалык мал өстүрүүчү айыл чарбачарбалары үчүн:

(а) рациондун токт формуласынын ортоэсеп менен 25%ке чейинкисин кайра иштетүүнүн экинчи жылынан тартып конверсиялык токт камгышы мүмкүн. Эгерде бул конверсиялык токт мал багылган чарбадан келсе, бул пайызды 100%ке чейин көбөйтүүгө болот; жана

(б) мал аберилүүчү токтун жалпы орточо көлөмүнүн 20%ке чейинкисин кайра иштетүүнүн биринчи жылында жерлерге органикалык башкарууда себилген турактуу жайыттарды, көп жылдык чөпчөптөрдү же блок өсүмдүктөрүн жаудан же жыйноодон келип чыгышы мүмкүн жерлерх олдинг дин өзүнө кирет.

(а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөн эки түрдөгү токтун эки түрү токтандыруу үчүн пайдаланылганда, мындай токтун жалпы бириккен пайызы (а) пунктунда белгиленген пайыздан ашпоотийиш

1.4.3.2. 1.4.3.1-пунктун көрсөткүчтөрү жыл сайын өсүмдүктүн токтунун кургак заттына караганда пайыз катары эсептелинет.

келтирилген.

1.5. Саламаттык сактоо

1.5.1. Оорунун алдын алуу

1.5.1.1. Оорулардын алдын алуу породаларды жана штаммдарды тандоодо, багууну башкаруу ыкмаларына, сапаттуу токтка, көнүгүүлөргө, малдын тиешелүү тыгыздыгына жана гигиеналык шарттарда сакталган адекваттуу жана тийиштүү турак жайга негизделет.

1.5.1.2. Иммунологиялык ветеринардык дары-дармектер колдонулушу мүмкүн.

1.5.1.3. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары, анын ичинде антибиотиктер жана синтезделген аллопатиялык химиялык молекулалардын болжолдуу профилактикалык дарылоо үчүн пайдаланылбайт.

1.5.1.4. Өсүүнүн же өндүрүшүн стимулдаштыруучу заттар (анын ичинде антибиотиктер, кокцидиостатиктер жана өсүүнүн стимулдаштыруу максатындагы башка жасалма каражаттар) жана гормондор жана ушуга окшош заттар көбөйтүүнү контролдоо максатында же башка максаттарда (мисалы, эстростероид индукциялоо же синхрондошуруу) колдонулбашы керек.

1.5.1.5. Органикалык эмес өндүрүшкө бөлүмдөрдөн мал алынса, жергиликтүү шарттарга жараша скрининг сыноолору же карантиндик мөөнөттөрсаяктатууга атайын чаралар колдонулат.

1.5.1.6. Ал үчүн 24-сатьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилген мал чарбачарбаларын жана курулмаларын тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн каражаттар аны колдонулат.

1.5.1.7. Турак жайларды, короолорду, жабдууларды жана идиштерди кайчылаш инфекцияны жана оору алып жүрүүчү организмдердин көбөйтүүсүн болтурбоо үчүн тийиштүү түрдө тазаланышы жана дезинфекцияланышы керек. Жытты азайтуу жана курт-кумурскалар менен кемируүчүлөрдүн тартылышын болтурбоо үчүн заң, заара жана жебеген жетүүгө нтокт зарыл болушун атез-тез чыгарылат. Мал багылган имараттарда жана башка курулуштарда курт-кумурскаларды жана башка зыянкөчөттөрдү жок кылуу үчүн капкандарда аны колдонулуучу родентициддер жана 9 жана 24-сатьяларга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилген продуктулар жана заттар колдонулушу м

1.5.2. Ветеринардык дарылоо

1.5.2.1. Жаныбарлардын ден соолугун камсыз кылуу буюнча профилактикалык чараларга карабастан мал ооруп же жаракат алган учурда алар дароо дарыланууга тийиш

1.5.2.2. Малдын азабын болтурбоо үчүн дароо дарылануудан өтүү керек. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары, анын ичинде антибиотиктер зарыл болган учурларда катуу шарттарда жана ветеринардык врачтын жоопкерчилигинде, фитотерапевтик, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдонуу туура эмес болгондо колдонулушу мүмкүн. Атап айтканда, дарылоо курстарына жана токтотуу мөөнөттөрүнө караганда көлөмүн камсыз кылат.

1.5.2.3. 24-сатьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилген минералдык тектүү токт материалдары, 24-сатьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилген ашболумду кошумчалар, химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары менен дарылоодон артыкчылыктуу түрдө фитотерапевтик жана гомеопатиялык продуктулар колдонулат. , анын ичинде антибиотиктер, эгерде алардын терапиялык таасири жаныбарлардын түрлөрү үчүн жана дарылоо үчүн арналган абал үчүн натыйжалуу болгон шартта.

- 1.5.2.4. Жаныбар же жаныбарлардын тобу х имиялык с интезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармектерди, анын ичинде антибиотиктерди 12 айдын ичинде үчтөн ашык дарылоо курсун алса, мите курттарга каршы эмдөөлөрдү, дарылоолорду жана мажбурлап жок кылуу с хемаларын кошпогондо. Эгерде алардын продуктуу мөөнөтү бир жылдан аз болсо, тиешелүү малдан алынган продуктуларда органикалык продуктулар катары с атылбайт, ал эми малга 1.2-пунктта көрсөтүлгөн конверсиялык мөөнөттөрдү колдонулууга а тийиш.
- 1.5.2.5. Х имиялык с интезделген аллопатикалык ветеринардык дары-дармекти, анын ичинде антибиотикти колдонуунун нормалдуу шарттарында жаныбарга акыркы жолу кабыл алуу менен ал жаныбардан органикалык түрдө өндүрүлгөн тамак-ашазыктарын өндүрүшүнүн ортосундагы алып с алуу мезгили статьяда көрсөтүлгөн алып с алуу мөөнөтүнөн ээс кеп болушу керек. 2001/82/EC Директивасынын 11-жана 48-саяаттан кем эмес болушу керек.
- 1.5.2.6. Адамдын жана жаныбарлардын саламаттыгын коргоо байланыштуу дарылоо с оюдук мыйзамдардын негизинде белгиленет уруксат берилет.
- 1.6. Турак-жай жана чарбалык практика
- 1.6.1. Имаратты жылуулоо, жылытуу жана желдетүү абанын циркуляциясын, чаңдын деңгээлин, температурасын, абанын с алыштырмалуу нымдуулугун жана газдын концентрациясын жаныбарлардын жыргалчылыгын камсыз кылуучу чектерде сактоону камсыз кылууга а тийиш. Имаратта табигый желдетүүнүн жана жарыктын көп болушунан мүнөндүк берилиши керек.
- 1.6.2. Климаттык шарттары жаныбарлардын сыртта жашоосуна шарт түзгөн аймактарда мал үчүн турак-жай милдеттүү түрдө берилбейт. Мындай учурларда жаныбарларды абайрайынын жагымсыз шарттарынан коргоо үчүн башкалоочу жайларга же көлөкөлүү жерлерге кирүү мүнөндүк болушу керек.
- 1.6.3. Имараттардагы малдын жыштыгы жаныбарлардын жайлуулугун, жыргалчылыгын жана түргөспецификалык муктаждыктарын камсыз кылууга а тийиш жана өзгөчө жаныбарлардын түрүнө, тукумуна жана жашына жараша болот. Ошондой эле жаныбарлардын жүрүм-турум муктаждыктарын эске алуу керек, алар өзгөчө топтун чоңдугуна жана жаныбарлардын жынысына жараша болот. Жыштык жаныбарлардын табигый турушу, кыймылдары, оңой жатышы, айлануусу, өзүнө өзү күтүсү, баардык табигый позаларды алуусу жана баардык табигый кыймылдарды, мисалы, чөптү кыймылдары үчүн жетиштүү мейкиндикти камсыз кылуу аркылуу алардын жыргалчылыгын камсыз кылууга а тийиш канат кагуу.
- 1.6.4. 14(3)-статьяда көрсөтүлгөн ишке ашыруу актыларында белгиленген ички жана сырткы аянттар үчүн минималдуу бети, ошондой эле турак жайга тиешелүү техникалык деталдар сакталууга а тийиш.
- 1.6.5. Ачык аянттар жарым-жартылай жабылышы мүнөндүк. Верандалар ачык аянттар катары каралышы керек.
- 1.6.6. Малдын жалпы жыштыгы жылына 170 кг органикалык азоттун чегинен жана айыл чарба аянтынын гектарынан ашпоого а тийиш.
- 1.6.7. 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн малдын тиешелүү жыштыгын аныктоо үчүн компетенттүү орган 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн чекке эквиваленттүү малдын бирдигин белгилейт, мында малдын түрүнө карата конкреттүү талаптардын ар биринде көрсөтүлгөн цифрлар сакталат. мал өндүрүшү.
- 1.6.8. Малды багуу үчүн капактарды, коробкаларды жана жалпак палубаларды малдын эч кандай түрүнө колдонууга болбойт.
- 1.6.9. Малды ветеринардык септер боюнча же кече дарылоодо ал катуу полу бар жайларда багылат жана саям же тиешелүү төшөкчүлөр менен камсыз кылынат. Жаныбар оңой айланып, толук узундугу менен ыңгайлуу жатышы керек.
- 1.6.10. Органикалык малды өтө нымдуу же с адуу жерде короодо багууга болбойт.
- 1.7. Жаныбарларга акыркы
- 1.7.1. Жаныбарларды багуу менен алектенген жана ташуу жана с огу учурунда жаныбарларды тейлөө менен алектенген бардык адамдар жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына муктаждыктары боюнча азарыл болгон негизги билимге жана көндүмгө ээ болушу керек жана, ага айтканда, Кеңештин Регламентинде (ЕС) талапкылыгындай, адекваттуу окутуудан өтүшү керек. No 1/2005 (1) жана Кеңештин Регламентинин № (ЕС) 1099/2009 (2), ушул Регламентте баяндалган эрежелердин туура колдонулушун камсыз кылуу үчүн.
- 1.7.2. Мал чарбалыгы, анын ичинде малдын жыштыгы жана багуу шарттары жаныбарлардын өнүгүшү, физиологиялык жана этологиялык муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылууга а тийиш.

(1) 2004-жылдын 22-декабрындагы (ЕС) № 1/2005 Транспорт жана аны менен байланышкан операцияларда жаныбарларды коргоо жөнүндө жобо 64/432/ЕЕС жана 93/119/ЕЕС Директивалары жана Регламент (ЕС) № 1255/97 (ОJ L 3, 5.1.2005, 1-бет) өзгөртүлгөн рдү киргизүү.

(2) 2009-жылдын 24-сентябрындагы жаныбарларды өлтүрүү учурунда коргоо жөнүндө Кеңештин № 1099/2009 жобосун (ОJ L 303, 18.11.2009, с. 1).

- 1.7.3. Адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугун коргоо боюнча чектөөлөр жана милдеттенмелер коюлгандан башка учурларда, малдын аба ырайынын жана мезгилдик шарттардын жана жердин абалы мүмкүнчүлүк берген учурларда жаныбарлардын машыгуусуна, эң жакшысы жайытка чыгуусуна мүмкүндүк берүүчү ачык асман алдындагы аймактарга атуруктуу кирүү мүмкүнчүлүгү болушу керек. с оюдук закондордун негизи.
- 1.7.4. Малдын саны чектен аша абуу, кыртыштын браконьерлиги, эрозия жана жаныбарлардын же алардын кыктарынын чачылышынын натыйжасында булгаанууну азайтуу максатында жүргүзүлөт.
- 1.7.5. Малды байлоого же обочолонтууга атынуу с алынат, айрым жаныбарларга карата чектелген мөөнөткө жана бул ветеринардык себептер боюнча негиздүү болгон учурлардан тышкары. Малды обочолонтууга жумушчулардын коопсуздугу бузулган же жаныбарлардын жыргалчылыгы үчүн чектелген мөөнөттөгү анаурукка берилиши мүмкүн. Компетенттүү органдар 50дөн ашпаган малы бар чарбаларда (жашмалды кошпогондо) бодо малды алардын жүрүм-турум талаптарына ылайыктуу топторго бөлүп кармоого мүмкүн болбогон малды багууга уруксат бериши мүмкүн, эгерде алар жайыт мезгилинде жайыттарга жетсе жана жайлоого мүмкүн болбогон учурда жумасына эки жолудан кем эмес ачык аянттарга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар.
- 1.7.6. Малды ташуунун узактыгы минималдаштырылсын.
- 1.7.7. Жаныбардын бүткүл өмүрүнүн ичинде, анын ичинде суюнун убагында да ар кандай азап оору жана кыйынчылык болбошу керек жана минималдуу болушу керек.
- 1.7.8. Жаныбарлардын жыргалчылыгы жөнүндө с оюдук мыйзамдардын өңүшүнө залал келтирбестен, койдун куйругун кесүүгө, тумшуктун алчкы үчкүнүндө кыркууга жана мүйүзүнө ажыратууга өзгөчө жол берилиши мүмкүн, бирок ар бир учурда ана жана ошол аракеттер болгондо ана малдын ден соолугун, жыргалчылыгын же гигиенасын жакшыртууга же жумушчулардын коопсуздугуна антпесе бузулатурган жерлерде. Малдын ден соолугун, жыргалчылыгын же гигиенасын жакшыртса же жумушчулардын коопсуздугуна башка жол менен бузулган учурларда ана ажыратууга жол берилет. Компетенттүү органдар мындай операцияларды жүргүзүүгө оператор ошол компетенттүү органдарга операцияларды тийиштүү түрдө кабарлаган жана негиздеген жана операция квалификациялуу персонал тарабынан жүргүзүлө турган болсо ана уруксат берет.
- 1.7.9. Адекваттуу наркоз жана/же анальгезияны колдонуу менен жаныбарлардын ар кандай азаптары минималдуу деңгээлде азайтылышы керек. жана ар бир операцияны эң ылайыктуу курактагы ана квалификациялуу персонал жасоо менен.
- 1.7.10. Физикалык кастрацияга продукциянын сапатын жана салттуу өндүрүшкүмаларын сактоо максатында, бирок 1.7.9-пунктта белгиленген шарттардагы ана жол берилет.
- 1.7.11. Жаныбарларды жүктөө жана түшүрүү жаныбарларды мажбурлоочу нэлектрдик же башка оорутуучу стимулдардын эч кандай түрүн колдонбостон жүзөгө ашырылат. Аллопатикалык транквилизаторлорду ташуу алдында же ташууда колдонууга атынуу с алынат.
- 1.8. Иштетилбеген продукцияны даярдоо  
Эгерде малга кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары жүргүзүлсө, мындай операцияларга IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пункттарында белгиленген жалпы талаптар тиешелүү өзгөргүзүлөр менен колдонулат.
- 1.9. Кошумча жалпы эрежелер
- 1.9.1. Бодо малдар, койлор, каприндер жана жылкылар үчүн
- 1.9.1.1. Тамактануу
- Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:
- (а) тоютун кеминде 60% чарбанын өзүнөн алынышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай токт жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүшкү бөлүмдөр жана тоюту жана тоюту пайдалануучу токт операторлору менен биргеликте өндүрүшү керек. ошол эле райондон токт материалы. Бул пайыз 2023-жылдын 1-январынан тартып 70%гачейин көтөрүлсүн;
- (б) шарттар мүмкүн болгон учурда мал жайытка жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ;
- (в) (b) пунктуна карабастан, бир жашаган ашкан эркек малдар жайыттарга же ачык жерлерге жете алышат. аба аянт;
- (г) жайыт мезгилинде мал жайытка жетсе жана кышкы турак-жай системасы жаныбарлардын эркин жүрүшүнө шарттүү эсе, кышайларында ачык аянттар менен камсыз кылуу милдеттенмеси алынып алынышы мүмкүн;
- (е) багуу системасы жылдын ар кандай мезгилдериндеги жайыттардын болушунатаянуу менен жайыттарды максималдуу пайдаланууга негизделет;

(е) сүт калык рациондогу кургак заттардын кеминде 60% кесек токтан, жаңы же кургатылган токтан же сүлөтүлгөн турат. Бул пайызды эрте лактация даэң көпүч айгачейин сүт өндүрүшүндө гү жыныбарларү чүң 50%ке чейин төмөндөтүлгө болот.

#### 1.9.1.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага акарата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) турак жайдын полдору жылмамай, бирок тайгак болбошу керек;

(б) турак жай жайлуу, таза жана кургак төшө же жетишүү өлчөмдөгү эс алуу зонасы менен камсыз кылынышы керек, ал катуу конструкциядан турган, шифер менен жабылбаган. Эс алуучу жайда ташандылар менен чачылган кургак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саян же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүштө колдонуучу жер семирткич же кондиционер кагары 24-с татьяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртылышы жана байытылышы мүмкүн;

(с) 3(1)-с татьянын биринчи пунктчасынын (а) пунктуна жана экинчи пунктчасына карабастан 2008/119/EC (1) Кеңештин директивасынын 3(1)-беренесине ылайык, эгерде жеке жыныбарларү чүң чектелген мөөнөткө кирбесе, бир жумалык жаштан кийин музоолорду жеке кутуларга жайгаштырууга атыкты алынат. ветеринардык себептер;

(г) ветеринардык себептер боюнча музоону жекече дарылоодо ал катуу полубар жайларда багылат жана саян төшөңү сү менен камсыз кылынат. Музооң ой айланьң толук узундуктаыңга айлуу жатышы керек.

#### 1.9.2. Жатын жыныбарлары чүң

##### 1.9.2.1. Тамактануу

Тамактанууга акарата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) токтун кеминде 60% чарбанын өзүнөн алынышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай токт жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүшүк бөлүмдөр жана токтун пайдалануучу токт операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле райондон токт материалы. Бул пайыз 2023-жылдын 1-январынан тартып 70% гачейин көтөрүлсүн;

(б) шарттар мүмкүн болгон учурда мал жайытка жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ;

(в) жайыт мезгилинде мал жайытка жетсе жана кышкы турак-жай системасы жыныбарлардын эркин жүрүсүнө шарт түзсө, кышайларында ачык аянтчаларды берүү милдеттенмеси алынып алынышы мүмкүн;

(г) багып өстүрүү системалары жылдын ар кандай мезгилинде жайыттардын болушунатаянуу менен жайыттарды максималдуу пайдаланууга негизделет;

(е) сүт калык рациондогу кургак заттардын кеминде 60% кесек токтан, жаңы же кургатылган токтан же сүлөтүлгөн турат. Бул пайызды эрте лактация даэң көпүч айгачейин сүт өндүрүшүндө ургаччы жатын жыныбарлары чүң 50%ке чейин төмөндөтүлгө болот;

(е) вегетация мезгилинде табигый жайыт короодо камсыз кылынат. тарабынан токт бере албаган калемдер вегетация мезгилинде мал жаңуга жол берилбейт;

(ж) аба ырайынын начар шарттарынан улам жайыт жетишсиз болгон учурдагана токтандырууга жол берилет;

(з) короодогу айыл чарба жыныбарлары таза жана таза суу менен камсыз болушу керек. Эгерде жыныбарларга оңой жетүү чүң табигый суунун булагы жок болсо, анда сугат жерлери каралышы керек.

#### 1.9.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага акарата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) жатын жыныбарлары жыныбарларга азыян келтирбеген жашынуучу жайлар, башкалалоочу жайлар жана тосмолор менен камсыз кылынат;

(б) маралдардын короолорунда жыныбарлар терисинин тазаланышын жана дене температурасын камсыз кылуу чүң баткакка токт олоношу керек. жөңгө салуу;

(1) 2008-жылдын 18-декабрындагы 2008/119/EC Кеңешинин Директивасы музоолорду коргоонун минималдуу стандарттарын белгилеген (OJ L 10, 15.1.2009, с. 7).

(в) ар кандай корпус тун полдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(г) ар кандай турак жай жайлуу, таза жана кургак төшө же жетиштүү өлчөмдөгү эс алуу зонасы менен жабдылышы керек, ал тайгак алаңбаңдан катуу конструкциядан турат. Эс алуучу жайда таштандылар менен чачылган кургак төшөктөр болушу керек. Таштандылар саяман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Таштанды органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн жерсемирткич же кондиционер катары 24-сатаяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртылышы жана байытылышы мүмкүн;

д) токтандыруучу жайлар аба ырайынан коргогон жана жаныбарлар үчүндө, аларды багып жаткан адамдар үчүндө жеткиликтүү жерлерге орнотулат. Азыктандыруучу жайлар жайгашкан топурак бириктирилип, азыктандыруучу аппарат чатыр менен жабдылышы керек;

(ф) токтатуруктуу жетүүнү камсыз кылуу мүмкүн болбосо, токтандыруучу жайлар бардык жаныбарлар бир эле учурда тамактануу үчүн атайын долбоорлонууга тийиш

1.9.3. Чочко жаныбарлары үчүн

1.9.3.1. Тамактануу

Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) токтун кеминде 30% чарбанын өсүүнө алынышы керек, же эгерде бул мүмкүн болбосо, андай токт жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүштү көбүлүүдө ржана токтту жана токтту пайдалануучу токт операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле аймактагы токт материалы;

б) күнүмдүк рационго окшос токт, жаңы же кургатылган токт, силос кошулат;

(с) эгерде фермерлер протеиндик токтарды органикалык өндүрүштөнгө аналалбас жана компетенттүү орган органикалык протеиндик токтун жетиштүү санда жок экендигин тастыктаса, органикалык эмес протеиндик токт төмөнкү шарттарды сактоо менен 2025-жылдын 31-декабрына чейин колдонулушу мүмкүн. аткарылат:

(i) органикалык түрдө жок;

(ii) химиялык эриткичтерден өндүрүлгөн же даярдалган;

(iii) аны колдонуу 35 кг чейинки чочкорду спецификалык белок кошулмалары менен азыктандыруу менен чектелет; жана

(iv) бул жаныбарлар үчүн 12 айлык мөөнөттө уруксат берилген эң жогорку пайыз 5% ашпоого тийиш  
Айыл чарба азыктарынын кургак заттарынын пайызы эсептелинет.

1.9.3.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) корпус тун полдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(б) турак жай ыңгайлуу, таза жана кургак төшө же жетиштүү өлчөмдөгү эс алуу зонасы менен камсыз кылынышы керек, ал штрих сиз катуу конструкциядан турат. Эс алуучу жайда таштандылар менен чачылган кургак төшөктөр болушу керек. Таштандылар саяман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Таштанды органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн жерсемирткич же кондиционер катары 24-сатаяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртылышы жана байытылышы мүмкүн;

(с) ар дайым саямандан же башка ылайыктуу материалдан жасалган керебет болушу керек:  
калем бир эле учурда эң мейкиндикти талап кыла алат;

г) кошбойлуулуктун акыркы этаптарынан жана эмчек эмизүү мезгилинен тышкары, топ-топ болуп багылышы керек, бул мезгилде үрөн короосунда эркин кыймылдай алышы керек жана анын кыймылы кыска мөөнөттөгө гана чектелиши керек;

(е) саяманга карата кандайдыр бир кошумча талаптар азын келтирбестен, күтүлүп жаткан төлдө өдөн бир нече күн мурда уруктар уя куруу үчүн жетиштүү сандагы саяман же башка ылайыктуу табигый материал менен камсыз болушу керек;

(ф) машыгуу зоналары чочко жаныбарларынын тезегине жана тамырына жол бериши керек. тамырлоо максатында, ар кандай субстраттарды колдонсо болот.



## 1.9.4. Канаттуулар үчүн

## 1.9.4.1. Жаныбарлардын келип чыгышы

Багуунун интенсивдүү өлкөлөрүн колдонууга жол бербөө үчүн канаттуулар минималдуу куракка жеткенге чейин өстүрүлөт же сыртта багуу аялмайыкташтырылган жай өсүү үчүн канаттуулардын штамдарынан алынышы керек.

Компетенттүү органдар жай өсүү үчүн штамдардын критерийлерин аныктайт же ал штамдардын тизмесин түзөт жана бул маалыматты операторго, башка мүчө мамлекеттерге жана Комиссияга берет.

Эгерде фермер канаттуулардын жай өсүү үчүн штамдарын колдонбосо, анда сиздин минималдуу курагы төмөнкүдөй болушу керек:

- (а) тоок үчүн 81 күн;
- (б) капкактар үчүн 150 күн;
- (с) Пекин өрдөктөрү үчүн 49 күн;
- (г) ургаачы москвалык өрдөктөрү үчүн 70 күн;
- (д) эркек москвалык өрдөктөрү үчүн 84 күн;
- (е) маллар өрдөктөрү үчүн 92 күн;
- (ж) гвинея канаттуулары үчүн 94 күн;
- (з) эркек үндүк жана куурулган каздар үчүн 140 күн; жана
- (и) ургаачы үндүк үчүн 100 күн.

## 1.9.4.2. Тамактануу

Тамактанууга акарататөмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) токтун кеминде 30% чарбанын өзүнөн алынышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай токт жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүшбөлүмдөрү жана токтун жана токтун пайдалануучу токт операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле аймактагы материал;

(б) күндү мдүк рационго окшос токт, жаңы же кургатылган токт, силос кошулат;

(с) эгерде фермерлер канаттуулардын түрлөрү үчүн органикалык өндүрүшгө негизинен протеиндик токт ала албаса жана компетенттүү органдар органикалык протеиндик токт жетиштүү санда жок экендигин тастыктаса, органикалык эмес протеиндик токттар 2025-жылдын 31-декабрына чейин колдонулушу мүмкүн. төмөнкү шарттар аткарылат:

- (i) органикалык түрдө жок;
- (ii) химиялык эриткичтерсиз өндүрүлгөн же даярдалган;
- (iii) аны колдонуу жаш канаттууларды белгилүү бир протеиндик кошумчалар менен азыктандыруу менен чектелет; жана
- (iv) бул жаныбарлар үчүн 12 айлык мөөнөттө уруксат берилген эң жогорку пайыз 5% ашпоготиийиш Айыл чарба азыктарынын кургак заттарынын пайызы эсептелинет.

## 1.9.4.3. Жаныбарларга кам көрүү

Канаттууларды тирүүлөй жулупалууга атынуу с алынат.

## 1.9.4.4. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага акарататөмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) полдун аянттынын үчтөн биринен кем эмес икагуу, башкача айтканда, тордон же тордон эмес болушу керек жана саман, жыгач сыныктары, кум же чымсыяктуу ташанды материал менен капталган;

(б) жумурткалоочу токтар үчүн бакма канаттуулар сарайларында канаттуулардын кыгынын чогултуу үчүн токтар үчүн жеткиликтүү аянттын жетишерлик чоң бөлүгү болушу керек;

(в) бакылган канаттуулардын ар бир партиясы ортосунда имараттардан бошотулат. Бул убакыттын ичинде имараттар жана арматуралар тазаланып, дезинфекцияланат. Мындан тышкары, канаттуулардын ар бир партиясын багуу аянтандан кийин, өсүмдүктөрдүн кайра өсүүчүгүшүнө мүмкүндүк берүү үчүн мүчө мамлекеттер тарабынан белгиленүүчү мөөнөттүн ичинде чуркоо бошталат. Бул талаптар үчүн канаттуулар топ-топ болуп өстүрүлбөгөн, жүгүрүп бакпаган жана сутка бою эркин жүрүү үчүн колдонулбайт;

- (г) канаттуулар өмүрүнүн кеминде үчтөн бир бөлүгүндө ачык асман алдындагы зонага жетүүгө тийиш Бирок, Союздук мыйзамдардын негизинде убактылуу чектөөлөр киргизилгенден башка учурларда жумурткалоочу тооктар жана бакма канаттуулар өмүрүнүн кеминде үчтөн бир бөлүгүндө ачык асман алдындагы аянтка чыгууга мүмкүнчүлүк алышат;
- (е) Союздун мыйзамдарынын негизинде убактылуу чектөөлөр киргизилгенден башка учурларда, ачык асман алдында күндүзгү үзгүлтүксүз чыгуу иш жүзүндө мүмкүн болушунча эрте жаштан баштап жана физиологиялык жана физикалык шарттарга жол берген учурда камсыз кылынат;
- (е) 1.6.5-пункттан четтетүү жолу менен, 18 жумага жетпеген асыл тукум канаттууларга жана уячаларга карата, 1.7.3-пунктта көрсөтүлгөн шарттарда адамдардын жана жаныбарлардын денсөөлүгүн коргоо байланыштуу чектөөлөр жана милдеттер коюлганда; Союздук мыйзамдардын негизинде 18 жумага чейинки асыл тукум канаттуулардын жана бакма канаттуулардын ачык асман алдындагы аянтка чыгуусуна жол бербөө үчүн, верандалар ачык асман алдындагы аянтчаларкагы каралат жана мындай учурларда башка канаттууларды кармоо үчүн зым тор менен тосмосу болууга тийиш чыгуу;
- (ж) канаттуулар үчүн ачык аянттар канаттууларга жетишүүсүндөгү ичүүчү идишгерге оңой жетүүгө мүмкүнчүлүк берет;
- (з) канаттуулар үчүн ачык аянттар негизинен өсүмдүктөр менен жабылышы керек;
- (и) ас ортменттин аймагынан токтун жетиши чектелүү болгон шарттарда, мисалы, узакка созулган каркапоосунан же кургак аба ырайынын шарттарында, канаттуулардын рационунун бөлүгү катары кесек токтун кошумча токтандыруу киргизилет;
- (к) эгерде канаттуулар Союздун мыйзамдарынын негизинде коюлган чектөөлөрдөн же милдеттенмелерден улам имараттын ичинде багыла турган болсо, алардын этиологиялык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жетишүүсүндөгү кесек токтун жана ылайыктуу материалга туруктуу жетүүгө;
- (к) суу канаттуулары алардын түрлөрүнө эгечөө муктаждыктарын жана жаныбарлардын жыргалчылыгын сактоо үчүн аба ырайы жана гигиеналык шарттар уруксат берген учурда сууга, көлмөгө, көлгө же бассейнге кире алат; эгерде аба ырайынын шарттары мындай кирүүгө мүмкүнчүлүк бербесе, анда алардын жүндөрүн тазалоо үчүн башын чумкуй турган сууга жетүүсү керек;
- (л) табигый жарык сүткасына эң көпдегенде 16 саат жарыкты камсыз кылуу үчүн жасалма каражаттар менен толукталышы мүмкүн, ал эми түнкү эс алуу мезгили жасалма жарыксыз эсиз сааттан кем эмес;
- (м) кандайдыр бир өндүрүшкү бирдиктин канаттуулар сарайларында канаттууларды бордоп өмиртүү үчүн жарактуу жердин жалпы аянты 1 600 м<sup>2</sup> ашат;
- (н) канаттуулар сарайынын бир отсөкине 3 000ден ашык жумурткалоочу тоокторго жол берилбейт.

## 1.9.5. коёндоручун

### 1.9.5.1. Тамактануу

Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) токтун кеминде 70% чарбанын өзүнөн алынышы керек, же эгерде бул мүмкүн болбосо же андай токтук жок болсо, башка органикалык же консервациялык өндүрүшкү бөлүмдөр жана токтун пайдалануучу токтун операторлору менен биргеликте өндүрүшү керек. ошол эле аймактагы токтун материалы;
- (б) коёндор жайлоого ошартуусу, жайытка жете алат;
- (в) багуу системасы жылдын ар кандай мезгилдериндеги жайыттардын болушунатаянуу менен жайыттарды максималдуу пайдаланууга негизделет;
- (г) чөп жетишсиз болгондо аман же чөп сыяктуу булалуу токтар берилет. Токтун рационун 60% кем эмес болушу керек.

### 1.9.5.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) турак жай жайлуу, таза жана кургак төшө же жетишүү өлчөмдөгү эс алуу зонасы менен камсыз кылынууга тийиш алыш райтары жок бекем конструкциядан турат. Эс алуучу жайда таштандылар менен чачылган кургак төшөктөр болушу керек. Таштандылар аман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Таштанды органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн жерсемирткич же кондиционер катары 24-сатяга алылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртылышы жана байытылышы мүмкүн;
- (б) коёндор топторго бөлүнөт.

(в) коён ч арбалары с ырткы шарттарга аылайыкташтырылган бышык породаларды колдонууга тийиш

(г) коёндор төмөнкүлөргө мүмкүнчүлүк алат:

(i) караңгы жашынуучу жерлерди камтыган жабык башкалалоочу жай;

(ii) өсүмдүктөрү бар ачык талаа, жакшыраак жайыт;

(iii) ичинде же сыртында отура турган бийик платформа;

(iv) бардык медайымдар үчүн уюштуруу материалы.

1.9.6. Азырлар үчүн

1.9.6.1. Жаныбарлардын келип чыгышы

Азырчылык үчүн *Apis mellifera* жана алардын жергиликтүү экотиптерин колдонууга артыкчылык берилет.

1.9.6.2. Тамактануу

Тамактанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүшмөзгилинин аягында бал челектери балдын жана чачанын жетиштүү запасы менен калтырылат. азырлар кыштан чыгууга;

(б) азыр колониялары климаттык шарттардан улам колониянын жашоосуна коркунуч туудурган жерлерде гана азыктандырылышы мүмкүн. Мындай учурда азыр колониялары органикалык бал, органикалык кант сироптору же органикалык кант менен азыктандырылышы керек.

1.9.6.3. Саламаттыкты сактоо

Саламаттыкты сактоого карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) каркастарды, уяктарды жана тарактарды, агапайтканда, зыянкечтерден коргоо максатында капандарда колдонулуучу родентициддерге жана органикалык өндүрүштө колдонууга 9 жана 24-с татьяларга аылайык уруксат берилген тиешелүү продуктуларга жана заттарга анауруксат берилет;

(б) бал челектерин дезинфекциялоо үчүн буу же түз жылынсыяктуу физикалык процедураларга уруксат берилет;

(с) эркек тукумун жок кылуу практикасына Varroa деструкторунун инвазиясын изоляциялоо максатында анауруксат берилет;

(г) эгерде бардык алдын алуу чараларына карабастан, колониялар ооруп же жугуштуу ооругачалдыкка, алар дароо дарыланууга тийиш жана зарыл болгон учурда изоляциялык бал челектерге жайгаштырылышы мүмкүн;

(е) варроа деструктору менен инвазия дакумурскакислотасы, сүткислотасы, уксускислотасы жана оксикалкислотасы, ошондой эле ментол, тимол, эвкалиптол же камфора колдонулушу мүмкүн;

(ф) эгерде химиялык синтезделген аллопатикалык продуктулар, анын ичинде антибиотиктер менен дарылоо 9 жана 24-с татьяларга аылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген продуктулардан жана заттардан башка менен колдонулса, анда дарыланган колониялар изоляцияга жайгаштырылат. Бал челектери жана бардык мом органикалык балчылыктан алынган мом менен алмаштырылат. Кийин бул колонияларга 1.2.2-пунктта белгиленген 12 айга айландыруу мөөнөтү колдонулат.

1.9.6.4. Жаныбарларга кам көрүү

Азырчылыкка карата төмөнкү кошумча жалпы эрежелер колдонулат:

(а) азырчылык продуктуларын жыйноого байланыштуу ыкмалары азырларды уяларда жок кылуу тынч алынат;

(б) эне азырлардын канаттарын кыркып алуу сыяктуу кесүү иштерине тынч алынат.

1.9.6.5. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) бал челектерин негизинен органикалык жол менен өндүрүлгөн өсүмдүктөрдөн, же зарыл болгон учурда стихиялуу өсүмдүктөрдөн же органикалык эмес башкарылуучу токойлордон же айлана-чөйрөгө таасири азыраак ыкмалар менен иштелилген өсүмдүктөрдөн турган нектар жана ча чабуулактарынын болушун камсыз кылган аймактарга жайгаштырылат;

(б) бал азырлар азырчылык продуктуларынын булганышына же азырлардын ден соолугунун начарлашына алып келиши мүмкүн болгон булактардан жетиштүү аралыкта кармалууга тийиш

- (в) бал челектерин жайг аштыруу бал челектен 3 км радиуста, нектар жана чаң чабулактары нег изинен органикалык түрдө өндүрүлгөн өсүмдүктөрдөн же стихиялуу өсүмдүктөрдөн же экологиялык жактан төмөн таасир этүүчү чыкмалар менен иштетилген өсүмдүктөрдөн тургандай болушу керек. (ЕБ) № 1305/2013 Регламентинин 28 жана 30-беренелеринде, бул балчылык өндүрүшүнүн органикалык өндүрүшүнүн квалификациясы сынактаасир эте албайт. Бул талап гүлдөө болбой жаткан, же аары колониялары уктап жаткан жерлерде колдонулбайт;
- (г) бал челектерин жана аарычылыкта колдонулуучу материалдар, негизинен, эч кандай коржунуучу жок табигый материалдардан жасалышы керек айлана-чөйрөгө же балчылык продуктыларына булгаануу;
- (е) жаңы негиздер үчүн бал мому органикалык өндүрүштүк бөлүмдөрдөн алынышы керек;
- (ф) уктарда прополис, мом жана өсүмдүк майлары сыяктуу табигый азыктарды гана колдонууга болот;
- (ж) бал алууда синтетикалык химиялык репелленттерди колдонууга болбойт;
- (з) бал алуу үчүн уяларды колдонууга болбойт;
- (и) Мүчө белгилеген аймактарда же аймактарда аарычарбасы органикалык болуп эсептелбейт. Органикалык балчылыкты ишке ашырууга мүмкүн болгон аймактар же аймактар.

### III бөлүм: Балырларды жана аквакультура жаныбарларын өндүрүү эрежелери

1. Жалпы талаптар
  - 1.1. Операциялар органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксаты жок продуктулар же заттар, же продукциянын органикалык табиятын бузуучу булгаочу заттар менен булгаанууга дуушар болгон жерлерде жайгаштырылышы керек.
  - 1.2. Органикалык жана органикалык эмес өндүрүштүк бөлүмдө ртиешелүү учурларда мүчө мамлекеттер тарабынан белгиленген минималдуу бөлүк аралыктарына ылайык бөлүнөт. Мындай бөлүк аралары табигый кырдаалда, өзүнчө суу бөлүштүрүүчү системаларда, аралыктарда, толкундун агымына, ошондой эле органикалык өндүрүш блогунун агымынын жогору жатат мөңгүндө жайгашкан жерине негизделиши керек. Мүчө мамлекеттин органдары тарабынан белгиленген жерлерде же мындай ишаракеттер үчүн жараксыз аймактарда балырларды жана аквакультураларды өндүрүү органикалык деп эсептелбейт.
  - 1.3. Жылына 20 тоннадан ашык аквакультура продукциясын өндүрүүчү органикалык өндүрүшкө арыз берген ар кандай жаңы операторлор өндүрүштүк бөлүмдүн шарттарын жана анын жакынкы чөйрөсүн жана анын ишешинин мүмкүн болуучу кесепеттерин аныктоо үчүн өндүрүштүк бөлүмгө ылайыктуу экологиялык баа берүү талап кылынат. Оператор экологиялык баа берүүнү контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга берүүгө милдеттүү. Экологиялык баалоонун мазмуну Европарламенттин жана Кеңештин 2011/92/EU Директивасынын IV тиркемесине негизделет (1). Эгерде өндүрүш бирдикти буга чейин эквиваленттүү баалоодоушар болгон болсо, бул баалоошул максатта колдонулушу мүмкүн.
  - 1.4. Мангрларды жок кылууга жол берилбейт.
  - 1.5. Оператор аквакультура жана балырларды жыйноо боюнча өндүрүштүк бөлүмгө пропорционалдуу башкаруунун туруктуу планын камсыз кылууга тийиш.
  - 1.6. План жыл сайын жаңылынып турган жана эксплуатациянын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин жана жүргүзүлгөн турган экологиялык мониторинг деталдуу түрдө чагылдырат жана курчап турган суу жана жер чөйрөсүнө терс таасирин азайтуу үчүн көрүлүүчү чараларды, анын ичинде зарыл болгон учурда, ашболумдуу заттардын агындысын камтыйт. айлана-чөйрөгө өндүрүш циклине же жылына. Пландан техникалык жабдууларды көзөмөлдөө жана оңдоо жазылат.
  - 1.7. 92/43/ЕЕС Директивасына жана улуттук эрежелерге ылайык жырткычтарга каршы көрүлгөн коргонуу жана алдын алуу чаралары туруктуу башкаруу планында жазылууга тийиш.
  - 1.8. Тиешелүү учурларда башкаруу планын түзүүдө коңшу операторлор менен макулдашуу жүргүзүлөт.
  - 1.9. Аквакультура жана балыр бизнесинин операторлору туруктуу башкаруу планынын бир бөлүгү катары өндүрүштүн башталышында ишке ашырылат турган калдыктарды азайтуу графин түзүшү керек. Мүмкүн болгон учурда калдык жылуулукту пайдалануу кайра жаралуучу булактардан алынган энергия менен чектелиши керек.

(1) Айрым мамлекеттик жана жеке долбоорлордун айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо боюнча Европарламенттин жана Кеңештин 2011-жылдын 13-декабрындагы 2011/92/EU Директивасы (ОJ L 26, 28.1.2012, 1-бет).

- 1.10. Иштетилбеген продукцияны даярдоо
- Эгерде кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары балырларга же аквакультура жаныбарларына карата жүргүзүлсө, IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3-пункттарында белгиленген жалпы талаптар мындай операцияларга mutatis mutandis колдонулат.
2. Балырларга акуюучу талаптар
- 9, 10, 11-жаңа 15-статьяларында баяндалган өндүрүштүн жалпы эрежелеринен тышкары, жана ушул бөлүктүн 1-бөлүмүндө тиешелүү болгон учурларда, бул бөлүмдө баяндалган эрежелер балырларды органикалык чогултууга жана өндүрүшүгө карата колдонулат. Бул эрежелер фитопланктондо өндүрүшүгө тиешелүү өзгөртүүлөр менен колдонулат.
- 2.1. Конверсия
- 2.1.1. Балырларды чогултуу буюмча өндүрүштү к бирдикти конверсия лоомө өнөтү алты айды түзөт.
- 2.1.2. Балырларды өстүрүү чүчүндүрүштү к бирдикти конверсия лоомезг или кайсынысы узун болсо, алты айлык мезгилди же бир толук өндүрүш циклин түзөт.
- 2.2. Балырларды өндүрүү эрежелери
- 2.2.1. Жапайы балырларды жана алардын бөлүктөрүн чогултуу төмөнкү шарттарда органикалык өндүрүш болуп эсептелет:
- (а) өсүү чүчү аймктар ден соолук жагынан ылайыктуу жана аныктагандай жогорку экологиялык статуска ээ  
Директивасы 2000/60/EC, жетемөнкүгө барабар сапатта:
- Европарламенттин № 854/2004 Регламентинде (EC) Ажана Категориясына кирген өндүрүш зоналары жана Кеңештин (1), 2019-жылдын 13-декабрына чейин же
- 2019-жылдын 14-декабрынан тартып (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 18(8) беренесине ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган аткаруу актыларында белгиленген тиешелүү классификациялык аймктар;
- (б) коллекция табигый экосистеманын туруктуулугуна же коллекция зонасында түрдүн сакталышына олуттуу таасир этпесе.
- 2.2.2. Балырларды өстүрүү экологиялык жана ден соолукту чыңдоочу өзгөчөлүктөргө ээ, жок дегенде 2.2.1(а) пунктунда белгиленгендерге эквиваленттүү болгон аймктарда органикалык деп эсептелиши керек. Мындан тышкары, өндүрүштүн төмөнкү эрежелери колдонулат:
- (а) жаш балырларды чогултуудан баштап өндүрүштүн бардык этаптарында туруктуу практика колдонулушу керек.  
түшүмжөйлүү;
- (б) фондондуң кеңири сакталышын камсыз кылуу чүчүн жапайы жаратылышта жашы жете элек балырларды чогултуу үй ичиндеги маданий запастын ар түрдүүлүгүн сактоо жана көбөйтүү чүчүнүзгүлтүксүз негизде жүргүзүлүшү керек;
- (в) жерсемирткичтерди колдонууга болбойт, ички жайларды кошпогондо, жана аларга ауруксат берилген учурда гана.  
Бул максатта органикалык өндүрүштө колдонуучүчүн 24-статья.
- 2.3. Балырларды өстүрүү
- 2.3.1. Деңиздеги балырлар культурасы айлана-чөйрөдө табигый жол менен пайдаланган азыктарды гана пайдаланышы керек, же поликультура системасынын бир бөлүгү катары жакын жайгашкан органикалык аквакультура жаныбарларынан алынган.
- 2.3.2. Сырткы азык булактары пайдаланылган жердеги объектерде агынды суулардагы ашболумду заттардын деңгээли текшерилүүгө тийиш агып кирген сууга караганда бирдей жетемөн болушу керек. 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилген өсүмдүк же минералдык азыктар гана колдонулушу мүмкүн.
- 2.3.3. Маданияттын тыгыздыгы же эксплуатациялык интенсивдүүлүгү эсепке алынууга жана айлана-чөйрөгө терс таасирин тийгизбестен колдоого болотурган балырлардын максималдуу санынан ашпоону камсыз кылуу аркылуу суучөйрөсүнүн бүтүндүгүн сактоого тийиш.
- 2.3.4. Балырларды өстүрүү чүчүн колдонулган аркандар жана башка жабдуулар мүмкүн болсо, кайра колдонулушу же кайра иштетилиши керек.
- 2.4. Жапайы балырлардын туруктуу коллекциясы
- 2.4.1. Балырларды чогултуунун башталышында биомассаны бир жолку баалоо жүргүзүлөт.

(1) Европарламенттин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги № 854/2004 Регламенти (EC) адамдын керектөөсү чүчүн арналган жаныбарлардан алынган продукцияга расмий контролду уюштуруу (ОЖЛ 139, 30.4.2004, 206-б.).

- 2.4.2. Документтик эсепбөлүмдө жайда жүргүзүлүгө тийиш жана операторго идентификациялоого, ал эми контролдоочу органдарга же контролдоочу органына коллекторлор ушул Эрежеге ылайык өндүрүлгөн жапайы балырларды гана бергендигин текшерүүгө мүмкүндүк берет.
- 2.4.3. Чогултуучогултуулансуммаларсуучөйрөсүнүн абалына олуттуу таасирин тийгизбей тургандай кылып жүргүзүлөт. Чогуу техникасы, минималдуу өлчөмдөрү, жашы, репродуктивдүү циклдери же калган балырлардын өлчөмү сыяктуу чаралар балырлардын кайра жаралышын камсыз кылуу жана кошумча кармоонун алдын алуу үчүн көрүлүшү керек.
- 2.4.4. Эгерде балырлар жалпы же жалпы чогултуу аянтчасынан чогултуула, тиешелүү мүнөзү мамлекет тарабынан дайындалган тиешелүү органдарынан даярдалган, жалпы чогултуу ушул Жобого ылайык келгендигин тастыктаган документалдуу далилдер болушу керек.
3. Аквакультура жаныбарларына талаптар
- 9, 10, 11 жана 15-сүмбөлөрүндө баяндалган өндүрүштүн жалпы эрежелеринен тышкары, жана ушул бөлүктүн 1-бөлүмүндө тиешелүү болгон учурларда, ушул бөлүмдө белгиленген эрежелер балыктардын, рак сымалдардын, эхинодермдердин түрлөрүн органикалык өндүрүлгөн карата колдонулат. жана моллюск калар. Бул эрежелер ошондой эле mutatis mutandis зоопланктондорду, микрорак сымалдууларды, ротиферлерди, курттарды жана башка суу туюк жаныбарларын өндүрүлгөн карата колдонулат.
- 3.1. Жалпы талаптар
- 3.1.1. Конверсия
- Аквакультура өндүрүшүнүн бирдиктерин өзгөртүүнүн төмөнкү мөөнөттөрү аквакультура объекттеринин төмөнкү түрлөрүнө, анын ичинде учурдагы аквакультура жаныбарларына карата колдонулат:
- (а) дренажды чыгарууга, тазалоого жана дезинфекциялоого мүмкүн болгон объекттер үчүн конверсия мөөнөтү 24 ай;
- (б) дренаждан же кайра иштетилген объекттер үчүн 12 айга кайра иштетүү мезгили;
- (в) дренаждан, тазаланган жана дезинфекцияланган объекттер үчүн конверсиялык мезгил алты ай;
- (г) ачык суу объектилер үчүн, анын ичинде кошкапалуу моллюск каларды чыгаруучу объекттер үчүн конверсиянын үч айлык мезгили.
- 3.1.2. Аквакультура жаныбарларынын келип чыгышы
- 3.1.2.1. Аквакультура жаныбарларынын келип чыгышына карата төмөнкү эрежелер колдонулат:
- (а) органикалык аквакультура органикалык асыл тукумдан жана органикалык өндүрүштүк бирдиктерден алынган жашымалды өстүрүүгө негизделет;
- (б) жер-жерлерде өстүрүлгөн түрлөр колдонулат, ал эми асыл тукум малдын денс оолугун жана бакубаттуулугун жана токтурсууларын жакшы пайдаланууну камсыз кылуучу өндүрүш шарттарына жакшыраак ыңгайлашкан штаммдарды өндүрүүнү көздөйт. Алардын келип чыгышы жана колдонулушу жөнүндө документтик далилдер компетенттүү органдарга, же зарыл болгон учурда контролдоочу органдарга берилет;
- (в) күчтүү жана жапайы жаратылышка олуттуу зыян келтирбестен өндүрүлө турган түрлөрдө рандалат запастар;
- (г) асыл тукум максаттары үчүн жапайы кармалган же органикалык эмес аквакультура жаныбарларын чарбачылыкка алып келүүгө уруксат берилгенден кийин органикалык порода жок же асыл тукум максаттары үчүн жаңы генетикалык запас өндүрүштүк бөлүмгө киргизилсе, тиешелүү түрдө негизделиши мүмкүн. Генетикалык запастын ылайыктуулугун жогорулатуу максатында компетенттүү органдарынан берилген. Мындай жаныбарларды асылдандыруу үчүн пайдаланган ачейин кеминде үч ай органикалык башкарууда кармоо керек. IUCN Кызыл тизмесинде жок болуп кетүү коркунучу алдында турган жаныбарлар үчүн жапайы жаныбарлардын үлгүлөрүн колдонууга уруксат берилген ошончаша ишталып барган тиешелүү мамлекеттик органдарынан таанылган коргоо программаларынын контекстинде гана берилиши мүмкүн;
- (е) өстүрүү максатында жапайы аквакультуранын жашы жете электерин чогултуу өзгөчө төмөнкү учурларда:
- (i) көлмөлөрдү, тосмос системаларды жана балыктарды толтурууда балыктын же рак сымал личинкаларынын жана жашы жете электердин табигый агымы тосмолор;

(ii) туздуу көлмөлөр, суу ташкындүү аймактар жана жээктеги илагуулар сыяктуу саздак жерлердин ичиндеги иэксстенсивдүү аквакультура чарбаларында IUCN Кызыл тизмесине кирбеген түрлөрдүн жапайы чабактарды жергиликтүү же расмалдуу личинкаларын кайра багуу, эгерде:

— камсыз кылуу үчүн тиешелүү органдар тарабынан бекитилген башкаруу чараларына ылайык малды көбөйтүү тиешелүү түрлөрдү туруктуу эксплуатациялоо жана

— жаныбарлар чөйрөдө табигый түрдө бартоок менен гана азыктанышат.

(a) пунктунан четтөө жолу менен мүчө мамлекеттер органикалык өндүрүш бирдигине 1 жылга органикалык катары өнүкпөгөн түрлөрдүн органикалык эмес жашы жете элек түрлөрүнүн 50%дан ашпаган өстүрүү максатында интродукциялоо ооруксат берилет. 2021-жылдын январь айы, өндүрүш циклинин узактыгынын эң аз деңгээлде үчтөн экинчиси органикалык башкаруу астында башкарылса. Мындай четтетүү эң көпкү жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

Соксдун чегинен тышкары жайгашкан аквакультура чарбалары үчүн мындай четтетүү 46(1)-статьяга ылайык органикалык деп таанылган түрлөргө караганда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан гана берилиши мүмкүн. Холдинг жайгашкан же Сокс. Мындай четтетүү эң көпкү жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

3.1.2.2. Асылдандыруу боюнчөтө мөнү эрежелер колдонулат:

(a) гормондорду жана гормондордун туундуларын колдонууга болбойт;

(b) кол менен сарттоо, полиплоидия, индукциясы, жасалма гибриди штирүү жана клондоштуруу жолунан тышкары моноексгаммдарын жасалма өндүрүү колдонулбайт;

(c) ылайыктуу гаммдар тандалат.

3.1.3. Тамактануу

3.1.3.1. Балык, расмалдуулар жана эх инодермалар үчүн тогоска карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(a) жаныбарлар анын ар кандай этаптарында жаныбарлардын тамактануу талаптарына жооп берген тогос менен камсыз болушу керек. өнүктүрүү;

(b) тамактандыруу режимин төмөнкү артыкчылыктарды эске алуу менен түзүлөт:

(i) жаныбарлардын сапаттыгы жана жыргалчылыгы;

(ii) продукциянын жогорку сапаты, анын ичинде продуктунун ашболумдуу курамы, ал жогорку сапатты камсыз кылат акыркы жеген продуктунун сапаты;

(iii) айлана-чөйрөгө тийгизген таасири аз;

(b) токтун өсүмдүк фракциясы органикалык болушу керек жана суу жаныбарларынан алынган тогос фракциясы органикалык аквакультурадан же Нус камада белгиленген принциптерге ылайык компетенттүү органдар тарабынан таанылган схемага боюнча туруктуу деп тастыкталган балык чарбаларынан келип чыгышы керек. (ЕС)

№ 1380/2013;

(г) өсүмдүк, жаныбар, балыр же ачыктык тектүү органикалык эмес тогос материалдары, минералдык же микробдук келип чыккан тогос материалдары, тогос кошумчалары жана кайра иштетүү чарактар, эгерде алар ушул Мыйзамдууруксат берилгенде гана колдонулат. Органикалык өндүрүштө колдонуу боюнча жобо;

(e) өсүү промотерлерин жана синтетикалык аминокислоталарды колдонууга болбойт.

3.1.3.2. Кошкапалуу моллюскаларга жана адам тамактанбаган, анын ордуна табигый планктон менен азыктанган башка түрлөргө карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(a) мындай фильтр менен азыктандыруучу жаныбарлар табияттан бардык азык-түлүк муктаждыктарын алууга тийиш мындай учурларды кошпогондо инкубациялык заводдор жана питомниктерде тарбияланган жашы жете элек балдар;

(b) өсүү үчүн аймактар ден соолук жагынан ылайыктуу жана 2000/60/ЕС Директивасында аныкталгандай жогорку экологиялык статуска же 2008/56/ЕС Директивасында аныкталгандай жакшы экологиялык статуска же агрокосмос аяктаа болууга тийиш үчүн:

- 2019-жылдын 13-декабрына чейин (ЕС) № 854/2004 Регламентинде Акатары классификацияланган өндүрүш зоналары, же

— 2019-жылдын 14-декабрынан тартып (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 18(8) беренесине ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган ишке ашыруучу актыларда белгиленген тиешелүү классификациялык аймактар.

### 3.1.3.3. Жырткыч аквакультура жаныбарлары үчүн токтонгон буюмдардын конкреттүү эрежелер

Эт жеген аквакультура жаныбарлары үчүн токтонгон мөнкү артыкчылыктар менен камсыз кылынат:

- (a) аквакультурадан алынган органикалык токтонгон;
- (b) балыктан, раксымалдуулардан же моллюскалардан алынган органикалык аквакультуралардан алынган балык уну жана балык майы;
- (в) балык уну жана балык майы жана балыктын, раксымалдардын же раксымалдардын кесилишинен алынган балыктын токтонгон материалы туруктуу балык чарбаларында адам керектөө үчүн кармалган моллюскалар;
- (г) туруктуу балык чарбаларында кармалган жана адам керектөө үчүн пайдаланылбаган бүт балыктан, раксымалдуулардан же моллюскалардан алынган балык уну жана балык майы жана токтонгон материалы;
- (e) өсүмдүк жаныбарлардан алынган органикалык токтонгон материалдары; өсүмдүк материалы жалпы ингредиенттердин 60% ашпоо отийиш

### 3.1.3.4. Кээ бир аквакультура жаныбарлары үчүн токтонгон буюмдардын конкреттүү эрежелер

Өсүмдүк фазасында ички суулардагы балыктар, пенидикреткалары жана тузсуз суу креветкалары жана тропикалык тузсуз суу балыктары төмөнкүдөй азыктанышат:

- (a) алар көлмөлөрдөгү жана көлдөрдөгү табигый токтонгон менен азыктанышы керек;
- (b) эгерде (a) пунктунда көрсөтүлгөн табигый токтонгон жетишүү сандары болсо, чарбанын өздөштүрүлгөн өсүмдүктөктүү органикалык токтонгон же балыктар пайдаланылышы мүмкүн. Операторлор кошумча токтонгон пайдалануу зарылчылыгынын документалдуу далилдерин сактоого;
- (в) эгерде (b) пунктунан ылайык табигый токтонгон кошумча аланса:
  - (i) Penaeid креветкаларынын жана тузсуз суу креветкаларынын (*Macrobrachium* spp.) токтонгон рационун төмөнкүдөй болушу мүмкүн: максимум 25% балык уну жана 10% туруктуу балык чарбасынан алынган балык майы;
  - (ii) сиамосунун (*Pangasius* spp.) токтонгон рационун эң көпдегенде 10% балык унунан же балыктан турушу мүмкүн туруктуу балыкчылыктан алынган мунай.

### 3.1.4. Сапаттыкты сактоо

#### 3.1.4.1. Оорунун алдын алуу

Оорунун алдын алуу үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) ылаңдын алдын алуу жаныбарларды оптималдуу шарттарда кармоого, анын ичинде суунун жакшы сапатына, агымына жана алмашуу курсуна болгон талаптарды, чарбаларды оптималдуу долбоорлоону, багуу жана башкаруунун жакшы ыкмалары, анын ичинде жайларды үзгүлтүксүз тазалоо жана дезинфекциялоо, жогорку сапаттагы токтонгон, малдын тиешелүү тыгыздыгы, пордаларды жана штаммдарды тандоо;
- (b) иммунологиялык ветеринардык дары-дармектер колдонулушу мүмкүн;
- (в) жаныбарлардын денс оолугун башкаруу планы биоконтрольдуктун жана оорулардын алдын алуунун практикасын деталдаштырат, анын ичинде өндүрүшүк бөлүмгө пропорционалдуу денс оолук буюмдардын аксультация берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү келишим, чарбага ажылына бир жолудан кем эмес жыштык менен келип турган квалификациялуу аквакультура жаныбарларынын денс оолук кызматтары менен же кош капкалуу моллюскаларда эки жылда бир жолудан кем эмес;
- (г) кармоочу системалар, жабдуулар жана идиштерти иштүү түрдө тазаланышы жана дезинфекцияланышы керек;
- (e) био-булганган организмдер физикалык каражаттар менен же кол менен гана жок кылынышы керек жана зарыл болгон учурда чарбадан алысыраак жерде деңизге кайтарылат;
- (f) 24-сааттагы ылайык органикалык өндүрүшгө колдонууга ауруктан берилген жабдууларды жана түзүлүшгө рдү тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн заттарга кандай колдонулушу мүмкүн;



(ж) кайра иштетүү үчүн каратат же өлкө эрежелер колдонулат:

(i) компетенттүү үчүргөн, же зарыл болгон учурда, контролдоочу органдар же контролдоочу органдар кайра иштетүү үчүн зарылдыгын аныктайт жана деңиздеги ачык сууну кармап туруу тутумдарында ар бир өндүрүш циклинен кийин колдонулуучу жана документтештирилген тургандыгы үчүн мөөнөттү аныктайт;

(ii) кошкап калуу моллюскаларды өстүрүү үчүн милдеттүү эмес;

(iii) айдоочурунда аквакультура жаныбарларын өндүрүү үчүн колдонулган капас же башка түзүлүш бошотулса, дезинфекцияланган жана кайра колдонуунун алдында бош калтырылган;

(h) зарыл болгон учурда, суунун абалына олуттуу экологиялык зыян келтирүү коркунучун болтурбоо, оорулардын коркунучун азайтуу жана курт-кумурскалар менен кемирүү үчүн лөрдүн тартылышына жол бербөө үчүн жебеген балыктын жеми, заңы жана өлгөн жаныбарлар тез арада чыгарылат;

(i) ультрафиолет нурулары жана озон инкубаторлор менен питомниктерде гана колдонулушу мүмкүн;

(к) эктопаразиттерге биологиялык каршы күрөшүү үчүн таза балыктарды колдонууга артыкчылык берилет жана тузсуз суу, деңиз суусу жана натрий хлоридинин эритмелери.

### 3.1.4.2. Ветеринардык дарылоо

Ветеринардык дарылоодо төмөнкү эрежелер колдонулат:

(a) малдын азабын болтурбоо үчүн дароо дароо дарылоо керек. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары, анын ичинде антибиотиктер зарыл болгон учурларда, катуу шарттарда жана ветеринардык врачтын жоопкерчилигинде, фитотерапевтик, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдонуу туура эмес болгон учурларда колдонулушу мүмкүн. Керектүү учурларда дарылоо курс тарыхына жана токтотуу мөөнөттөрүнө карата чектөөлөр аныкталат;

(b) Соңгун мыйзамдарынын негизинде адамдын жана жаныбарлардын саламаттыгын коргоого байланышкан дарылоочу аралар уруксат берилет;

(в) 3.1.4.1-пунктта көрсөтүлгөн жаныбарлардын саламаттыгын камсыз кылуу боюнча профилактикалык ишчаралар ак арабастан ден соолук маселеси пайда болгондо, ветеринардык дарылоодо төмөнкү дөй артыкчылыктуу тартипте колдонулушу мүмкүн:

(i) гомеопатиялык эритмедеги өсүмдүктөрдөн, жаныбарлардан же минералдардан алынган заттар;

(ii) анестезиялык таасири жок өсүмдүктөр жана алардын экстракттары; жана

(iii) микроэлементтер, металлдар, табигый иммуностимуляторлор же уруксат берилген пробиотиктер сыяктуу заттар;

(г) эмдөөлөрдү жана мажбурлап жок кылуу схемаларын кошпогондо, аллопатиялык дарылоону колдонуу жылына эки дарылоо курсу менен чектелет. Бирок өндүрүш цикли бир жылдан аз болгон учурларда бир аллопатиялык дарылоонун чегин колдонулат. Аллопатиялык дарылоонун көрсөтүлгөн чектери ашкан учурда тиешелүү аквакультура жаныбарлары органдык продуктылар катары сатылбайт;

(e) мүнөт мамлекеттер тарабынан ишке ашырылуучу милдеттүү контролдук схемалардан тышкары мите курттарга каршы дарылоону колдонуу жылына эки жолу же өндүрүш цикли 18 айдан аз болсо, жылына бир жолу менен чектелет;

(f) (d) пунктуна ылайык аллопатиялык ветеринардык дарылоону жана мите курттарды дарылоону, анын ичинде милдеттүү контролдоо жана жоюу схемалары боюнча дарылоону токтотуу мөөнөтү 2001/82/ЕС Директивасынын 11-беренесинде эскертилген алып алуу мөөнөтүнөн эки эсе көп болушу керек же, бул мөөнөт көрсөтүлбөсө, 48 саат;

(g) ветеринардык дары-дармек каражаттарынын ар кандай колдонулушу жаныбарларды органдык продуктылар катары сатуунун алдында компетенттүү органдарга, же тийиштүү учурларда контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга билдирилет. Тазаланган запас так идентификацияланууга тийиш.

### 3.1.5. Турак-жай жана чарбалык практика

3.1.5.1. Жабык рециркуляциялык аквакультура жаныбарларын өндүрүү үчүн ишканаларга, инкубациялык заводдорду жана питомниктерди же органдык токтотуу органдарды үчүн колдонулган түрлөрдү өндүрүү үчүн жайларды кошпогондо, тынуу салынат.

3.1.5.2. Сууну жасалма жылытууга же муздатууга инкубаторлордо жана питомниктерде гана уруксат берилет. Табигый скважина суу өндүрүштү н бардык баскычтарында сууну жылытуу же муздатуу үчүн колдонулушу мүмкүн.

3.1.5.3. Аквакультура жаныбарларын багуу чөйрөсү ылайыктуу түрдө долбоорлонууга атийиш аквакультура жаныбарларынын түрлөрүнөн өзгөчө муктаждыктары менен:

(а) алардын жыргалчылыгы үчүн жетиштүү мейкиндикке ээ болушу керек жана камгалардын тиешелүү жыштыгы 15(3)-с таяга да көрсөтүлгөн актыларды эске алуу;

(б) адекваттуу агымы жана алмашуу курсу, кычкылтектин жетиштүү деңгээли жана метаболиттердин төмөндөңгээлин сактаган жакшы сапаттагы сууда кармалат;

(в) географиялык жайгашуусун эске алуу менен түрдүн талаптарына ылайык температура жана жарык шарттарында кармалат.

Балыктын жыштыгынын өндүрүлгөн балыктын жыргалчылыгына тийгизген таасирин эске алуу менен балыктын абалына (мисалы, канаттарынын бузулушу, башка жаракаттар, өсүү темпери, жүрүм-туруму жана жалпы денс оолугу) жана суунун сапатына мониторинг жүргүзүлү жана эске алуу зарыл.

Тузсуз суудагы балыктардын түбү табигый шарттарга мүмкүн болушунча жакын болушу керек.

Карп жана ушул сыяктуу түрлөрү буюнча:

- түбү табигый жер болушу керек;

— көлмөлөрдү жана көлдөрдү органикалык жана минералдык жерсемирткичтер 24-беренеге ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген жерсемирткичтер жана кондиционерлер менен гана, 20 кг азот/г азотту максималдуу колдонуу менен жүзөгө ашырылат;

- гидрофиттерди жана өсүмдүктөрдү каптоосун көзөмөлдөө үчүн синтетикалык химиялык заттарды камтыган дарылоо өндүрүштүк сууларга атынуу салынат.

3.1.5.4. Суу тутумдарын долбоорлоо жана куруу жаныбарлардын денс оолугун жана жыргалчылыгын коргой турган жана алардын жүрүм-турум муктаждыктарын камсыз кылган агымдын ылдамдыгын жана физикалык-химиялык параметрлерин камсыз кылууга атийиш

15(3)-с таяга да эскертилген, түрлөрдүн же түрлөрдүн тобунун өндүрүштүк системаларынын жана сактоочу системалардын спецификалык мүнөздөмөлөрү аткарылууга атийиш

3.1.5.5. Жердеги багуу агрегаттары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) агып өтүүчү системаларга ыпжаткан жана агып чыккан суунун агымынын ылдамдыгына жана суунун сапатына мониторинг жүргүзүлү жана контролдоо мүмкүндүк берет;

(б) периметринин ("жерсуунун интерфейси") аянтынын кеминде 10% табигый өсүмдүктөргө ээ болушу керек.

3.1.5.6. Деңизде кармоо системалары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) алар суунун агымынын, тереңдигинин жана суу объектисинин алмашуу курсу суунун көлөмүн азайтуу үчүн адекваттуу жерде жайгаштырылышы керек. деңиз түбүнө жана анын айланасындагы суу объектисине таасири;

(б) алардын эксплуатациялоочу чөйрөнүн таасирине карагандайыктуу капас конструкциясы, конструкциясы жана тейлөө сү болушу керек.

3.1.5.7. Коргоотутумдары качуу инциденттеринин коркунучун азайтуу үчүн иштелип чыгышы, жайгаштырылышы жана иштетилиши керек.

3.1.5.8. Эгерде балыктар же рак сымалдуулар качып кетсе, жергиликтүү экосистемага тийгизген таасирин азайтуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлөт, анын ичинде зарыл болгон учурда кайра басылалуу. Ишканаларды сакталат.

3.1.5.9. Аквакультура жаныбарларын балык көлмөлөрүндө, резервуарларда же раковиналарда өстүрүү үчүн чарбалар табигый чыпкалуу керебеттер, отургуучу көлмөлөр, биологиялык чыпкалар же механикалык фильтрлер менен жабдылышы керек, же калдыктарды же балыктарды же жаныбарларды (эки капкалууларды) пайдалануу үчүн жабдылышы керек. агынды. Агындылардын мониторинги зарыл болгон учурларда үзгүлтүксүз аралыкта жүргүзүлүшү керек.

3.1.6. Жаныбарларга акамкөргү

3.1.6.1. Аквакультура жаныбарларын багуу менен алектенген бардык адамдар зарыл болгон негизги билимдерге жана көндүмдөргө ээ болууга тийиш ал жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына муктаждыктарына байланыштуу.

3.1.6.2. Аквакультура жаныбарларын кармоо минимумгүтүшүрүлүп, эң кылдаттык менен жүргүзүлүгө тийиш. Колдонуу процедураларына байланыштуу стресстен жана физикалык зыяндан качуу үчүн тийиштүү жабдуулар жана протоколдор колдонулушу керек. Асыл тукум малдар физикалык зыянды жана стрессти азайтатургандай кылып, керек болсо наркөздүн астында кармалышы керек. Гранттоо операциялары минималдуу болушу керек жана балыктын жыргалчылыгын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон учурларда гана колдонулушу керек.

3.1.6.3. Жасалма жарыкты колдонууга төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

(а) табигый күндүз узактыгын узартуу үчүн ал эволюциялык керектөөлөрдү, географиялык шарттарды жана жаныбарлардын жалпы ден соолугун эске алган максимумдан ашпоо отийиш репродуктивдүү максаттар үчүн зарыл болгон учурлардан тышкары, бул максимум суткасына 14 сааттан ашпоо отийиш

(б) жарыктын интенсивдүүлүгүнүн кескин өзгөрүшүнө өзгөртүү учурунда жарыкты өчүрүүчү лампаларды же фондо жарыктандырууну колдонуу аркылуу жол бербөө керек.

3.1.6.4. Жаныбарлардын баку багтуулугун жана ден соолугун камсыз кылуу үчүн азарацияга ауруксат берилет. Механикалык аэракторлор кайра жаралуучу энергия булактары менен иштөөсү керек.

3.1.6.5. Кычкылтек жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына байланыштуу талаптарга жана критикалык мезгилдерде гана колдонулушу мүмкүн. өндүрүш же транспорт жана төмөнкү учурларда гана:

(а) температуранын өзгөрүшүнүн, атмосфералык басымдын төмөндүшүнүн же суунун кокусунан булганышынын өзгөчө учурлары;

(б) үлгүлөрдү алуу жана орттоосуяктуу запастарды башкаруу процедуралары;

(в) чарбалык малдын аман калышын камсыз кылуу үчүн.

3.1.6.6. Ага чейин аквакультура жаныбарларын ташуунун узактыгын сактоо боюнча ишенимдүү чаралар көрүлөт минимум.

3.1.6.7. Кандай гана азап болбосун, жаныбарлардын бүткүл жашоосунда, анын ичинде жаныбарлардын убагында да минималдуу болушу керек окуу.

3.1.6.8. Көзталынын абляциясына, анын ичинде байлатуу, кесүү жана чымноосуяктуу бардык ушул сыяктуу аракеттерге тынуу алынат.

3.1.6.9. Союнун ыкмалары балыктарды дароо эс-учун жоготуп, ооруну сезбей калышына алып келиши керек. Союлган ага чейин иштетүү жаракаттарды болтурбоого жана азап жана стрессти минималдуу түрдө сактоо отийиш. Союнун оптималдуу ыкмаларын кароодо жыйноо өлчөмүндөгү, түрлөрүндөгү жана өндүрүш жерлериндеги айырмачылыктар эске алынат.

3.2. моллюскалардын деталдуу эрежелери

3.2.1. Уруктун келип чыгышы

Үрөндүн келип чыгышына карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

а) өндүрүштүк бирдиктин чегинен тышкары жердеги жапайы үрөн эки кагалуу моллюскаларга карата колдонулушу мүмкүн, эгерде экологияга олуттуу зыян келтирилбесе, жергиликтүү мыйзамдарда уруксат берилген жана жапайы үрөн жергиликтүү:

(i) кышкы аба ырайына турушук бере албаган же талаптардан ашкан конушкеребеттери; же

(ii) коллекторлорго моллюскалардын уруктарынын табигый жайгашуусу;

(б) чөйчөктүү устрица (*Crassostrea gigas*) үчүн жапайы жаратылышта урукчанууну азайтуу үчүн тандалып алынган малга артыкчылык берилет;

(в) жапайы үрөндөрдүн кантип кайдан жана качан чогултулганы жөнүндө жазуулар сакталууга тийиш чогултуу аянты;

(г) жапайы үрөн компетенттүү органдар уруксат бергенден кийин гана чогултулушу мүмкүн.

## 3.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүш органикалык балыктарды жана балырларды өндүрүш сыйактуу бир эле суу зонасында, туруктуу башкаруу планында документтештирилген поликультура системасында жүргүзүлүшү мүмкүн. Кошкакалуу моллюск каларды поликультурада карын буттуу моллюск калар менен биргелештирүүгө да болот;

(б) органикалык кошкакалуу моллюск калардын өндүрүшү мамылар, сүзгүчтөр же башка так белгилер менен чектелген аймактарда ишке ашат жана зарыл болгон учурда тор башгыктар, клеткалар же башка жасалма каражаттар менен чектелиши керек;

(с) органикалык моллюск калар чарбалары коргоону кызыктырган түрлөрү чүнтөбөкөлдиктерди минималдаштырууга тийиш Жырткычтардын торлору колдонулса, алардын конструкциясы суучул канаттууларга азын келтирүүгө жол бербеш керек.

## 3.2.3. Өстүрүү

Өстүрүү чүнтөмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) 15(3)-статья даэс кертилген мидия аркандары жана башка ыкмалар менен өстүрүү органикалык өндүрүштө колдонулушу мүмкүн;

(б) моллюск калардын түбүндө өстүрүүгө, чогултуу жана өстүрүү жерлеринде экологияга олуттуу таасир тийгизбеген учурда гана жол берилет. Айлана-чөйрөгө минималдуу таасир этүүнү далилин ырас тагандан изилдөө жана отчет туруктуу башкаруу планына өзүнчө глава катары кошулат жана оператор тарабынан компетенттүү органдоо, же зарыл болгон учурда контролдоочу органдоо же контролдоочу органдоо берилет. операцияларды баштоо.

## 3.2.4. Менеджмент

Башкарууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүштө ошол жердеги органикалык эмес моллюск калар чүнтө колдонулган андан ашпаган малдын жыштыгы колдонулушу керек. Сорттоо, суутуюу жана камдоотун ыздыгын жөнгө салуу биомассаны аялайык жана жаныбарлардын жыргалчылыгын жана продукциянын жогорку сапатын камсыз кылуу чүнтө жүргүзүлөт;

(б) биологиялык булгаган организмдер физикалык каражаттар менен же кол менен жок кылынышы керек жана зарыл болгон учурда моллюск калардын чарбаларынан алысы ыраак деңизге кайтарылат. Моллюск каларды өндүрүш циклинде бир жолу акиташэритмеси менен дарыласа болот.

## 3.2.5. Устрицаларды өстүрүүнүн өзгөчө эрежелери

Эс такаларда каптарда өстүрүүгө уруксат берилет. Устрицалар жайгашкан тигил же башка курулуштар жээк сыйыгын бойлото жалпы тосмолордун пайдаланууна жол бербөө чүнтө жасалышы керек. Өндүрүшү оптималдаштыруу чүнтө запастар агымдын агымына байланыштуу керебеттерге кылдат жайгаштырылышы керек. Өндүрүш 15(3)-статья дакөрсөтүлгөн аткаруу актыларында белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

IV бөлүм Кайра иштелип тамак-аш өндүрүшүнүн эрежелери

9, 11 жана 16-статьяларда белгиленген өндүрүштүн жалпы эрежелеринен тышкары, кайра иштелип тамак-аштын органикалык өндүрүшүнө ушул бөлүктө белгиленген эрежелер колдонулат.

## 1. Кайра иштелип тамак-ашыктарын өндүрүүгө жалпы талаптар

1.1. Тамак-аш кошулмалары, кайра иштетүү чүнтө каражаттар жана тамак-ашты кайра иштетүү чүнтө колдонулган башка заттар жана ингредиенттер жана тамак-аш чегүү сыйактуу колдонулган ар кандай кайра иштетүү практикасы жакшы өндүрүш практикасынын принциптерине ылайык келүүгө тийиш(1).

1.2. Кайра иштелип тамак-ашыктарын өндүрүү чүнтө оператор кайра иштетүүнүн маанилүү кадамдарын системалуу түрдө аныктоонун негизинде тийишүү жол-жоболорду түзүүгө жана жаңылоо милдеттүү.

(1) 2006-жылдын 22-декабрындагы № 2023/2006 Комиссиянын Регламентинин (ЕС) 3(а) беренесинде аныкталгандай жакшы өндүрүштүк практикалар (GMPs) тамак-аш менен байланыштуу арналган материалдар жана буюмдар чүнтө жакшы өндүрүш практикасы (OJ L 384), 29.12.2006, 75-6).

- 1.3. 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өндүрүлгөн кайра иштетүү продуктуларынын ушул Регламентке ар дайым шайкеш келишин камсыз кылууга тийиш.
- 1.4. Операторлор 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондой эле 28-беренеге зыян келтирбестен, атап айтканда:
- (а) алдын алуу чараларды көрүү;
- (б) тиешелүү тазалоочу араларды ишке ашыруу, алардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана операциялардын эсебин жүргүзүү;
- (в) органикалык эмес продукцияны органикалыкка шилтеме берүү менен рынокко чыгарбоо кепилдигин өндүрүш.
- 1.5. Кайра иштетилген органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес азыктарды даярдооубакыт же мейкиндик боюнча бири-биринен өзүнчө кармалууга тийиш. Эгерде органикалык, конвертацияланган жана органикалык эмес продуктулар кайсы болбосун комбинация даярдалган же тиешелүү даярдообөлүмдө сакталган учурда оператортөмөнкүлөргө милдеттүү:
- (а) тиешелүү түрдө компетенттүү органга же зарыл болгон учурда контролдоочу органга же контролдук органга маалымдайт;
- (б) өндүрүшү ачкыч операцияларды жүргүзүлүсүз түрдө, кайсы болбосун башка түрдөгү продукцияга (органикалык, конверсияланган же органикалык эмес) жасалган окшош операциялардан өзүнчө ордунда же убактысында жүргүзүү;
- (в) органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продукцияларды операциялар ачкыч жана андан кийин бири-биринен орду же убактысы боюнча бөлөксактоо;
- (г) бардык операциялардын жана иштетилген көлөмдөрдүн жаңыланган реестрин жеткиликтүү жүргүзүү;
- (е) лотторду идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктулардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүгө;
- (ф) өндүрүшү талаптагыдай тазалоодон кийин гана органикалык же конверсиялык продуктулар боюнча операцияларды жүргүзүү жабдуулар.
- 1.6. Органикалык тамак-ашты кайра иштетүүдө жана сактоодо жогорко касиеттерин калыбына келтирүүчү, органикалык тамак-ашты кайра иштетүүдө кайдыгы ерликтин натыйжаларын оңдогон же башка жол менен сатууга арналган продукциянын чыныгы табиятына караганда жаңылыштык болушу мүмкүн болгон продуктулар, заттар жана техникалар органикалык тамак-ашкагы колдонууга болбойт.
2. Кайра иштетилген тамак-аш өндүрүшү үчүн толук талаптар
- 2.1. Кайра иштетилген органикалык тамак-аштын курамына төмөнкү шарттар колдонулат:
- (а) продукт негизинен айыл чарба ингредиенттеринен же I тиркемеде көрсөтүлгөн тамак-ашкагы колдонууга арналган продуктулардан өндүрүлөт; продукциянын негизинен ошол продуктулардан өндүрүлгөн өндүрүшүн аныктоочу чүношулган суу жана туз эсепке алынбайт;
- (б) органикалык ингредиент бир эле ингредиент менен органикалык эмес формада болбошу керек;
- (с) конверсия дагы ингредиент органикалык же башка эмес ингредиенттер менен бирге болбошу керек. органикалык түрү.
- 2.2. Тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө айрым азыктарды жана заттарды колдонуу
- 2.2.1. Тамак-ашты кайра иштетүүдө 24-беренеге же 25-беренеге ылайык уруксат берилген тамак-аш кошумчалары, кайра иштетүүчү каражаттар жана органикалык эмес айыл чарба ингредиенттери, ошондой эле 2.2.2-пунктта көрсөтүлгөн продуктулар жана заттар колдонулушу мүмкүн. VI бөлүктүн 2-пункту колдонулатурган шарап секторунун продукцияларынын жана заттарынын жана VII бөлүктүн 1.3-пункттары колдонулуучу ачыткылардан башкасы.
- 2.2.2. Тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө төмөнкү продуктулар жана заттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө адатта колдонулуучу микроргананизмдердин жана тамак-аш ферменттеринин препараттары, эгерде тамак-аш кошумчалары катары колдонулуучу тамак-аш ферменттерине органикалык өндүрүшгө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген шартта;
- (б) № 1334/2008 Регламенттин (ЕС) 3(2) беренесинин (с) жана (д) (i) пункттарында аныкталган заттар жана буюмдар, алар беренеге ылайык табигый жыпар жыт берүүчү заттар же табигый жыпар жыт берүүчү препараттар катары маркировкаланган ушул Нускаманын 16(2), (3) жана (4);

(в) № 1333/2008 (ЕС) Регламентинин 17-беренесине ылайык этти жана жумуртканын кабыгынын штамптоо үчүн түстөрү;

(г) жылдын белгилүү бир мезгилинде рынокко чыгаруу максатында өндүрүлгөн кайнатылган жумуртканын кабыгынын септүү декоративдик боёу үчүн табигый түстөр жана табигый каптоочу заттар;

(е) тамак-ашкайраштыруу үчүн көбүнчө колдонулуучу ичүүчү суу жана органикалык же органикалык эмес туз (негизги компоненттер катары натрий хлориди же калий хлориди менен);

(ф) минералдар (микроэлементтер кирет), витаминдер, аминокислоталар жана микроэлементтер, эгерде:

(i) аларды тамак-ашка кадимки керектөө үчүн пайдалануу Соксдук мыйзамдардын жоболору же Соксдук мыйзамдарына туура келген улуттук мыйзамдардын жоболору тарабынан түздөн-түз талапкылыгын мааниде "түздөн-түз мыйзамдуу түрдө талапкылынат", мунун натыйжасында тамак-ашты такыр жайгаштыруу мүмкүн эмес. Бул минералдар, витаминдер, аминокислоталар же микроэлементтер кошулбаса, рынокто кадимки керектөө үчүн азык катары; же

(ii) ден соолук үчүн өзгөчө мүнөздүү мөлөргө же таасирлерге ээ катары рынокко чыгарылган тамак-ашка карата же тамактануу же керектөө чүрөдөн белгилүү бир топторунун керектөөлөрүнө байланыштуу:

- (ЕБ) № 609/2013 Регламенттин 1(1) беренесинин (а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөн продукция да

Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) аларды колдонууга ушул Нускаманын жана ушул Регламенттин 11(1)-беренесинин негизинде тиешелүү продукцияга акырака кабыл алынган актылар тарабынан уруксат берилген, же

- Комиссиянын 2006/125/ЕС Директивасы (2) менен жөнөтсө алынган продукция да, аларды колдонууга ошол тарабынан уруксат берилген Директива.

2.2.3. Бул максатка кайра иштетүүдө колдонууга 24-саттыяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн каражаттар гана колдонулат.

2.2.4. 30(5)-саттыяга дааскертилген эсептөө максаттары үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) 24-саттыяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген кээ бир тамак-ашкоошумчалары айыл чарба ингредиенттери катары эсептелинет;

(б) 2.2.2-пункттин (а), (с), (д), (е) жана (ф) пункттарында көрсөтүлгөн препараттар жана заттар айыл чарба ингредиенттери катары эсептелген;

(в) ачыткы жана ачыткы азыктары айыл чарба ингредиенттери катары эсептелинет.

Үбөлүм: Кайра иштетилген токтарды өндүрүү эрежелери

9, 11 жана 17-саттыяларда белгиленген өндүрүшүн жалпы эрежелеринен тышкары, кайра иштетилген токтоту органикалык өндүрүшкө ушул бөлүктө каралган эрежелер колдонулат.

1. Кайра иштетилген токтарды өндүрүүгө жалпы талаптар

1.1. Токкоошумчалары, кайра иштетүүчү каражаттар жана токтарды кайра иштетүүчү үчүн колдонулуучу башка заттар жана ингредиенттер, ошондой эле тамеки тартуу сыяктуу колдонулган ар кандай кайра иштетүү практикасы жакшы өндүрүш практикасынын принциптерине ылайык келиши керек.

1.2. Кайра иштетилген токтоту өндүргөн операторлор кайра иштетүүнү маанилүү кадамдарын системалуу түрдө аныктоонун негизинде тийишүү жол-жоболорду түзүшү жана жаңы ыргышы керек.

1.3. 1.2-пунктте көрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өндүрүлгөн кайра иштетүү продуктуларынын ушул Регламентке ар дайым шайкеш келишин камсыз кылууга тийиш.

1.4. Операторлор 1.2-пунктте көрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондой эле 28-беренеге зыян келтирбестен, ага айтканда:

(а) алдын алуу чараларды көрүү;

(б) тиешелүү тазалоочу чараларды ишке ашыруу, алардын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана ал операциялардын эсебин жүргүзүү;

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 12-июнундагы № 609/2013 Регламент (ЕБ) ымыркайлар жана жашбалдар үчүн арналган тамак-аш атайын медициналык максаттар үчүн тамак-аш жана салмакты көзөмөлдөө үчүн диетаны толук алмаштыруу жана Кеңештин 92 Директивасын жокко чыгаруу /52/ЕЕС, 96/8/ЕЕС Комиссиясынын Директивалары, 1999/21/ЕЕС, 2006/125/ЕЕС жана 2006/141/ЕЕС, Европарламенттин 2009/39/ЕЕС Директивасы жана Кеңештин жана Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 41/2009 жана (ЕС) № 953/2009 (ОЖ L 181, 29.6.2013, 35-ст.).

(2) 2006-жылдын 5-декабрындагы 2006/125/ЕЕС Комиссиясынын 2006/125/ЕЕС Директивасы ымыркайлар жана жашбалдар үчүн кайра иштетилген дан азыктары жана балдар тамактары (ОЖ L 339, 6.12.2006, 16-бет).

(в) орг аникалык эмес продукция ны орг аникалык к а шилтеме беру ү менен рынок к очыг арбоо кепилдиг и ө ндү рү ш

- 1.5. Кайра иштелиг ен орг аникалык, конверсия лык жана орг аникалык эмес азыктарды дая рдоо убакыт же мейкиндик буюнча бири-биринен ө зү нчө кармалууг а тийиш Эг ерде орг аникалык, конвертация ланг ан жана орг аникалык эмес продуктулар кайсы болбос ун комбинация да дая рдалг ан же тиешелү ү дая рдоо бө лү мү ндө сакталг ан учурда оператор тө мө нкү лө рг ө милдеттү ү :

(а) тиешелү ү тү рдө контролдоочу орг анг а же контролдоо орг анына маалымдайт;

(б) ө ндү рү шая ктаг анг а чейин операция ларды ү зг ү лтү кс ү зтү рдө , кайсы болбос ун башка тү рдө гү продукция г а (орг аникалык, конверсия ланг ан же орг аникалык эмес ) жас алг ан окшош операция лардан ө зү нчө ордунда же убактысында жү рг ү зү ү ;

(в) орг аникалык, конверсия дагы жана орг аникалык эмес продукция ларды операция ларг а чейин жана андан кийин бири-биринен орду же убактысы буюнча бө лө к сактоо;

(г) бардык операция лардын жана иштелиг ен кө лө мдө рдү н жаң ыланг ан реестрин жеткиликтү ү жү рг ү зү ү ;

(е) лотторду идентификация лоону камсыз кылуу жана орг аникалык, конверсия дагы жана орг аникалык эмес продуктулардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербө ө ү чү н зарыл чараларды кө рү ү г ө ;

(ф) ө ндү рү штү талаптагыдай тавалоодон кийин г ана орг аникалык же конверсия лык продуктулар буюнча операция ларды жү рг ү зү ү жабдуулар.

2. кайра иштелиг ен токтоту ондуруу буюнча толук талаптар

- 2.1. Орг аникалык токтот материалдары же конверсия лык токтот материалдары орг аникалык эмес жол менен ө ндү рү лг ө н токтот материалдары менен бири убакта орг аникалык токтот продуктунун курамына кирбеши керек.

- 2.2. Орг аникалык ө ндү рү штө колдонулг ан же кайра иштелиг ен токтот материалдары химия лык синтезделг ен эриткичтердин жардамы менен иштелибеси керек.

- 2.3. Токтот кайра иштетү ү дө ө сү мдү к, балыр, жаныбар же ачыткы тектү ү орг аникалык эмес токтот материалы, минералдык токтот материалы, ошондой эле 24-статья г а ылайык орг аникалык ө ндү рү штө колдонууг а урукс ат берилг ен токтот кошумчалары жана кайра иштетү ү чү каражаттар г ана колдонулушу мү мкү н.

- 2.4. Бул макс атта кайра иштетү ү дө колдонууг а 24-статья г а ылайык урукс ат берилг ен тавалоо жана дезинфекция лоо ү чү н каражаттар г ана колдонулат.

## VI бө лү м. Царап

1. Колдонуу ченалмасы
- 1.1. 9, 10, 11, 16 жана 18-статья ларда белг иленг ен ө ндү рү штү н жалпы эрежелеринен тышкары, ушул бө лү ктө белг иленг ен эрежелер ушул Кодекс тин (I) пунктунда кө рс ө тү лг ө н шарап секторунун продукция сын орг аникалык ө ндү рү ү г ө карата колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013 жобонун 1(2) беренеси.
- 1.2. Комиссиянын (ЕC) № 606/2009 (1) жана (ЕC) № 607/2009 (2) Регламенттери, ушул бө лү ктө ачыктан-ачык каралбаса, колдонулат.
2. Кээ бир буюндарды жана заттарды колдонуу
- 2.1. Цараптармагынын продукция сы орг аникалык чийки заттан ө ндү рү лө т.
- 2.2. Царап секторунун продукция сын дая рдоо ү чү н 24-статья г а ылайык урукс ат берилг ен продукция лар жана заттар г ана колдонулушу мү мкү н, анын ичинде энология лык практикада, процесстерде жана дарылоодо, Нус камада белг иленг ен шарттарды жана чектө ө лө рдү эске алуу менен. ЕУ) № 1308/2013 жана Регламент (ЕC) № 606/2009, атап айтканда, акыркы Нус камада IА тиркемесинде.

(1) Комиссиянын (ЕC) 2009-жылдын 10-июнундагы № 606/2009 токтому, Кеңештин жобосун ишке ашыруунун айрым деталдуу эрежелерин белг илеген (ЕC) № 479/2008 жүзү мөсү мдүктөрүнүн категорияларына энология лык практикага жана колдонулуучу чектө ө лө рг ө карата (ОJ L 193, 24.7.2009, 1-бет).

(2) Комиссиянын (ЕC) 2009-жылдын 14-июнундагы № 607/2009 Регламенти (ЕC) № 479/2008 Кеңештин Регламентин ишке ашыруунун айрым деталдаштырылган эрежелерин белг илеген, келип чыккан жердин коргогон белг илерине жана географиялык көрсөткүчтөргө, салттуу терминдерге, маркировкалоого жана көрсөткүчтөргө карата кээ бир шарап секторунун азыктарынын (ОJ L 193, 24.7.2009, 60-б.).

3. Энологиялык практикалар жана чектөөлөр
- 3.1. Ушул бөлүктүн 1 жана 2-бөлүмдөрүнө жана 3.2, 3.3 жана 3.4-пункттарында каралган спецификалык тыгуу салууларга жана чектөөлөргө зыян келтирбестен, Эрежелердин 80-беренесинде жана 83(2)-беренесинде каралган чектөөлөрдү кошкондо, энологиялык практикалар, процесстер жана дарылоолор гана колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013, 2010-жылдын 1-августунан баштап колдонулган (ЕС) № 606/2009 Регламенттин 3-беренесинде, 5-9-беренелеринде жана 11-14-беренелеринде жана ушул Регламенттин Тиркемелеринде уруксат берилет.
- 3.2. Төмөнкү энологиялык тажрыйбаларды, процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга тыгуу алынат:
- (а) № 1308/2013 (ЕБ) Регламенттин VIII тиркемесинин I бөлүгүнүн В.1 бөлүмүнүн (с) пунктуна ылайык муздатуу аркылуу жарым-жартылай концентрациялануу;
- (б) күкүрттүндиксидин физикалык процесстер менен жоюу, ушул Мыйзамдын IA-тиркемесинин 8-пунктуна ылайык. Регламент (ЕС) № 606/2009;
- (в) Шаптаптын 36-пунктуна ылайык шаптаптын татарлык турукташуусун камсыз кылуу үчүн электролиз менен дарылоо (ЕС) № 606/2009 жобосунан IA тиркемесин;
- (г) Нускаманын (ЕС) IA тиркемесинин 40-пунктуна ылайык шаптапты жарым-жартылай алкоолизациялоо № 606/2009;
- (е) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 43-пунктуна ылайык шаптаптын татарлык турукташуусун камсыз кылуу үчүн катион алмаштыргычтар менен дарылоо.
- 3.3. Төмөнкү энологиялык практикаларды, процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга төмөнкү шарттарда жол берилет:
- (а) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 2-пунктуна ылайык жылуулук менен дарылоо температура 75 °C ашпайт;
- (б) тешикчелердин өлчөмү 0,2 микрометрден кем эмес болгон шартта (ЕС) № 606/2009 Регламенттин IA тиркемесинин 3-пунктуна ылайык инерттүү чыгалоочу агент менен же болбосо центрифугалоо жана чыгалоо.
- 3.4. Регламентте (ЕС) № 1234/2007 же Регламентте (ЕС) № 606/2009 каралган энологиялык практикаларга, процесстерге жана дарылоого 2010-жылдын 1-августунан кийин киргизилген ар кандай оңдоолор шаптаптын органикалык өндүрүшүнө ошол чаралар киргизилгенден кийин гана колдонулушу мүмкүн. ушул бөлүмдө уруксат берилгендей жана зарыл болгон учурда ушул Эрежелердин 24-беренесине ылайык баалоодон кийин.

VII бөлүк: Ачыктык тамак жана токтотуу колдонулат

9, 11, 16, 17 жана 19-статьяларда белгиленген өндүрүштүн жалпы эрежелеринен тышкары, ушул бөлүктө белгиленген эрежелер тамак-аш же токтотуу колдонулган ачыткыларды органикалык өндүрүшүгө карата колдонулат.

1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык ачыткыларды өндүрүү үчүн органикалык түрдө өндүрүлгөн субстраттар гана колдонулушу керек. Бирок, 2023-жылдын 31-декабрынан баштап операторлор ачыткы экстракты же автолизат ала албаган органикалык ачыткыларды өндүрүү үчүн субстратка 5%гачейин органикалык эмес ачыткы экстракты же автолизат кошууга уруксат берилет органикалык өндүрүштөн.
- 1.2. Органикалык ачыткы органикалык эмес ачыткылар менен бирге органикалык тамак-ашка же токтотуу болбошу керек.
- 1.3. Органикалык ачыткыларды өндүрүү, кондитерлөө жана түзүү үчүн төмөнкү продуктулар жана заттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) органикалык өндүрүштө колдонуу үчүн 24-статьяга ылайык уруксат берилген кайра иштетүүчү каражаттар;
- (б) IV бөлүктүн 2.2.2-пунктунун (а), (б) жана (е) пункттарында көрсөтүлгөн продуктулар жана заттар.
- 1.4. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттар гана колдонулат.



## III ТИРКЕМЕ

## ПРОДУКЦИЯЛАРДЫ ЖИНОО, ПАКТОО, ТАШДО ЖАНА САКТАУ

## 1. Продукцияны жыйноо жана даярдоо эволюциясына ташуу

Операторлор органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктуларды бир эле учурда чогултууну органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктулардын ортосунда мүмкүн болгон аралашууну же алмашууну болтурбоо үчүн тийиштүү чаралар көрүлгөнүндө гана жүргүзө алат. органикалык жана конверсиялык продуктулар. Оператор контролдоо органында же контролдоочу органында жеткиликтүү үч болгон продукцияны кабыл алуу күндөрү, сааттары, сч емасы жана датасы жана убактысы жөнүндө маалыматты сактоого милдеттүү.

## 2. Продукцияны таңгактоо жана башка операторлорго же бирдиктерге ташуу

## 2.1. Операторлор органикалык жана конверсиялык продуктуларды башка операторлорго же бөлүмдөргө, анын ичинде дүң жана чекенесатуучуларга тиешелүү таңгактарда, контейнерлерде же транспорт каражаттарында, мазмунун алмаштырууга манипуляциясыз же зыян келтирбестен жетиштүү гөмүмкүн болгондукта гана ташылышын камсыз кылышы керек. мөмө жана Соксдун мыйзамдары тарабынан талап кылынган башка көрсөткүчтөргө зыян келтирбестен, төмөнкү жазуулар менен камсыз кылынат:

(а) оператордун аты жана дарегин, ал эми башкача болсо, продуктунун ээсинин же сатуучунун;

(б) органикалык шилтеме менен коштолгон продуктунун аталышы же аралаштыгун сыпаттама сы өндүрүш

(в) оператор башыгын контролдук органында же контролдук органында аталышы же коддук номери; жана

(д) тиешелүү учурларда, улуттук деңгээлде бекитилген же контролдоочу орган же контролдоо органы менен макулдашылган жана лотту 34(5)- статья да эскертилген жазуулар менен байланыштырууга мүмкүндүк берүүчү маркалоо системасына ылайык лоттун идентификациялык белгиси.

(а)-(д) пункттарында айтылган маалымат, эгерде мындай документ буюмдун таңгактарына, контейнерине же транспорттук транспорттук ташуу менен талашсыз байланышта болсо, коштоочу документте да көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул коштоочу документ берүүчү жана ташуучу жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

## 2.2. Таңгактарды, контейнерлерди же транспорт каражаттарын жабуу төмөнкү учурларда талап кылынбайт:

(а) ташуу түздөн-түз эки оператордун ортосунда ишке ашат, алардын экөө тең органикалык көзөмөлгө алынат системас

(б) транспорт органикалык же бир гана конверсиялык продуктуларды камтыйт;

(в) продуктулар 2.1 пунктка ылайык талап кылынган маалыматты камтыган документ менен коштолсо жана

(г) тездетүүчү да, кабыл алуучу операторлор да мындай транспорттук операциялардын документалдык эсепке алуусун колдошт контролдоо органы же контролдоо органы үчүн.

## 3. Токсикология башка өндүрүшү кже даярдоочу агрегаттарга же сактоочу жайларга ташуунун атайын эрежелери

Токсикология башка өндүрүшү кже даярдоочу бөлүмдөргө же сактоо жайларына ташууда операторлор төмөнкү шарттардын аткарылышын камсыз кылышы керек:

(а) ташуу учурунда органикалык түрдө өндүрүлгөн токсикология жана органикалык эмес токсикологиялык жактан натыйжалуу бөлүнгөн;

(б) органикалык эмес продукцияны ташыган транс-порт каражаттары же контейнерлер органикалык же конверсияланган продукцияны ташуучу чүнгана колдонулат, эгерде:

(i) натыйжалуулугу текшерилген тиешелүү тазалоочу аралары органикалык же конверсиялык продуктуларды ташууну баштоонун алдында жүргүзүлсө жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшөт;

(ii) контролдук механизмдерге ылайык бааланган тобокелдиктерге жараша бардык тийишчү чаралар көрүлөт жана зарыл болгон учурда операторлор органикалык эмес продукцияны органикалык өндүрүшкө шилтеме кылуу менен рынокко чыгарууга абалбойт деп кепилдик берет;

(iii) оператор контролдоочу органдуу чүнгө жеткиликтүү болгон мындай транс-порттук операциялардын документалдык эсебин жүргүзөт же контролдоочу орган;

(в) даяр органикалык же конверсиялык товарды ташуу башка даяр продуктуларды ташуудан физикалык же өзү багында бөлүнөт;

(г) ташуу учурунда продукциянын башталышындагы саны жана жеткирүү рандунун жүрүшүндө жеткирилген ар бир жеке сан жазылат.

#### 4. Тирүү балыктарды ташуу

4.1. Тирүү балыктар температура жана эриген кычкылтек буюмчалардын физиологиялык керектөөлөрүн канааттандырган таасуусу бар ылайыктуу резервуарларда ташылат.

4.2. Органикалык балыктарды жана балык продуктуларын ташуунун алдында резервуарлар кылдат тазаланат, дезинфекцияланат жана чайкалат.

4.3. Стресс тазайтуучу чүнсактык чаралары көрүлүшү керек. Ташуу учурунда тыгыздык зыяндуу деңгээлге жетпеш керек түргө.

4.4. 4.1, 4.2 жана 4.3-пункттарда көрсөтүлгөн операциялар чүнгө жазуулар жүргүзүлөт.

#### 5. Агрегаттардын башка операторлорунун продукциясын кабыл алуу

Органикалык же конверсиялык продукту алууда оператор таңгактын, идиштин же транс-порттун зарыл болгон жерде жабылышын жана 2-бөлүмдө каралган көрсөткүчтөрдүн бар-жоктугун текшерет.

Оператор 2-бөлүмдө көрсөтүлгөн этикеткадагы маалыматты коштоочу документтердеги маалымат менен кайчылаштыкшерет. Бул текшерүүлөрдүн натыйжасы 34(5)-с татья да айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

#### 6. Чүнгө өлкөдөн продукцияны кабыл алуунун атайын эрежелери

Органикалык же конверсиялык продуктулар чүнгө өлкөдөн ташылып келинген учурда, алар мазмунун алмаштырууга жол бербөө чүгана экспорттоочунун идентификациясын жана башка белгилерди жана номерлерди камтыган түрдө жабылган тиешелүү таңгактарда же контейнерлерде ташылат. лотту идентификациялоочу чүнкызмат кылган жана тиешелүү учурларда чүнгө өлкөлөрдөн ташып келүүгө контролдук сертификаты менен коштолууга тийиш.

Чүнгө өлкөдөн ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукту алууда импорттук партия жеткирилген жана аны андан ары даярдоо же сатуу чүнгө кабыл алган жеке же юридикалык жак таңгактын же идиштин жабылышын текшерет жана 45(1)-с татьянын (b)(iii) пунктуна ылайык ташылып келинген продукция даушул с татья да эс кертилген инспекциялык сертификаттын партия да камтылган продукциянын түрү камтылганын текшерүүгө милдеттүү. Бул текшерүүнүн натыйжасы 34(5)-с татья да айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

## 7. Продукция ларды сактоо

- 7.1. Продукция ларды сактоочу жайлар партия ларды идентификация лоону камсыз кылуу жана органикалык өндүрүшүнүн эрежелерине туура келбеген продукциялар же заттар менен аралашууну же булгаанууну болтурбоо үчүн башкарылууга тийиш. Органикалык жана конверсиялык продуктылар ар дайым так аныкталышы керек.
- 7.2. 9-жана 24-статьяларга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга ауруксат берилгенден башка эч кандай башкагы продуктылар же заттар органикалык же конверсиялык өсүмдүк жана мал чарба өндүрүшүк бөлүмдөрүндө сакталбашы керек.
- 7.3. Аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары, анын ичинде антибиотиктер, алар II бөлүктүн 1.5.2.2-жана III бөлүктүн 3.1.4.2 (а) пункттарында көрсөтүлгөн дарылоого байланыштуу ветеринар тарабынан белгиленген шартта айыл чарба жана аквакультура чарбаларында сакталышы мүмкүн. II тиркемеде, алар көзөмөлдөнүүчү жерде сакталат жана алар 34(5)-статьяда көрсөтүлгөн жазууларга акиргизилет.
- 7.4. Операторлор органикалык, же конверсиядагы же органикалык эмес продуктуларды ар кандай комбинацияда иштеткенде жана органикалык же конверсияланган продуктылар башка айыл чарба азыктары же тамак-аш азыктары сакталган кампаларда сакталган учурда:
- (а) органикалык же конверсиялык продуктылар башка айыл чарба азыктарынан же тамак-аш азыктарынан өзүнчө сакталууга тийиш
  - (б) жүктөрдү идентификация лоону камсыз кылуу жана аралашмаларды же алмашууларды болтурбоо үчүн бардык чаралар көрүлөт органикалык, конверсиядагы жана органикалык эмес азыктардын ортосунда
  - (в) натыйжалуулугу текшерилген тиешелүү тазалоочу аралары органикалык же конверсиялык продуктуларды сактоого чейин жүргүзүлүшү керек жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшү керек.
- 7.5. Органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн продукцияга на ушул максатта сактоочу жайларда колдонулушу керек.
-

## IV ТИРКЕМЕ

## 30-СТАТЬЯДАКЕ ЛГ Е Н ЦАРТТАР

BG: биологиялык.

IS: экологиялык, биологиялык, органикалык.

CS: экологиялык, биологиялык.

EN: органикалык.

OF: экологиялык, биологиялык.

EN: органикалык, органикалык.

AL: биологиялык.

EN: органикалык.

FR: биологиялык.

EN: органикалык.

HR: органикалык.

IT: биологиялык.

LV: биологиялык, экологиялык.

LT: экологиялык.

AL: биологиялык, экологиялык.

EN: органикалык.

EN: органикалык.

NL: биологиялык.

PL: экологиялык.

PT: биологиялык.

RO: экологиялык.

SK: экологиялык, биологиялык.

SL: экологиялык.

bol: табиғый.

SV: экологиялык.

---

## V ТИРКЕМЕ

## ЕВРОПАСОЗУНУН ОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮ ЛУГУ НУН ЛОГОСУ ЖАНА КОДНОМЕРИ

## 1. Логотип

1.1. Европачы биримдиктин органикалык өндүрүш логотипи төмөндөгү моделге ылайык келиши керек:



1.2. Pantone'дун маалымдаматү сү болуп Green Pantone № 376 жана Жашыл (50 % көгүш + 100 % сары), төртүс процесстиколдонулат.

1.3. Европачы биримдиктин органикалык өндүрүш логотипи көрсөтүлгөн жерде гана кара жана ак түстө колдонулушу мүмкүн аны түстө колдонуу мүмкүн эмес:



1.4. Эгерде таңгактын же энбелгинин фонунун түсү күңүрт болсо, символдор терс форматта колдонулушу мүмкүн таңгактын же энбелгинин фон түсү.

1.5. Эгерде логотип түстүү фондотүстө колдонулса, бул көрүнүшкыйында, фондун түстөрүнүн контрастын жакшыртуу үчүн логотиптин айланасындагы чектоочу тышкы сызык колдонулушу мүмкүн.

- 1.6. Таңгакта бир түстө көрсөткүчтөр болгон учурда, Европа Биримдиг инин органикалык өндүрүшүнүн логотипи ошол эле түстө колдонулушу мүмкүн.
- 1.7. Европ биримдиктин органикалык өндүрүшүнүн логотипи бийиктиги 9 мм кем эмес, туурасы 13,5 мм кем эмес болууга тийиш пропорциянын бийиктиги и/туурасы дайыма 1:1,5 болушу керек. Өзгөчө, минималдуу өлчөмү өтө кичинекей пакеттер үчүн 6 мм бийиктикке чейин азайтылышы мүмкүн.
- 1.8. Европ биримдиктин органикалык өндүрүшүнүн логотипи органикалык өндүрүшкө тиешелүү графикалык же тексттик элементтер менен байланыштырылышы мүмкүн, эгерде алар Европ биримдиктин органикалык өндүрүш логотипинин табиятын өзгөртпөсө же өзгөртпөсө, ошондой эле ылайык аныкталган көрсөткүчтөрдүн бири да 32-с татья менен. Улуттук же жеке логотиптерге 1.2-пунктта каралган эталондук түстөн айырмаланган жашыл түстү колдонуу менен байланышканда, Европа Бирлиги инин органикалык өндүрүшүнүн логотипи ошол шилтеме эмес түстө колдонулушу мүмкүн.

## 2. Код номерлери

Коддук номерлердин жалпы форматы төмөнкүдөй болушу керек:

AB-CDE-999

кайда:

- (a) 'AB' - контроль жүргүзүлүп жаткан өлкөнүн ISO коду;
- (b) "CDE" - органикалык өндүрүш менен байланышты түзүүчү "био" же "око" же "орг" же "эко" сыяктуу Комиссия же ар бир мүчө мамлекет чечүүчү чатам менен көрсөтүлгөн термин; жана
- (c) '999' - эң көпүчү цифра менен көрсөтүлгөн маалымдама номери, төмөнкүлөрдө тарабынан дайындалат:
- (i) ар бир мүчө мамлекеттин компетенттүү органы контролдоо бончамилдеттерди өткөрүп берген контролдоо органдарына же контролдоо органдарына;
- (ii) Комиссияга:
- 46-с татьяга ылайык Комиссия тарабынан таанылган контролдоо органдары жана контролдоо органдары;
- 48-с татьяга ылайык Комиссия тарабынан таанылган үчүнчү өлкөлөрдүн компетенттүү органдарына.

## VI ТИРКЕМЕ

## СЕРТИФИКАТТЫН МОДЕЛИ

(ЕБ) 2018/848 органикалык өндүрүшү жана органикалык продукцияны маркировкалоо боюнча жобонун 35(1) беренесине ылайык сертификат

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from ..... to .....

<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from ..... to .....
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Тиркеме – Рег ламенттин (Е Б) 2018/848 36-беренес инде аныкталг андай операторлор тобунун мү чө лө рү нү н тизмес и

Мү чө нү наты	Дарек